


ЖАНЫБЕКОВ
ЖЭЭНБЕК



КЫРГЫЗ РУХУНДАГЫ
СОЦИАЛДЫК-ФИЛОСОФИЯЛЫК
ИДЕЯЛАР ЖАНА КӨЗ КАРАШТАР



84.3(2=кү)

Н-31 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ
ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ
ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

ЖАНЫБЕКОВ ЖЭЭНБЕК

Кыргыз рухундагы социалдык-философиялык
идеялар жана көз караштар
(Жеңижок, Ылсақ, Каалык)

1660

БИБЛИОТЕКА

Ошский областной центр
культур и искусств

728844

2683

9281

ЖАНЫБЕКОВ Жәэнбек

Кыргыз рухундагы социалдык-философиялык идеялар жана көз караштар.

(1996, 129.б.).

Сиздин колунузда XIX кылымдын ақыры XX кылымдын башындагы Кыргыз элинин рухий мурастарындағы социалдык - философиялык идеялар жана көз караштарынан, белгилүү ой чул-акындар Жеңижок Ысак Шайбеков, Калык Акыевдин чыгармалары боюнча жазылган биринчи эмгек.

Китеп жогорку, орто окуу жайларынын окутуучулары, студенттери жана окурмандардын кецири чөйрөсүнө арналат.

КИРИШҮҮ

Ар бир эл тарыхый өнүгүүнүн түрдүү баскычтарында күнделүк турмуштун белгилүү социалдык-экономикалык жана территориялык жергиликтүү шарттарына ылайык өзүнүн рухий маданиятын түзөт. Бирок конкреттүү тарыхый жана социалдык-саясий өзгөчөлүктөрө жараза айрым элдер маданияттын дүйнөлүк кенчине зор салым кийиришет, башкалары, тескерисинче, бул иште — жупунулукту көрсөтүшөт. Ошентседа, кандай гана улут болбосун, дүйнөнүн кайсы гана жеринде өзүнүн рухий байлыгын жаратпасын бул асыл баалуулук жалпы адамзат маданиятынын кенчине айланат.

Ар кандай адамзат жалпылыгынын рухий турмушунда иш жүзүндө милдет аткарып жаткан маданияттын чөйрөсү менен катаарлаш маданий мурастоонун олуттуу компоненттери орун алат. Бул байлыкты сын көз менен кайра ойлонуштуруп, камтылган коомдук прогресстин өбелгөлөрүн этияттык менен пайдаланышкан жана анын түзүүчүлүк маңызын чыгармачылык менен кабыл алышкан социалдык топтор гана рухий мурастоонун чыныгы сактоочуларынан боло алат. Элдин маданий мурасы маданияттын калыптанышынын эң маанилүү булактарынын бири, ошондуктан бул мурасты илимий-практикалык изилдоо кийла актуалдуу маселе.

Откөндүн маданиятынын жетишкендиктерин кецири пайдаланууну эскиге кайрылуу эмес, уннутулуп калган интеллектуалдык баалуулуктардын кайра жаралышы жацы баалуулуктарды түзүүдө, аларды чыгармачылык менен колдонуу катары түшүнүү керек. Бул учурда рухий салттын тарыхый түшүнүк экендигин эсте тутуу керек. Тарыхый бир шарттарда прогрессивдүү мүнөзгө ээ болгон салт, башка бир убакта озүнүн мурдагы маанисин жоготот, же ал тургай тескери мүнозго айланат. Откөндөгүдөн азыркы замандын идеяларынын баскычын жана өбелгөсүн табуу, мурдагыны жана азыркыны биринчирип, ошондой эле аларды ажыратып турган түйүндүү учур-

ларды айкындоо—тарыхый-философиялык изилдөөдөгү илимий методологиянын биринчи даражадагы талабы. Бул көз карашка бүгүнкү күндүн актуалдуу проблемалары менен түз-дон-түз салыштырууга мүмкүндүк берген, алардын айрым аспектерин өз каалаганындай бөлүп алуунун негизине идеялык агымдарды модернизациялоо гана эмес, ошондой эле, өткөнгө бир жактуу нигилисттик мамиле да жат келет.

Негизинен 30-жылдарда эле адабият өкүлдөрү кыргыз элинин рухий тарыхынын айрым учурларын изилдөөдө да жана жазууда алгачкы демилгечилерден болушкан. Өзүлөрүнүн изденүүлөрүндө алар тарыхчынын, адабий изилдөөчүнүн жана философтин ишин айкалышкандыктары да бекеринен эмес. Албетте, бир элэ мезгилде бардык тараптан топ боло алышпа-гандыктан, алар ошол жылдардын абалы шартталган заңга ылайык келбegen жалпылоолорго жол беришкен.

Кыргыз Республикасында 40-жылдары илимий кырдаалдагы маанилүү окуялдардын бири—маданий мурастын төгерегиндеги өзгөчө мүнөздөгү талаш-тартыштар жүргөн, көпкө чейин улап тылган. Атап айтканда «Замана» агымынын социалдык маңызынын айланасынданы талаш-тартыштар айрым коом таануучулардын идеялык позицияларынын кандай экендигин ачып көрсөтүү эле. Акыл ой чабытын баалоодо жетиштүү тажрыбайнын жоктугуунан далилсиз талаш-тартыштар пайдада болгон.

Методологиялык мүнөздөгү мындай кемчиликтер кыргыз элинин рухий тарыхынын аз изилденгендиги менен да ого бетер тереңдетилген. Жалпысынан, ал кездеги адабият таануу негизинен акындардын тар чөйрөсүнүн чыгармачылыгын талдап, башка акындардын чыгармаларын териштируунүн гезит-журналдагы сындарга откөрүп беришкен, анын авторлору көп учурларда талдоонун илимийлигине жана жалпы бир тыянак чыгарууга аракеттенишкен эмес. Ырас, коом таануучулар көбүнчө Токтогулдин ысмына өзгөчө көңүл бургандыктарына байланыштуу XIX кылымдын экинчи жарымынданы жана XX кылымдын башталышынданы тарафынан маданиятынын болгон байлыгы кандайдыр бир учурларда салыштырылып, анда демократ-акын ардактуу орунду ээлеп калган.

Кыргызстанда коомдук-саясий ойлоонун тарыхын изилдөөнүн өзгөчө объекти катары бөлүнүп чыгышы 1956-жыл менен белгиленет. Мында А. Алтымышбаевдин, А. Давлеткелдиевдин жана М. Жунусовдун «XIX кылымдын аягында — XX кылымдын башында Кыргызстандагы коомдук-саясий жана филосо-

фияллык ойлоо» деген макаласын айткыбыз келет. Бул макалада патриархалдык-феодалдык коомдун рухий турмушундагы идеялардын жалпылыгынын тарыхын изилдеп үйрөнүү кадимики философиялык проблематиканы белүп чыгаруу менен жургүзүлгөн. Ошол жылдардын конкреттүү шарттарында кыргыздын коомдук-саясий ойлоосун мындайча ыкма аркылуу баяндоо жөндүү гана эмес, ошондой эле өзгөчө максатка ылайыктую болгон. Кийинчөрээк, факт жүзүндөгү жана теориялык материалдардын топтолушуна жаразаша философиялык ойлоонун тарыхынын дал өзүн талдоо учун мумкүнчүлүк пайдада болду. А. Алтымышбаевдин «XIX кылымдын акырында — XX кылымдын башталышында кыргыз элинин коомдук-саясий жана философиялык ойлоосунун өнүгүшүнүн тарыхынан» деген макаласы жарыяланып ушул милдетти аткарууга арналган. Академик А. Алтымышбаев өзүнүн эмгегинде философиянын эң маанилүү маселелерин анын алгачкы түп-тамырынан баштап үйрөнүүгө өзгөчө көңүл бурган.

Бирок патриархалдык-феодалдык Кыргызстандын шарттарында өзгөчө философиялык проблемалар рухий турмуштун өз алдынча бөлүгү катары калыптанбагандыктан жана көп учурларда башка идеологиялык компоненттер аркылуу айкындалып тургандыктан, А. Алтымышбаев ошол доордун коомдук турмушунун ар түрдүү формаларын гана талдоого- аргасыз болгон. Эмгекте мындай идеологиялык компоненттердин ар бири канчалык философиялык мазмун болсо ошого жаразаша каралат.

Ошол жылдардын изилдөөлөрүндө философиянын тарыхын жалпысынан рухий турмуштун тарыхына чейин апартып жиберген, «кеңейтилген» деген түшүнүк өзгөчө көп пайдаланылган. Мындайча түшүндүрүү Европадагы жалпы бир пикирди жокко чыгарып, чыгыш элдеринде философиялык ой жүгүртүүнүн бар экендигин далилдөөгө умтулган аракет болсо керек.

Белгилүү болгондой дүйнөгө европоцентристтик көз караш Батыш Европанын согуштук-экономикалык жана маданий монополиясынын доорунда түзүлгөн. Дал ошол мезгилде, курчап турган чейрөгө ойдогудай үстөмдүк кылууга жөндөмдүү «маданияттуу» элдер жана бүт бойдан жаратылышка багынган, аны менен сицишип «жөнөкөй» элдер жөнүндө мифтер пайда болгон.

Философияга европоцентристтик көз караш анын локалдуу үлгүсүн баарына бирдей калыпка айландырат. Бул көз караш-

ка ылайык, ёропалық элдерди рухий жашоо-турмушунун сис-
темасында теориялык жактан иштелген, логикалык жактан
калыптанган дүйнөгө мамилесинин ой чабыты даана байкалса,
чыгыш элинде мындай нерселер жокко эссе. Бул мезгилде чы-
гыш элдеринин рухий дүйнөсүнүн кандайдыр психологиялык
туруктуулугу, материалдык болмуштун кубулуштарына кара-
та бекем ишенген динчилидиги өзгөчө даңазаланат.

«..дүйнөлүк философиянын жалпы процесси өзүндө бир-
дей төң катарап, кайчылашкан бирин бири өз ара толуктап ту-
рушкан улуттук ой жүгүртүүнүн көп түрүн синтездейт» деп
философия тарыхчылары туура белгилешет. Демек, филосо-
фиялык ой жүгүртүүнүн дүйнөлүк тарыхы, бардык элдерди
маданий деңгээлине карабастан улуттук таанып-билиүүнүн обра-
зын өзүндө камтыйт. Динден эркин граждандык маданияттын,
табият таануунун жана философиянын пайда болушу кээ бир
европалык мамлекеттер менен салыштырганда Россияда 200—
300 жылга кечиккендиги аныкталган. XIX кылымдын экинчи
жарымынан баштап Россиянын курама болугу болгон Кыргыз-
жергесинин патриархалдык-феодалдык шарттарында мындай ке-
чендеөнүн таасири байкалган.

Кыргыз элинде да дүйнөнү, адамдын жашоо тиричилигинин,
дүйнөнү таанып билүүнүн маселелерин ойлонушуп, че-
чүүгө аракеттенишкен ойчулдар болгон. Алдыңкы көз караш-
тагы акындар, феодалдык-клерикалдык үстөмдүктүн мезги-
линде эски коомғо каршы, эмгекчи элдин түпкү умтулууларын
даңазалашып; көпчүлүктү рухий эркиндикке чыгаруу учун үй-
рөнүүгө бир катар эмгектер арналган.

Откөн доорлордун ой чабытына сүңгүп кириүүнүн зарылды-
бы, элдин рухий турмушун изилдеген тарыхчынын ишин адат-
тан тышкары кыйындатат. Ошону учун тезис түрүндө болсо-
да, кыргыздардын коомдук-саясий ой жүгүртүүсүнүн тарыхынын
синтездөөчү обзору берилген А. Алтымышбаевдин мо-
нографиялык изилдөөлөрү жөгорку баага ээ десек жаңылыш-
пайбыз. Эмгекте патриархалдык-феодалдык коомдун идеоло-
гиясы дифференциялаштырылып, анын айкындалышынын кон-
креттүү формаларына жараша, ретроспективдүү баалоонун
объективдүү критерийлеринин негизинде каралат.

А. Алтымышбаевдин эмгектеринде Кыргызстандын социал-
дык-саясий жана рухий турмушун ар тараптан талдоонун не-
гизинде кыргыз элинин маданий мурасынын өздөштүрүлүшү
изилденет.

Жалпысынан А. Алтымышбаевдин тарыхый-философиялык эмгектерине оң баа берип; ошону менен катар анын бир катар кетирген кемчиликтерин көрсөтө кетүүгө болот. Атап айтканда, XIX кылымдын ақырындагы ХХ кылымдын башындагы айрым ақындардын чыгармачылыгындагы көз караштары бир жактуу жана жалпы жонунан жөнөкөйлөштүрүлүп берилген. Ушул убакка чейин кәэ бир кыргыз ойчулдарынын философиялык идеялары жетиштүү изилденбегендиктин кесептинен залкар мурастан кол жууп жатабыз.

Республиканын илимий коомчулугу тарабынан жылуу кабыл алынган Б. Аманалиевдин эки китеби камтылган багыттары менен өзгөчө орунда турат. Б. Аманалиев өзүнүн эмгектеринде терминологиянын өзгөрбөстүргүнө жана дефиницияларды өркүндөтүүгө зор көңүл бургандыгы баалуу. Албетте, «Заман» агымына тиешелүү айрым жыйынтыктар жана формулировкалар мезгилдин сыноосуна туруштук бере албады: алар кандайдыр белгилүү жылдардын жалпы ой толгоосун колдоого багытталып, кәэ бир учурларда окумуштуулардын улуу муундарынын кадыр баркынын таасиригин натыйжасы болгон. Бирок В. Аманалиевдин жазгандарындагы айрым терс көрүнүштөрдү кыргыз ақынын жалпы элге тааныткандыгы бардыгын актайт.

Эмгекчил элдин, ошондой эле кыргыз ойчулдарынын дүйнөнү кабыл алышынын өзгөчөлүгү жөнүндөгү маанилүү ой-пи кирлер Б. Байсеркеевдин жана К. Ибраимовдун эмгектеринде орун алган. Бирок аларда да, кәэде тривиалдуу далай-далай жолу айтылып жүргөн, ал тургай аксиомага айлангац нерселер кайталанат. Кайрадан эле кәэ бир ақындардын чыгармачылыгынын реакциячыл багыттары айтылат.

Бул эмгектерде негизинен демократ-акындар Токтогулдин жана Тоголок Молдонун жана «заман» багытындагы ақындардын айрым мурастары талданган. Бирок Кыргыз элинин рухий турмушунун өнүгүшүндө көрүнүктүү орунга ээ болгон башка жөстәндай залкар ойчул ақындар да белгилүү. Мындай ақындардын катарына өзүнүн интеллекти, дүйнөнү көркөм кабылдоонун деңгээли доордон алга ашып түшкөн Көкө уулу Женижок (Өтө) Ысак Шайбековду, Калык Акиевдерди кошууга болот. Женижоктун чыгармаларынын жыйнагына карата жазған баш сезүндө Ч. Айтматов «Дүйнө адам, жакшы менен жаман, ак ниеттик менен кыянаттык күнүмдүк тиричилик—ушунун баарына ақын өзүнүн терец жана бекем көз карашынан, азыркы тил менен айтканда философиялык-эстетикалык жана

жеке концепциясынан туруп баа берет» 4 деп туура белгилейт. Өткөндүн рухий баалуулуктарына жана башка элдердин маданиятына терең сиңүү мезгилдер менен өлкөлөрдү жакыннатат: дүйнөнүн биримдүүлүгү уламдан улам көбүрөөк туюлат. Бул асылзат процессте Токтогулдуу, Тоголок Молдонун, Барпы менен Жецижоктун чыгармачылык мурастары оң маанидеги ролду ойношу мүмкүн — Ч. Айтматовдун көлөмү боюнча чакан, бирок мааниси боюнча терең мазмундуу макаласынын башкы тезиси мына ушундай.

Өткөндүн поэтикалык-философиялык идеяларынын диалектикалык кошулушунун өбөлгөсү — бил баарыдан мурда алардын гуманисттик маңызын адекваттуу тарыхый-теориялык жактан түшүнүү. Жецижоктун чыгармачылыгын изилдөөдө А. Токтогулов дал ушул концепцияны жетекчиликке алган. А. Токтогуловдун бил эмгеги илимий ак ниеттүүлүгү менен, объективдүүлүгү менен айырмаланат, куру кыялдануу конструкцияларынан оолак турат. Октябрға чейинки ақындардын чыгармачылыгын талдоо сыйпайы, тигил же бил ойчулун коомдук позициясын, анын дүйнөгө көз карашын эсепке алуу менен дифференцияланган мамиле жасаганда гана ийгиликтүү болорун белгилейт. А. Токтогуловдун ою жөндүү. Дүйнөнү поэтикалык түшүнүүнүн логикалык механизмин ачып берүү жана анын социалдык багытын билүү жетиштүү эмес, ошондой эле дүйнөнү ақындын көз карашы менен кароо да маанилүү.

Чыныгы маданий баалуулуктар дайыма өзүндө жалпы адамзаттык мазмунду камтыйт, ошондуктан бил баалуулуктаг дүйнө жөнүндөгү адамдардын билиминин деңгээлин адекваттуу турдө чагылдыруудан токтоп калышса да, ал тургай, аларда түзүүчүлөрдүн идеялык позицияларынын жалгандыгы билинсе да, бил жалпы адамдын мазмун жашап кала берет деп ырастайт. А. Токтогулов, Ошентип, мисалы, кыргыз ақындарынын чыгармаларынын кайсы бир бөлүгү диний психологияны ала жүрүшкөндүгү белгилүү, бирок буга карабастан алардын көркөмдүк баалуулугу мезгил откен сайын улам артууда. А. Токтогулов ойчулдардан өз суроолоруна жооп издеген изилдөөчүлөрдү калыс сындайт.

Рухий мурастын турмуш менен үндөшкөн учурларын примитивдүү — иллюстрациялык модернизациялоодон ажыратабилүү керек. Жецижок жаңы идеяларды көтерүп чыкпастан, өзүнө чейин айтылып жүргөн ой пикирлерди иретке салып таанылган деп айтылып жүрөт. Бул пикирге дароо кошулуу мүмкүн эмес, далил жетишпейт. Бул эмгектин автору жогорку дай пикирди четке кагат, күчүнүн келишинче Жецижоктун

башка ырчылардан айырмаланып аалам, жер, суу, адамзаттын бол турмуштагы орду, жаратылыш менен катышы жөнүндө терец ой жүгүртүп ырдаганын билимдүү ойчул акын экендигин далилдөөгө аракеттенет.

Жеңижок менен бир доордо турмуш жолуна аттанган Ысак Шайбеков, Калык Акыевдин чыгармачылык дарамети да көмдүк турмушка, жаратылышка социалдык-философиялык аспекте баа берүүдө Жеңижоктун жолунда, багытында экендигине негиз бар.

Кыргыз Республикасында коом таануу адабиятында Жеңижоктун, Ысактын, Калыктын чыгармачылыгын — социалдык-философиялык жактан изилдеп, көңүлдү бурган эмгектер иштей. Бул биз үчүн сырын ача элек ойлордун алтын сандыгы. Ошондуктан бүл эмгек баарыдан мурда Жеңижоктун, Ысактын, Калыктын дүйнөгө көз карашын талдап изилдөө максатында жазылган тарыхый-философиялык эмгек.

ОЙЧУЛ АКЫН

XIX кылымдын акырында — XX кылымдын башында Кыргыз жергесинде коомдук аң-сезимдин айрым формаларынын ортосунда өз ара өзгөчө карым-катнаштардын системасы түзүлөт. Бара-бара алардын коомдук болмуш (бытие) менен өз ара айкалышуусунун даражасына жана турмуштун социалдык-саясий укладынан келип чыккан маалыматты кабыл алуу жөндөмүнө жараша формалардын аздыр-көптүр айкындалган иерархиясы түзүлген.

Мындай иерархиянын төмөнкү баскычтарында саясий жана этикалык укук, андагы диний аң-сезим орун алат. Бул түзүлүштүн философиялык жана илимий жактары алигиче калытаптанган эмес. Ошондой болсо да, социалдык катмарлардын жана таптык түзүлүштөрдүн идеялык элементтеринин бирнешүүсүндө жана айкалышында идеологиянын ар кандай типтери пайда болуп, консервативдүү — сактоочу жана салыштырма прогрессивдүү рухий тенденциялардын өз ара келишпес-тиктөрчтерин чагылдырган. Ошол эле убакта, мамилелердин эксплуататордук системасынын өкүм сүрүшүнүн шарттарында нукура феодалдык консервативдүү салтын элементтери сакталбагандыгын белгилей кетсек болот. Алар кандайдыр бир олчөмдө әзилген таптын жан дүйнөсүнүн айрым белгилерин ала жүргөн. Экинчи жактан, эл акындарынын социалдык-философиялык көз караштары катарындағы жөнөкөй кыргыздын

Дүйнегө ой пікиріне үшүнчалық үндөшкөндүктен, өзүнө өзүн эле ақылга сыйрлық нерсе катары анын күнделүк көнүмуш аңсезиминин негизги учурларынын жалпыланышынын даражасына чыгарылған көрүнүш (кубулуш) катары кабыл алынган. Бул мамилелердин системасында инсан рухий таасирдил объектиси катары маданиятты өздөштурүүсу, белгилүү чайреде интеллектуалдуу баалуулуктарды алып жүрүүчү жана айкындоочу катары аракеттенүүсу жана ақырында, маданий чыгармачылыктын субъектиси катары рухий байлыктарды түзүшү мүмкүн. Кыргыздарда әлдин маанайы менен идеясы чыгармаларынын өзөгүн түзүп, ақындар маданий чыгармачылыктын жетектөөчү субъекттери катары чыгышкан. Рухий ишмерликтин идеологиялык формаларынын кемдигинен ақындар поэзиясы, ойлорду билдируунун негизги каражаты болгон. Ақындардын арасында жестандай Көкө уулу Жеңижокко (Өтө) (1860—1916) өзгөчө орун таандык.

Жеңижоктун негизги социалдык-философиялык идеяларынын өтмө мүнөзү анын чыгармачылыгында кандайдыр бир мезгилди тактап билүүгө мүмкүнчүлүк бербейт. Ошондуктан эмгекте ақындын чыгармачылык таржымалын-салтта калыптанган трихотомиялык бөлүп көрсөтүү аргасыздан четке кагылат. Жеңижок кат-сабаттуу адам болгон, ошентсе да, ақындын чеберчилиги жазма адабиятка караганда оозеки чыгармачылыкта кыйла күчтүүрөөк экени көрүнөт.

Жазма чыгармаларында аны өзүнүн замандаштарынын салыштырма билимдүү чөйресүнө түшүнөрлүк болуу ниети жеткеп келиши ыктымал. Бирок кол жазмалардын, ақындын мурдагы айтуусу боюнча — кыйла олуттуулары алигиче табыла элек.

Жеңижок өз доорунун таза деми менен жашап, мезгилдин, өзүнүн айлампасындағы өтүп жаткан өзгөрүүлөр менен оошуулардын жүрүшүн сезимтал түйган ақын. Бирок анын идеялары анын чыгармачылык таржымалынын гана милдети болбостон, тескерисинче, анын мурда өткөн текстештеринин мурастары белгилүү даражада анын дүйнөнү кабылдашын шартташкан.

Егерде XIX кылымдын биринчи жарымындағы поэзия көбүнчө патриархалдык-феодалдык түзүлүштүн айрым социалдык катмарларын гана тейлеп, тигил же бул даражада «официалдуу» болуп, кандайдыр кыйла азыраак даражада гана жалпы гуманисттик ағымдарды чагылдырып турса, кылымдын аягында абал өзгөргөн. Эми болсо, таасирлүү жана өз ара карама-каршы идеялык ағымдардын жалпы сересинде, гума-

нисттик поэзия басымдуулук кылыш, татаал, көп учурда түркесүз чындыкты туура жана төп келиширип чагылдырган. Элдин аң-сезиминин гуманисттик мазмунунун тереңдеши бүт ру хий турмушта социалдык фактордун артыкчылыгына алыш келди.

Мындай белги атап айтканда, патриархалдык-феодалдык сыйноодон эксплуатациялык түзүлүштүү жалпысынан ташууга өтүүгө байланыштуу изденүүлөр жана чындыкты анын кон таралтуу байланыштарында жана негиздүү көрүнүшүндө билүүгө умтулуу айкын туолган реалист-акындардын чыгармачылыгына таандык. Бай-манаптардын дабасыз жараттарын ырбатын, социалдык-реалисттер өз кезегинде, эмгекчил массалардын арасында социалдык-реалисттердин көпчүлүгүнүн тарыхый кецири тааныштыгы калыптанган.

Кыргыз социалдык реалисттердин арасынан чыгармачылык мурасы улуттук маданияттын тарыхында бүтүндөй доор болгон Токтогул Сатылганов (1864—1933) озгочо болуп иштеген. Максим Горький аны Бороон кабарчысы деп бесеринен атаган эмес, Александр Фадеев болсо, Токтогулдун ысмын Низами жана Навои, Руставели жана Райнис, Ованес жана Акакий Церетели сыйктуу генийлердин катарына койгон.

Оз кезегинин алдыңкы ойчулуу катары Токтогул адамдын жакшы жашоого укугун жактап, эмгекчил чойронун адамын даңазалап ырдаган. Ал эмгекчи элди жан дили менен сүйүп, аларды бөлөк мүлкө ээ болушуп, жандарын баккан эксплуататорларга кескин карама-каршы койгон: Акын-демократ жакыр чылык, улуттук жана социалдык эзүү, уруулар аралык чырлашуулардан арылган тынч заманды эңсеген: Ал адилеттик боордоштук, теңдик, элдердин достугу өкүм сүро турган коом учун үндөгөн жана күрөшкон.

Жеңижоктун чыгармачылык таржымалыи калыптандырууда Токтогулдун ролу зор.

Элде жүргөн ээрчитип
Эшмамбет бар калкымда...
Топко ээрчитип торолткоң
Токтогул бар калкымда.

(Жеңижок 157-б)

Токтогул менен Жеңижоктун санат-насыят ырларындагы оз замандашындагы идеялык жана психологиялык булактардын карама-каршылыгын сезип туюшунун конкреттүүлүгү жана курчтугу акындарды бири-бирине жакыннатып турат, бирок ошондо деле алардын чыгармачылыгында социалдык-психологиялык айырмачылыктар байкалат.

Жеңижоктун дүйнөгө көз карашына жана, кайсы бир ченемде, ыр жаратуу устарттыгына көптөгөн казак жана өзбек ырчыларынын жолугушуулары чоң таасир тийгизген. Талас өреөнүнүн кулуну катары чыккан ырчы казак элинин маданий турмушунун күнделүк таасирине кабылган. Тили жана улуттук өзгөчөлүктөрү бири-бирине ошош маданият тез оошуп, бири-бирине сицишип кетери белгилүү. Казак жана кыргыз көркөм чөйрөлөрүнүн өз ара байланышы кылымдар бою өнүгүп келген, буга тилдердин, социалдык-экономикалык турмуш үрпадаттарынын жалпылыгы кыйла даражада көмөктөшкөн.

Казак адабиятынын кыргыз адабиятына болгон таасири тарыхта көп айтылат. Атап айтканда, тамсил жанрынын кыргыз адабиятында калыптанышын Абайсыз элестетүү мүмкүн эмес.

Казакстандын кыйла акындары менен достошуп, турмуш кубулуштарынын ички маңызын алар аркылуу таанып билген. дигин Жеңижок баса белгилеген.

Калыс кептин макулу,
Казакта Майкөт, Иренчек.
Кара жаак акыны

(«Жеңижок» 7-б)

Төкмө акын улан кезинде өз жеринен түштүк Кыргыз аймагы на кетет. Кыргыз айылдарына чектеш өзбек кыштактарын көп кыдышып, өзбек маданиятынын өкүлдөрү менен жакын чыгармачылык мамиледе болгон. Маданий мурасты изилдеп үйрөнүү убагында кыргыз жана казак акындарынын, өзбек ырчыларынын өз ара чыгармачылык катнаштарының формалары кылымдар бою калытанип келгендиги дароо билинет. Кыргыз, казак жана өзбек элдеринин поэтикалык чыгармачыл байланыштары өздөрүнүн социалдык жана чыгармачылык багыттары, дүйнөгө көз караштары ундөшкөн акын-ырчылардын ортосунда өзгөчө терең жана ийгиликтүү идеяларды жараткан. Дал социалдык жашоо-тиричиликтин бирдейлигинен жалпы мотивдер, багыттар пайда болгон. Бул учурда башкалардан алынга идеялар өз элинин материалдык жана рухий турмушунун талаптарына жараша кайра иштелет. Идеялык байланыштар өзүнүн натыйжалары буюнча жалаң гана оң, ошондой эле терс мааниге ээ болуусу мүмкүн. Бирок Жеңижок жөнүндө сөз кылганыбызда өзүнө гана таандык дүйнөгө көз карашын, ой чабытын изилдейбиз: Казак, өзбек маданияттары менен тыгыз байланышына жана кыргыз ырчыларынын кылымдар бою келе жаткан салттарга көз карандылыгына карабастан, Жеңижоктун пэозиясы таң каларлыктай күчтүү.

Бири-бирине сыйышпаган альтернативалар жөнүндө сөз болуп тургандай, акындын чыгармачылыгы анын жеке демилгесинин же социалдык шарттардын натыйжасы экендигин айтындоо максатын көздөгөн аракеттердин кудуретсиздиги алда качан эле далилденген Дүйнөгө көз караш эки багыт аркылуу калыптараны белгилүү: объективдүү чындыкты жалпы таануу, ошондой эле инсандын өзүн өзү таанышы. Жеңижоктун дүйнөгө көз карашын калыптандырууга чечүүчү таасир келтирген патриархалдык-феодалдык коомдун өнүгүшүнүн материалдык, социалдык-экономикалык шарттарды эсепке албай, чыгармачылык турмушунун чыныгы булактарын түшүнүү кыйын.

Жеңижоктун чыгармачылык ой чабытында адам негизги орунду ээлеп, ал тарабынан бүт турмуштук проблемалардын мааниси жеке адамдын (индивидуиддин- тагдырында мааниси жеке адамдын) турган ролу боюнча бааланган. Балким, ушул себеп боюнча турган да, акындын көптөгөн чыгармаларынын мазмуну да турмуш, дүйнөнүн жана инсандын тагдыры сыйктуу категорияларды камтыйт. Бирок биз Жеңижокту ойчул катары ивилдегенде анын чыгармаларында философиялык проблематикасын ар түрдүү элементтеринин байкаларын эскерте кетишибиз керек. Бул учурда логикалык-философиялык аныктамалардын системасы образдуу, ийкемдүү, көркөм ой жүгүртүү менен алмаштырылат. Жеңижок айланы чөйрөсүндөгү окуяларды көрүнүштөрдү коомдогу түзүлүшкө байланыштырып жакырчылыктын, зулумдуктун себебин, башатын издең ички кыжырдануусун билдириүүгө жетишкен, мына ушуулар ырларынын маңызы.

Акындын чыгармалары, дүйнө, турмуш, адам жөнүндө, кээ бир учурларда өзү жөнүндө эркин ой жүгүртүүлөр.

Ар түрдүү элдердин философиялык ой жүгүртүүсүнүн өнүгүү деңгээли же, азыр айтылып жүргөндөй, анын «системалуулугун» «ченеми» ар кандай экени белгилүү. Кыргыздын ойчулдарында системалуулук жана теориялаштыруу жок экендиги көптөгөн коом таануучулар тарабынан белгilenген. Айрым учурларда ётө эле кыялдануу аркылуу өз мүдөөсүнө күл тартуунун мотивдери байкаласа да, алар айрым Чыгыш өлкөлөрүндөгүдөй баарын камтыган жалпы мунөздөн оолак. Экинчилен, Кыргыздардагы рухий баалулуктардын эволюциясын изилдеп үйрөнүү идеялары дайыма эле атайын теоретиктер тарабынан гана жаратылбастан жана эзотериялык багытталууга ээ экендигин көрсөтүп отурат.

«Философиялык илимди социалдык кубулуш катары билип түшүнүү үчүн — деп жазат Мельвиль,— анын тар кесиптик чойронун чектеринен тышкары таралууга жана турмуштун кыйла кецири чойрөсүнө таасир этүүгө жөндөмдүүлүгүн эсепке алуу зарыл». Патриархалдык—феодалдык Кыргыз турмушунун шарттарында философиянын «турмуштун кыйла кецири чойрөсүнө» мындай таасири негизинен, поэзия аркылуу ишке ашырылган. Чындыктын чагылдырууда жалпы эле тиричилик мөнөн түгиз болуп, жашоо-турмуш маселелери анын өзөгүн түзгөн.

Ошол эле мезгилде бир да коомдук кырдаал көркөм чыгармада толугу менен чагылдырылбагандыгын эсепке алуу зарыл. Философиялык ойлоонун бүчүрлөрү башка идеолгилялык кубулуштар менен чырмалышып отурган революцияга чейинки Кыргыз жериндеги ар бир ойчулга рухий маанайдын регионалдык өзгөчөлүктөрү таандык болгон. Мындай шарттарда алардын дүйнөнү кабылдашын жалпы идеялык багытка куюштуруууну жокко чыгара турган айырмачылыктар да айкындалат.

ЖЕНИЖОКТУН ПОЗИТИВДҮҮ РЕАЛИЗМИ

Теориялык-логикалык жагдайда аң-сезим философияга чейинки, философиянын алдынdagы жана нағыз философиялык нерсе катары көрүнүшү ыктымал. Реализмдин ар түрдүү аспекттеринин айкындалып көрүнүшү аң-сезимдин философия алдынdagы өнүгүшүнө толугу менен туура келет. Ошондуктан XIX—XX кылымдын башынdagы кыргыз акындарынын дүйнөгө көз караштарын изилдөөчүгө аң-сезимдин философия алдынdagы формалары, реализмдин көрүнүштөрү менен кездешүүгө сөзсүз туура келет. Бул жерде реализм деп көз каранды эмес адам жана анын аң-сезими, бирок, алардын субстанциялык жаратылышы кандай экенин коштоп көрсөтпөгөн, болмуштун кубулуштарынын орун алышы жөнүндөгү ырастоону түшүнөбүз.

Реалдуу чындыктын кубулуштарын жана процесстерин ар түрдүүчө түшүндүре берсе болот: Алар социалдык топтун же жеке адамдын (индивидуиддин) дүйнөгө көз карашында ар түрдүү идеялык окуулардын чектерин кесип гана өтпөстөн, абстрактуу-теориялык түзүлүштүн көркүнө ээ болуп, бирок ошондой эле абстракциянын чөйрөсүнөн кадимки эле жашоонун ақыл-эстүүлүк жагына түшүп келип, аракеттене берет. Кадимки ақыл-эстүүлүктүн деңгээлинде калыптанган элдик аң-сезим

адаттагыдай тышкы дүйнөгө багытталат: күндөлүк турмушта да, өзүнүн эмгек иш-аракеттериндеидей эле бирдей ченемде, адамдар айланадагы болмуштун бар экендиги жөнүндөгү обьективдүү, аң сезимге көз каранды эмес болгон кайтпас ишенимге негизденишет.

Жеңижоктун дүйнөнүн кабылдашы элдик аң-сезимге болгон нерселердин бардыгын сицирип алыш, аны ушул азыркы учурга колдонорлук даражага чейин көтөрөт: Ошондуктан ал учүн тышкы дүйнөнүн реалдуулугунун проблемасы жок: ал ага бол муштун эң башталғыч ыкмасы катары жашоо менен кошо берилген. Бирок дүйнөдөгү тышкы обьектердин реалдуулугу акын тарабынан нагыз филсофиялык аң-сезимдин көз карашынаң эмес, кадимки күнүмдүк турмуштун көз карашынаң таанылат. Жеңижоктун кыйла чыгармаларында дүйнөнүн жааралышын кайра ойлоп чыгуу жөнүндө эмес, көбүнчө салттуу баалуулуктун ченем тизмесин кайра карап чыгуу тууралу сөз козголот. Мурда баса белгилегендей, акындын чыгармачылыгында онтологиялык проблемалар ачык айтылбайт, көп учурда анын этикалык идеяларынын логикалык жыйынтыгы чыгарылат. Ошентсе да, курчап турган дүйнөнүн бардыгы кайрадан жана кантит пайда болду деген суроону чечмелешинин өзү эле онтологияга аралашкандыгы.

Жеңижоктун пикири боюнча алгачкы таламдардын, умтуллуулардын жана моюн сунуп кабыл алынган нерселердин күнүмдүк тириликтин негизи аалам. Аалам өзүнчө калкып жүрбөйт, ал адам менен түбөлүктүү жердеги тиричиликке, адамдын жашоодогу ордуна көз каранды. Акын «Дүйнө» жана башка ырларында адамды жаратылыштын, тиричиликтин фонуна адамдын сулуулугун, бардык жандуу нерседен бийиктигин даязалайт. Кээде адам да башкы нерсе, дүйнөлүк иерархиянын борбордук звеносу катары каралbastan, башкалардан «жогору» да эмес, «төмөн» да эмес, жалаң гана жандуу жаратылыштын пендеси катары каралат. Адам жаратылыштын кээ бир кубулуштарынын метафориялык проекциясы катары (мисалы, «аккан суунун») көрүнүп, ал эми жаратылыштын кубулуштары өзүнүн жандандырылышы аркылуу адамга төцештирилет. Жеңижоктун дүйнөгө көз карашында акыл көздөгөн түзүлүштөргө түздөн-түз баш ийүүден эркин болуп, жаратылыштын философиясы катары каралган натурфилософияга өзгөчө көңүл бөлүнгөн. Акындын натурфилософиясында дүйнөнү жөнгө келтирүүчү милдет күдайларда заттык-материалдык алгачкы башталыштарга берилет да, алар мурдатан бери түбөлүктүү жана кудурети күчтүү. Жалпысынан, Жеңижоктун «сергек

реализмінде» Токтогулдун, да, Тоголок Молдонун да, Барпының да идеяларына үндөшкөн айрым элементтери бар.

Ошентип, мисалы, анын көз карашы боюнча, дүйнөнүн алгачкы башталышы катары жарық менен күн деген ою Барпының түшүнүгүнө окшошот.

Бир катар коом таануучулардын пикири боюнча дүйнөнүн биринчи катары бирдиктүү кубулушту ойлоп чыгууга аракет Барпыны зарылдык менен башка материалдык негиздерден жогору турup, алардын субординациясын башкарып турган бир нерсе жөнүндөгү элеске алыш келген. Барпы учүн бул—Күн, Жеңижок учүн да Күн эң кудуреттүү башталыш. Акырында жалгыз Күн гана бир түбөлүк күйүү, жалындоо, бирок оччүү әмес. «Күн жарыгы» Анаксимандардын ойлогонундай бардыгын жаратат жана түбөлүк карама-каршылыкта кармап турат. XIX кылым учүн ушундайча түшүндүрүүнүн өзү да чоң мааниге ээ экендигин эске алуу керек. Логикалык көз караштан ааламдын бир бүтүндөй пайда болушу жөнүндөгү пикир кыргыздардын рухий түшүнүгүнүн жолундагы маанилүү этап. Ошентип, күн бөлөк кубулуштарга салыштырганда тиричилик те биринчи катарда турат, өзүнүн жарыгы аркылуу табиятты жаратат. Жеңижок жараңылыштын асыл кермети таза идеал, ак ниист жашоонун символу, жашоонун булагы катары «аккан сууну» даңазалайт, анын тазалыгына, сыйкырдуу күчүнө сыйынууга үндөйт. Токтогул, Барпы да дүйнөнүн жаралышының башталышын, жашоо-тиричиликтин бардыгына жан берип, өмүр тартуулаган «аккан суу» деп билишип, ушунчалык берилгендей менен чын-дитинен анын булганып, бааланбагандыгына кейишип ырдашкандыгы айкын. Чындыгында эле кылымдын орчундуу, алигиче чечиле әлек проблемасын ақылмандар әзелтен эле туура баамдалап, көрө билишкен.

Жер жүзүнө жайылып,
Толуп чыккан аккан суу,
Жети кабат жер астын
Жарып чыккан аккан суу.
Жер, Ааламдын баарысын
Багып чыккан аккан суу.
Асмандан булат кубулуп,
Жаан алган аккан суу -
Өмүр отун тутан'тып,
Жагып чыккан аккан суу.

(«Жеңижок» 22-б)

Жеңижоктун ааламдын жаратылышы жөнүндөгү ойлору Кыргыз философиясынын баштасы. Акын адамдардын ортосундагы мамиледен, табияттын өнүгүү процессин көбүрөөк таамайлык менен изилдеген диалектик. Аң-сезим, бир бүтүн нерсенин актуалдуулугун, жалпылыгын жана жекече өзгөчөлүгүн, маселенин коюлушун жана шартка ылайык чечилишин, жыйынтыгын аныктоого аракет философиялык ой-жүгүртүү деп эсептелет. Жеңижоктун дүйнөгө көз карашында материалдыкты идеалдыктан, субъективдүүлүктүү объективдүүлүктөн айрып чектөөнүн жоктугу табигый нерсе. Мындан даана чектөөлөр кыйла жетилген системада гана жолугат. Акындын дүйнөнү түшүнүүсү терең философиялык эмес, ал көбүн эсэ поэтикалык-эмоционалдуу, карама-каршылыктарды терип айтуудан оолак.

Акын чыгармаларында табиятты, дүйнөнү же кыялданууну кайсы орунга коюп, артыкчылыкта каарып эске алуу зарыл. Жеңижонтун чыгармачылыгында диалектикалык мунәздөгү абстрактуу санат-насыттар турмуштук акылмандыктан чыгарылат.

Атап айтсак, акын айрым индивиддин жашоо турмуш аракетинин эволюциясынын мисалында өзгөрүүчүлүктүн универсалдуулугун көрсөтүп, адамдын калыптануу процессин анда сапат жагынан улам жаңынын дайыма пайда болуп туршуу катары түшүндүрөт. Анын «Балалык», «Акыркы ыр», «Насият» жана башкა чыгармаларында адам жашоосунун курагына» балалык, ёспүрүм, улан, жаштык ж. у. с. диалектикалык сүрөттүү берилет. Алардын өзүнүн өзгөчө татаалдыгы, өзүнүн кайталангыс ыргагы жана сыйкырдуулугу менен айырмаланат. Балалык кез бактылуу, кайрылып келбес, аны эскертүү адамдын жан дилин жашартат жана көкөлөтөт. Жаштыкка улан кездегидей эле, балалыктын бейпилдиги, кебелбестиги жетишпейт, анткени бойго жетилүүдөгү ар бир кадамы адамды тышкы дүйнө менен өз ара катнашуусун, жеке рухий турмушун чексиз татаалданта берет. Бири-бири менен тогошкон куректар адамга жалаң гана жоготууларды алып келбестен, ошондой эле жаңы баалуулуктарды да берет. Откөн өмүрдү диалектикалык көз караштан таразалоо карылыкка гана таандык.

Нерселердин алмашып туроосу, табигат кубулуштарынын өзгөрүп туроштуу Жеңижоктун дүйнөгө көз карашынын маанилүү элементи. «Бардыгы өтөт, кыймылсызыз ~~бэй~~ ўөрсөйжок».

Байыстабай бир азга,
Өткөнүн көрчү дүйнөнүн.
Артынан жоо куугансып,
Көчкөнүн көрчү дүйнөнүн.
Кирген суудай шаркырап,
Акканын көрчү дүйнөнүн.

(«Жеңижок» 155-б)

Бул пикирди айқындоо учун өзгөрүп туруучу дүйнөнү ағындарыя менен, ал тургай шар суу менен көркөм салыштырууну пайдаланат. Жеңижоктун чыгармаларында суу көрүп жүргөн кадимки суу эмес, «аккан суу», шаркырап аккан суу, башкача айтканда түбөлүк кыймылдагы тиричиликтин башталышы. Суунун бууланышы абаны тоюннат, анан жамгыр аркылуу суу кайра кайтып, жерге сицип, булактар ағып чыгат. Мындай көз карашта ой жүгүртүүнүн диалектикалык образынын түйүлдүктөрү бар. Бардык нерсе кыймылда, табигат ар дайым карама-каршылыктын негизинде өнүгөт. (Бири күйсө, бирөөсү өчүп жаткан дүнүйө. Бири бөксөрсө кайрадан, толуп жаткан дүнүйө).

Жеңижок боюнча «Түбү чексиз дүнүйө» өзүнүн өнүгүшүндө темөнкү баскычтардан Жарык—Күн — Жер Адамзат. Дүйнө түзүлүшүнүн айрым баскычтарынын жок болушу табигый көрүнүш. Бул баскычтар пайда болушат жана жоголушат. (Өз огунаң жаңылбай, жер айланат турбайбы. Асмандағы ай жылдыз, тең айланат турбайбы). Бул коогалаңдуу дүнүйө убакыт сезими гана өзгөргүс. Адамдын иш-аракетинин жыйынтыктары да, анын кылых-жоругунун, сезиминин жана ойлорунун кошундусу маанисин жоготпойт.

Жеңижоктун түшүнүгү боюнча жаратылыштын бир түрү болгон адамдын организми дүйнөнүн негизин түзгөн элементтерде түзүлөт. Ошентип, мисалы, от адамдын денесинин жылуулугу менен окшоштурулат, аба (дем алуу) организмдин жашоо аракеттеринин кыймылдаткыч күчү. Өлүм менен бул дем алуу денеден белүнөт, бирок өлүм бардык адамдарга жана жаныбарларга жалпы таандык болгон жансыз күч болгондуктан, дем алуу Ааламдын ченемсиз мейкиндиктерине чачылып, жокко айланат. Дүйнөнүн бүтүндүгүн Жеңижок чындыктын кубулуштарынын өзгөрүүсүнүн себептерин түшүнүүгө аракеттенет. «Тегин жерден ерт чыкпайт, бир ишке болот бир себеп». Акын тириликтеги кокустуктун маанисин түшүнөт. бирок «кокустук ал учун сыйкырдуу күчкө айланбайт: Адамдын турмушунун ар бир учуру тагдырдын буйругу. Ар бир адам жашоонун жана өлүмдүн чектеринде өсүп-өнүгүп, бири-бири

Менен оошкон айлампага кошулат. Жеңижоктүн пикіри боюнча, асман телолорунун жааралышында жердин да байланышы бар. Күн жерге жарыгын берет. Башка космостук кубулуштардын жааралышынын себептерин түшүндүрүү үчүн акын тара-бынан ошондой эле пикир айтылат.

Гносеологиялык планда Жеңижок анкоо реализмдин позициясынан түшүндүрүүгө умтулат, ал өнүктүрүп отурган көз караш кыйла жагынан рационализмге жакын. Бирок рационализм, белгилүү болгондой диний формага да тишиштүү дин-чилдин бардыгын кудайга байланыштырып чыгуусун талап кылат. Бул учурда динге ишенүүнүн күчү кудайга «жетүү-нүн», «кудайдын чындыгына» логикалык жана эмоционалдык сүнгүп кириүүнүн жана аны түшүнүп-билиүүнүн даражасы менен ченелет.

Дүйнөнү таанууну диний-иррационалдык концепциясынан айырмаланып, Жеңижоктүн чыгармачылыгы жалпысынан ақыл-эстин күдүреттүүлүгүнүн салтанаты. Акындын рационализми ошондой эле традиционалисттердин диний гносеологиясынан да айырмаланат. Жеңижок—жер жүзүндөгү кубулуштар, табигат, жашоо-тиричилик жөнүндө терең ой жүгүртүү менен баа берет. Жеңижоктүн адамзатка карата кадырлоосу адамдын ақыл-эсинин улуулугу тууралу ырастоо менен толукталган. Ал адамдын ақыл-эсинин күчүнө ыйык ишенген, андан баарыдан мурда адамдарга адилеттүү мамиле кылуунун чегин көргөн. Жеңижоктүн доорунда ақыл-эс, билим, жашоонун рухий чөйрөсүнүн эң маанилүү фактору, адамдын жана ага баш ийбegen кубулуштарды таанып-билиүдөгү мамиле катары эмес, адамдарды бири-бири менен күнүмдүк турмушта, карым-кат. нашта кармап туруучу ортоңчу деп түшүндүрүлгөн. Жеңижок тарабынан да ушундайча кабыл алынат.

Адамдын ойлоосу, ақыл-эси боюнча, тиричиликтин эң жогорку асылзаты (Кор болбостон жүрсүн деп, Ақыл берген дүнүйө). Адамдардын бардык иштеринде ақылмандык менен билимге биринчилик таандык. Чындыкты таанууга умтулган адам осүп-өнүгөт. Акын, ошентип, өзүнүн замандаштарына чындыктын ошол оозеки окуу китебин берүүнү, өркүндеөгө жолду жарык кылууну каалайт. Билип-туюнун ар кандай түрү чыгармачылык иш болуп, адамдын дүйнө менен өз ара байланышын байытууга көмөктөшөт, иш-аракетти жаратууга жөндөмсүз элементтер, акын тарабынан төгүнгө чыгарылат. Адамды жалган түшүнүлгөн үрп-адат эмес, ақыл-эстүү ой жүгүртүү

жётектёши керек. Жеңижок жакшыны чындык менен тәңештирип жана өзүнүн жүрүш-турушун, сезимин акыл-эске багындырууга чакырган.

Жеңижок адамдар чындыкка бекем ишенишет, ишеним бардыгында бирдей, жалпы болушу керек деп ойлойт. Жеңижок айрым учурларда чындык жөнүндө конумуш, көп айтылып жүргөн мааниде айтканына карабастан бардыгын терец ой жу гүртүп ырастаган. Эң эле жөнөкөй нерселерге да күнт коюп көңүл бөлүнүн зарылдыгын баса белгилеп, акын кыйла билимдер адам тарабынан далилдер жана акыл жыйынтыктоо аркылуу алына турганын өзгөчө белгилейт: Талаш-тартышта кебете-кеширип эмес, акыл-эстүүлүгүн байкоо керек. Аполо гет акындардын чейрөсүнөн иренжиген Жеңижоктун адамга баа берүүсүндө сырты жылтырактар наадандык менен, карапайымдык болсо адамгерчилик менен коштолот.

Чыныгы билим, эгерде был мурдагы айтылып кеткен кара-ма-каршылыктардын синтезинин ролун ойногон «жыйынтык» ыры болсо да, ыр айтышынын катышуучуларынын биринин айтууларында бүт бойдон түгөтүлбөйт. Акындын был оюнунун маанилүү багыттарынын бири пикирлешүүнүн логикалык сыйайылыгы, анын чындыгынын башкы критерийине айландыруу. Ошентип Жеңижоктун түшүнүгүндө, акылга салып жүгүртүү учун бардык айтылгандарга сын көз менен мамиле кылуу жана ага байланышкан жобону далилдөө принцибин өзүнө камтыган:: кандайдыр бир ырастоо жөнүндөгү «жалпы пикир» не-гизделген жалгыз каршылыкка учураса да, кудуретсиз деп таанылган.

Жеңижоктун чыгармачылыгында көргөндөрү жана уккандары эреже катары, сезимге берилбестен, логикалык толукшуунун жардамы аркылуу айкындалат (билдим, түшүндүм, ынандым). Чыныгы нагыз билим деп ойлойт акын, жашап жаткан нерселер жөнүндөгү бардык маалыматтарга ээ болуу, алардын «санжырасын», алардын пайда болушунун жана жоголушунун себептерин изилдеп үйрөнүүнүн жолу аркылуу жетишилет.

Жеңижоктун дүйнөгө көз карашында скептицизмдин идеялары да бар, алар белгилүү даражада патриархалдык турмуштун эрежелерин жана эскини жактоочу көз караштардын кыйрашын чагылдырышат. Бирок акын акыл эстин жөндөмүнө жана билимдин чексиз күчүнө ишенгени менен айрым диний жоболорго да илешип жүрөт, бул «Нурмолдо менен айтышуусунда» өзгөчө байкалат. Бул тиги дүйнөнүн жашашы жөнүн-

дөгү күмөн саноо жана ошол эле кезде бу дүйнөдөгүнүн бирото жашашы жана еркүндөлгөнү туралу күмөн саноо. Бул жагынан тиги дүйнө жөнүндө жашоого күмөн санашкан Токтогул менен Тоголок Молдонун скептицизминен таптакыр айырмаланып турат.

Ушул шартты эсепке алуу менен Жеңижоктун скептицизмин исламдын кәэ бир канондоруна карата толук агнотицизмдин» өзүнчө эле бир айкындалышы деп эсептөөгө болот. Мусулмандардын молдолорунун кекирейген жалган окумуштуулугунун бетин ачат. Акындын ой жыйынтыгы мындай: дүйнөнү билип түшүнүүдөн баш тарткан жана динге ишенүүгө бел байлашкан молдолордун «ыйык» наадандыгы эмес. Күмөн саноо бардыгы жана ынандыра айтууга аракеттенгендеге карши багытталган. Даилдүү туура билип таануу мүмкүн эмес деген көз карашты Жеңижок жокко чыгарган. Бул маселе боюнча анын пикирлери мындай акыл-эс жыйынтыгына алыш келет: адамдардын жашоосунун өзү, алардын жашоо шарттары даилдүү туура билимдин мүмкүн экендиги жөнүндөгү маселени биринчи кезектеги маселе экенин кайтпастык менен алдыга коюп отурат, муну ишке ашыруу жыйынтыгында адамдарга өзүлөрүнүн керектөөлөрүн (талаптарын) канааттандырууга мүмкүнчүлүк түзөт. Чындык сөздүн толук жана терец маанисинен алганда ар түрдүү билимдердин жөнөкөй эле суммасы (жыйындысы эмес, ал концентрацияланган турмуштук билимден, же турмушту билбоодөн турат. Ошондуктан Жеңижок жаштарга турмуштан туруктуулук менен үйронүүгө, көөп кетүүдөн оолактоого, турмуштук тажрыйбадан акыл топтогон аксақалдардан үлгү алууга кеңеш берген.

Индивидуалдуу турмуштук умтулуулар менен адамдарды курчаган реалдуулуктун ортосунда ортончу катары чыгуу менен, билим турмуштук күчтү күчтөшүн каалаган Жеңижок адамдын озү жөнүндөгү утопиялык түшүнүүгө кошулган. Бул үчүн адам билимдерге ээ гана болбостон аларды пайдалана билүүгө тийиш, жетишилген бир максаттан экинчи максатка аракет милдеттүү турдо жацы билимдерге ээ болуу менен кошторуу анык.

Жеңижоктун натур философиясында «көп билгендик кайгыны көбөйтөбү» деген эц байыркы санат сөзү чечмеленет. Бул сөздө чындыктын үлүшү бар. Эгерде билим бай манап уулдарынын артыкчылыгы болсо, анда азаптын, кырсыктын себеби болушу мүмкүн: ал бүлүнүүнү, ал тургай трагедияны жаратып, катардагы жөнөкөй адамдардын бейпил турмушун бузушу

ыктымал. Акын какшык менен белгилегендей, өзүлөрүн би-лимдин жарчылары катары эсептешип, бай-манап балдары иш жүзүндө билимдин көрүмүнө гана ээ болушат да, башкалардын эсебинен баюудан башканы билишпэйт: Бай-манаптарча ой жүгүртүүнүн стили чыгармачылыктан чette турат. Анын ээлери тууроого гана жарамдуу. «Чала сабаттуу» молдолов калып тууроонун үлгүсү.

Жеңижоктун агартуучулук идеяларынын демократиялык мүнөзүн белгилей кетүү зарыл. Эгерде үстөмдүк кылуучу таптын идеологдору байлардын уулдарынын билиминин артышы, агартылыши учүн гана чыгышкан болсо, Жеңижок кедейлердин агартылышинын, билим алышын жактаган. «Бай балдары» деген ырында бай-манаптын балдары Ташкенде, Бухара-да окуп, кедейдин балдары оор жумушта, жан багуу учүн алектенип иштешкендигин аяныч менен ырдаган.

Жашоо учүн зарыл болгон жыргалчылыкка жетишүүдө билимдин зарылдыгын даңазалап. Жеңижок бир катар ырларында замандаштарын туулган жердин табигаттын, анын көтөрүп чыккан карагай, чөбүн, айбанатын, деги эле бардык жандуу нерсесин даңазалап; ырдап, этият мамиле кылууга, сактоого үндөгөн. Анын айрым чыгармаларында география, климатология, минералогия жана ал тургай, сейсмология боюнча көптөгөн практикалык маалыматтар орун алган.

Жеңижоктун чыгармаларында фаунанын жана флоранын чеберчилик менен сүрөттөлүшүндө натуралисттин сезгичтиги жана кызыгуусу таандык, Анын «Жер соорусу Аксы экен» деген ырында гана 38 жер аймактары, фаунанын 78 түрү жана флоранын 32 түрү сүрөттөлгөн. Салыштыруу иретинде, Тоголок Молдонун «Ала Тоосунда» 31 жер аймагынын, жаныбарлар дүйнөсүнөн 50 айванат жана ар түрдүү 20 есүмдүктүн мүнездөмөсү берилген. Жеңижок учүн табигат көбүнese дүйнөнү кубаныч менен кабыл алуунун, жашоону ырастоонун булагы, ал эми социалдык турмуш жагы чечиле албас карамакаршылыктардын жана кайылуу ой жүгүртүүлөрдүн шайкешсиздигинин булагы болгонун баса белгилей кетүү зарыл. Акынды негизинен жаратылыштын өз алдынча жашоосу эмес, анын адамга кызмат кылуусу маанилүү, жаратылыштын кубулуштарын билүү адамга кандай пайда алыш келе тургандыгы көбүрөөк даражада акынды кызыктырат. Өз кезегинде, Жеңижоктун мындай ой чабыты тубаса сезгичтик менен эзүүчүлөрден качышып, «жаратылышка жакын» жашоого, жана турмуш кейине жамынып эптеп күн көргөн бечаралардын үмүткө татыксыз умтулууларын чагылдырат.

Дүйнөнүн алгачкы негизин изилдеп, Жецижок кандайдыр табииттаттан сыйкырдуу жогорку күчтөргө сыйынбаганын жана кайрылбаганын өзгөчө белгилөө зарыл. Анын философиясында анкоо-реалисттик багыт байкалат. Инсандын өсүп өнүгүшү негизинен таңдыр зарылдыкка баш ийдирилген. «Балалыктын таңы» менен «өмүрдүн таңы» бири-биринен айрылгыс. Мына ошондуктан «балалыктын күндөрүн кайтаруу үчүн адам эмне кылбас өле. Акындын чыгармаларында диалектиканын элементтери анда-санда, көнүмүш аң-сезимдин деңгээлинде гана кайра жарапат. Тұрмушта жана билип-туууда Жецижок акыл-эсти бириңи орунга койгон. Акыл-эс гана — адамдын өмүрүн дөгү бирден-бир ажыратылгыс баа жеткис әнчиси—әч кимге баш ийбейт жана әркىң. **Өзү караңғы дүйнөдө** жашап жатып, Жецижок билим алууга үндөгөн, анын агартуучулук мүнөздөгү чыгармалары суроо-жооп иретинде ырдалат. Кәэ бир жерлеринде алар татаал бирок бул татаалдық жарым-жартылай билүүнүн чаташтырылгандыгы эмес, салыштырмалуу билүүнүн татаалдыгы.

БОЛМУШТУ ЭТИКАЛЫК ИНТЕРПРЕТАЦИЯЛОО

Жецижоктун поэзиясында санат-насыятка көбүрөөк орун берилет. Бул анын чыгармачылыгынын үгүттөөчү милдети менен жетиштүү ыңгайлышат да, анда эмоционалдуулук насыят менен органикалык түргө айкалышат. Акын өзүнүн ырларын жөнөкөй адамдарга арнап, аларга өз тилинде кайрылган.

Кыйла коом таануучулар адилеттүү баса белгилешкендей, көп кылымдар бою Чыгышта, айрыкча Орто Азияда, поэзияга этикалык жоболордун, акыл үйретүүлөрдүн, дидактиканын өзүнчө өле бир жыйнагы катары өзгөчө көз караш таралып келген. Кәэ бир чыгыш региондорунда «адаб» (этика) жана «адабиет» терминдері тентеш болуп, бир уңгудан пайда болушкандыгы айта көтер нерсе. Кәэ бир авторлордун пикири боянча, адам ошолор аркылуу өзүн асылзатка айландыра турган баардуу, макталар жоруктар, анын адептик өркүндөшүнүн же миши жана натыйжасы болуп саналат. Андан тышкары адаб—анын жардамы аркылуу адам ар кандай каталыктардан кутула ала турган каражат. Эгерде «адаб» деген сөз жалпысынан көркөм адабиятка карата колдонулган болсо, анда ал инсандын асылзат сапаттарын тарбиялоо катары кабыл алынат. Демек, адеп окуусу адамдын анын жакшы же жаман касиеттеринин көз карашынан анын мүнөздөмөлүк аспекттерин билип-тууу милдетин көйт.

Орто Азиянын тарыхында бир мезгилде көркөм адабият негизинен дидактикалық мүнөздүү камтыган. Абай Кунанбаевдин чыгармачылыгынан тартып казак поэзиясынын башкы багыты дал ушундайча башталган. XIX кылымдын аягындагы жана XX кылымдын башындагы өзбек адабиятынада ушул өзгөчөлүк таандык. Ошол доордун алдыңкы көз караштагы адамдардын өкүлдерүү адабиятты өзүлөрүнүн дидактикалық идеяларын таратуунун каражаты, коомдун адептик пайдубалдарын калыбына келтирүүнүн куралы катары пайдаланышкан. Кыргыз ақындары Токтогулдуң, Тоголок Молдонун, Барпынын насыяттары турмуш даанышмандыгынын дал өзү. Мындай формадагы чыгармаларда турмуштун кыйма-чийме турпатына, адамга жана анын күнүмдүк мұктаждыгына багытталган насыят негизги орунду әзлеген. Өз мекендештеринин бай мурастарынан ақындар өзгөчө жеке адамды кадырлоо идеясын алышып, аны уланышкан. Жеке умтулуулардын, аракеттердин ар тараптуулугун даңазалоо менен Токтогул Тоголок Молдо жана Барпы бул изгилил мұдәелөрдү гуманисттик максаттарга багыттоону каалашкан.

Жецижоктун этикалық идеялары рухий турмушту антропологизациялоого, биринчи орунга адамдын проблемасын сүрүп чыгарууга умтулууга топтолгон. Мындай антропологизациялантыруу адамзат мамилесинин чойрөсү адамдын ой жүгүртүүсүнүн көрүнүшү менен гана шартталbastan, ошондой эле анын нукуралуугунун белгиси деген баш аламан таанууга негизделген. Антропоцентризм өзүнчө эле традиционалистистердин моралдык аң сезимине да таандык болгон: ал, албетте, теоцентристик, бирок адам проблемасы алар үчүн да эң эле маанилүү. Ошондуктан, алардын адептик насыяттары замандаштарынын күнүмдүк жашоо тиричилигиндеги, бирок анчалык деле иштиктүү мааниге ээ болбогон бир катар принциптерди камтыганды кийла табигый нерсе. Бирок, ақыры бул принциптерде үстөмдүк кылуучу катмарлардын чойрөсүндө тамырлаган нормалар чагылдырылган.

Кыргыз патриархалдык-феодалдык коомунда ушул коомду топтоштурууга багытталган көмүске моралда катылган социалдык инстинкте артыкчылык таандыкталган. Сыртынан алганда бөтөнчөлүгү жок, бул мораль мажбурлоочу мүнөзгө ээ болуп, көнүмүш түрүн кабыл алуу менен, бүткүл жалпы детерминацияланган мелдеш катары сезилген. Анда дәэрлик бардык социалдык түзүлүштөр терең тамырлап жана андан «өсүп өнүп» чыгышат, коом болсо, өз ара шартталышкан жана

өз ара байланышкан салттар кийинкиге үлгү болорлук иштер, ыкмалар, көнүмүштөр системасы катары кабыл алынат. Традиционалисттердин билүү алдынча этикалык релятивизми турмуштун патриархалдык-феодалдык тартибинин көп катмарлуу жана ич ара карама-каршылыктуу моралдык аң сезимдин курама бөлүгүнүн бири болуу менен, белгилүү дарражада коомдун социалдык түрүксүздүгүн, кадимки көнүмүш дүйнөнү кабыл алуунун тарабынан ишенимдүү жана туруктуу ориентирлерин бай манаптардын жоготкондугун чагылдырган.

XIX кылымдын аягындагы жана XX кылымдын башындагы жаңы, башкалардан айырмаланган насаатчыны издегенсийг, ал Жеңижоктон табылат. Эгер мурда кээ бир ақындар көбүнчө нагыз үгүт-насыйкаттар жана куюлушкан риторика менен алымсынып келишкен болсо, өсүп бараткан көңүл чөгүүнүн шартында ар тараптан изилдеген жалпылоолор керек болду. Балким, ошондуктан бай манап төбелдөрүн өзгөчө чабуул менен сынашса керек. Чындыгында демократ ақындар айрым оқулдорға эмес, бүтүндөй кыргыз ак сөөгүнүн жашоо тиричилигин сындоону жайылтышкан.

Күнүмдүк турмушта адамдар изгилик менен жамандыкты кескин белгилер менен айырмаланган шарттуу схемага мұктаж. Жеңижоктун дидактикалык ырлары, алардын бир жактуу насыйкат мүнөзүнө карабастан, устөмдүк кылган жамандыкты түшүнүүгө жана кыйла гумандуураак мамилелердин идеалынын өнүгүшүнө көмектөшкөн. Ақын көбүнчө жакшы менен жамандыктын күчтөрүнүн кагылышуусунда жаманды жеңип кетерин көрсөтөт. Бирок ақын жамандыкка моюн сунбастан, абстрактуу үгүт насыятка жана бир жактуу мораль айтууга түшүп кетпестен курулай кейип-кепчип алаксыбастан тескерисинче замандаштарын бул көз көрүнөө жамандыкка каршы күрөшүүгө үндөйт.

Жакшы менен жаманды
Сынап барат замана...
Жылдан жылга бузулуп
Сууп барат замана...
Бий, болуштар, ыстарчын
Бечара менен карыпты
Жектеп барат замана...

(«Жеңижок» 172—173-б).

Жеңижоктун көз карашы боюнча изгилик өзүнөн өзү эле жакшылык. Адам жаратылышынан эле кайрымдуу келет, аны тышки жагдайлар бузат. Демек алардын зыян көлтириүүчү таа-

сирин жеңүү менен бир эле убакта ички жетилүүгө жөндөмдүү тарбиялоо керек. Жеңижок адептик жетилүүнүн максаты изгиликке жеткирүү болуп каларын, элдин жардамсыз моралдык тазалык биротоло, толук болбой тургандыгын айтат. Көпчүлүктүн, өзгөчө, улгайган адамдардын пикири боюнча дүйнөнүн татаал ич ара коогаландуулугуна баш ийип, колдон келишинче адамдарга эптең ылайыкташууга жардам берүү керк, антикени жамандык социалдык менен шартталган. Чынында эле кыргыз коомунун патриархалдык-феодалдык шарттарында моралдык сапат жөнүндөгү пикир айтуулар, эгерде ал баалуулуктардын жалпы кабыл алынган чектеринде калыптанса гана негизделген катары эсептелген, демек, рационалдуу реконструкцияга жарамдуу болгон. Өз кезегинде, ошол мезгилдин жагдайында адептик жазмышты ээрчүү менен индивид негизинен жүрүш туруш үчүн жоопкерчиликті талап кылуучу реалдуу инстанциялар катары чыккан уруқ туугандарынын алдында жооп берген.

Жеңижоктун кыйла чыгармаларын изилдөөдө төмөнкүдөй жыйынтыкка қелүүгө болот: жамандык менен жакшылык жалгыз адамдын карабашында эмес, ошол сыйктуу адамдардын тобунда сыйышып жашайт. Анын «Насыят», «Айт, айт десе», «Замана» жана башка ырларында жакшылык менен жамандык коомдун системасына гана байланыштырылып берилген, айрым инсандардын өздүк мүнөздөмөсүндө алар ажыратылып жоголуп кетет. Бул ырларда жакшылык менен жамандык байлык, дөөлөтүнө жараша ырдалат. Кембагалга өзү сыйктуулар эмес, колунда бийлиги, байлыгы барлар кырсык алыш келет. Жеңижок жупуну оокат тирдиги барды жакшылык, ал эми байлык менен жамандыкты бири-биринен айрып алгыс сапаттар катары карайт. Анын оюнча байлыкты топтоо же жогорку дүхий байлыкка умтулуу сыйктуу иш-аракеттер, турмуштун аркандай көрүнүштөрүнө ылайыктынып багыт алуу адамзатта бул дүйнөдөгү жашоо тиричилик жөнүндө эки көз карашты жаратат. Эреже боюнча рухий байлыкты издең, умтууландар адеп ахлагы бийик адамдар. Бирок чексиз байлык—адепсиздик. Биринчилердин жүрүш турушун изгилик жетектейт, кийинкилерде болор болбос же таптакыр мындай дарамет жокко эсе.

Ак сөөк идеологдорунда «жакшы» текстүү, атактуу «жаман» — тексиз, бей-бечарага салыштырылат. Мындай идеологдордун ичинен Нурмолдо, Арзымат жана башкалар бай манаптардын эмгекчил элге карата жек көрүүсүнүн айкын үлгүлөрү. Алар-

дын ишеними боюнча адамдар төрөлгөндөн тартып «жакшыларга» б.а. ак сөөктөргө жана «жүзү караларга» белүнөт: «жакшыларга» бардык изгиликтер таандык, алар асылзат, «жүзү караларга» бардык кемчиликтер, пастык, жакшылыкты билбекендик таандык имиш.

Бай манаптарды жактоочуларынын ушуга оқшогон ойлоп табуулар демократиялык багыттагы акындардын өзгөчө Токтогулдуң, Барпынын Тоголок Молдонун, Жеңижоктун жана башкалар тарабынан төгүнгө чыгарылат. Атап айтканда, Токтогул, бай манаптарды абийирсиз деп, алар учун жашоонун мазмуну жокко эсө деген. «Ак ниеттик, чынчылдык байларга таандык эмес», бул алардын эмгекчилердин «каны жанын» соруп жан сактап жаткан социалдык абалы менен шартталат. Бирок Токтогулду эзүүчүлөрдүн адептеринин төмөндөшүнүн фактысын констатациялоо, бул көрүнүштүн моралдык себептерин аныктоого караганда көбүрөөк кызыктырган. Анын пикири боюнча бай-манаптардын адепсиздиги, бузукулугу эл тагдырын чечүү укугунаң ажыратат. Эзүүчүлөрдүн моралга жаг жоруктарын жоготуу учун, эмгекчилер алардын зордуктарына каршы күч колдонуу менен жооп берүү керек. Бийлик башындағыларга кыңк этпестен баш ийип жана алардын зордук зомбулуктарын көнүмүш катары кабыл алгандар эмес, элдин жыргалчылыгы учун аракеттенишкендөр жана кылымдар бою түзүлгөн адилетсиз тартиптерге каршы чыккандар изги адамдар болушат. Токтогул кек алуунун моралы массалык мүнөзгө айланышынын тарапкери.

Жеңижоктун чыгармачылыгындагы жакшылык менен жамандыктын диалектикасы адам тарабынан жасалган ар кандай жорук жосунду, турмуштун ар кандай көрүнүшүн баалоого үйрөтөт. Аны өзгөчө «жамандар» байышып, бийлешкендиги, бечааралар «жакшылар» жардылыкта жашашкандыгы кыжырланат. «Канкорлор» «бечааралар» үстүнөн зордук зомбулугун жүргүзүп, колунан келишинче эзет.

Жеңижоктун чыгармаларында чыныгы кайгыруу, аза тартуу байкалат. Бирок жакшылыктан үмүт үзгөндөрдөн айырмаланып, ал камкорлукту адам менен кошо терөлөт деп эсептейт. Анын оюнча адамдар, өзгөчө кыргыздар жаратылышынан ниети таза, асыл адамдар. Ошондуктан кыргыздарда жакшылык тубаса сапат экенине ишенген Жеңижок ата журтубуздуң эң сүйкүмдүү ырчыларынын бири болгону кокусунан эмес.

Өзүнүн Нурмолдо менен акындык айтышуусунда Жеңижок жамандык принцибин, анда негизинен адамдын сыйналып ето турган өзүнчө бир тиги дүйнөдөгү соттун жоктугун далилдөөго аракеттенет. Мындай сыйодон чыдап өткөн инсан, Нурмолдонун пикири боюнча, өзүнүн «текеберчилигинен» баш тартып, андан ары изгилик сезимин башынан өткөрет имиш.

Клерикалдык аристократиялык идеалга карама каршы Жеңижок тарабынан башка элестөөлөр, «эмгекчилдик», «мәэрим-дүүлүк», «ак ниеттуулук» ж. б. даңазаланат: Динди даңазала-ган ырчылардан Жеңижоктун негизги айырмачылыгы, тиричи-лик жашоону азаптуу, кырсыктуу деп эсептебегендигинде. Анын пикирине караганда, көңүл айныткан, бекерчи мителик турмуш гана жамандык болот.

Адамдын кадыр баркын Жеңижок көбүнчө жер үстүндөгү адамдык парзынан, иш аракетинен көрөт: Анын ырларынын дээрлик бардыгындагы түшүнүк карапайым адамдардан айрыл алгыс нерсе. «Эмгек—жаргыл» деген жакшылык жөнүндөгү элдик түшүнүктүү чагылдырган тезис массалык этиканын эң маанилүүсү болуп калды. Жашоонун антагонисттик түрлөрүндө адам өзүн өзү эмгекти бактысыздык катары адамды өзүнчө эле өзүнөн өзү ажыратуу катары, ал өзүндөгү бүт дурус нерсени жок кылган нерсе катары ага карама каршы коё турганы да ырас. Элдик аң сезимдин бул терс аспектти консервативдүү ырчылардын чыгармаларында өзүнчө мүнөздүү чагылдырууга ээ болуп, алар эмгекти түбелүктөн берки каргыш катары карабаса да анчейин, турмушту оорлого турган кандайдыр бир нерсеге айландырып, инсандын өзүнүн рухий жактан өркүндөшү жөнүндө кам көрүү учун мүмкүндүк бербей турган нерсе катары карашат.

Жеңижок жана башка демократ акындар дыйкандар концепциясынын маңызын барган сайын терекирээк түшүнүшүп, эмгектин маанисин жалаң гана оор зарылдык катары эмес, болмуштун милдеттүү шарты катары гана эмес, ошондой эле адамдын негизги керектөөсү катары инсандын адептик калып-тансышынын негизин камсыз кылуучу фактор катары сезип туюшкан. Мисалы, Токтогул эмгекти, сүйүүнү адамдын ажыратылгыс асылзат касиети катары карап, турмуштун маңызы эмгекте деп айткан.

Канааттануу — байлыкта эмес, чыныгы канааттануу эмгекте жана анын жемишиде болот. Бул учурда акын пайда табууга багытталган бай манаптардын күч аракеттеринин «эмгегин» эмес, бирок натыйжалары бардык адамдарга пайда келтире турган чыныгы эмгекти айтат. Демек, канааттануу жөн эле эм-

гекте эмес, дал эркин эмгектин гана өзүндө — ақындын идеялары бىзди дал ушундай жыйынтыкка апкелип таktайт.

Ак ниеттүү эмгекти кадырлоо жана жатып ичерликке карата жек көрүү—тарыхый жактан кылымдардын теренине кеткен башкы моралдык осуят Тоголок Молдонун дидактикасында да чагылдырылган. «Адамдын жашоосунун мааниси — эмгек». Ақындын бул сөздөрү анын эмгекке мамилесин айкындайт. Жалпысынан эмгек эмес, азап салган, жанды кыйна-ган эркисиз эмгек жагымсыз келет.

«Эмгек,— дейт Жецижок,— адамдын жашоо тиричилигинин негизи». Эмгексиз дene жагынан рахаттануу үчүн зарыл болгон материалдык жыргалчылыкка жетишүү, саламаттыкты сактап калуу мүмкүн эмес, эмгексиз жогорку рухий ырахаттануулар да болбойт. Адам эмгектин жардамы аркылуу гана ак ниеттүү адамдардын деңгээлине чейин көтөрүлүп, артында оозго алышарлык из калтырарын ақын баса белгилеген. Чыныгы кенч— был адамдын эмгекти сүйүсү, өзүнүн эмгегинин жемиштерине ыраазы болгон киши гана бардыгынан бай болот. Акында эмгектин этикалык категориясы адамдын болмушунун зарыл— касиети жөнүндөгү жөн эле пикир қатары эмес, ал эми кыйла көлөмдүү мааниге ээ болгон: «ал коомду эмгекти сүйгөн коом-го айландырууну энсеген.

Жецижоктун айрым ырларында адамга кээ бир pragmatикалык мамиле байкалат. Жеке жыргалчылыкка жетишүүгө далалаттанган кедей, өзү үчүн мүмкүн боло турган пайдалар менен жоготууларды аныктоого тийиш. Бирок эмгекти биринчи катарга жана ишкердүү ийгиликтин жарым жартылай биринчи катарга коюу менен, Жецижоктун этикасы ар кандай керектөөчүлүк багыттанууларга жагымсыз мамиле кылат. Бул этика артыкбаш байлыкка жетишүүнү карай багытталган атрофияланган пайдалуулукту көңүлгө алbastan, мүмкүн боло турган материалдык жетишпестикти минимумга чейин чектөөнү көздөгөн жупуну каалоону көңүлгө алат. «Зөөкүрлөрдүн доорунда» ба尤уга жанталашып умтулуу адамдардын ишкерлик мамилелерине гана таралbastan, анын мүнөзүнө да сицип кетери ақынды капалантат. Мындай учурда адам ийгилигине жараша бааланат. Ал тургай эмгекчи адамда келечек жөнүндө да камкордук менен өзүн убара кылbastan өз иш аракеттеринин ётө эле жакынкы кыска мөөнөттүү натыйжалары менен чектелгендингигине нааразы

Төмөнкүдөй жыйынтык үчүн негиз бар деп ойлоого болот: эзүүнүн жана социалдык адилетсиздиктин шарттарында эзи-

лүүчү да нагыз эгоисттик багыттануунун көрүнүштөрүнө таптакыр эркин боло албай турганын Жеңижок туура баамда-

на

Өзү эмгектенбестен, бирөөнүн эсебинен орто жетиштүүлүктө жашаган адамдарды да акын кескин айыптаган. Ошол эле убакта мындай жамандыктын булагын түшүнүү үчүн, адептик кемтиктөр катары болгон индивидуализм жана эгоизм жөнүндөгү сөздөрдөн ошолорду кайтпастык менен жараткан жекече — ишкердик чарба жүргүзүү системасын айкындоого өтүүгө аракеттенген.

Жеңижок адамды материалдык жыргалчылык менен ажырагыс байланыштагы жана «жаратылышинаң» жетиштүү турмуштун инстинктине ээ болгон индивид катары түшүнөт. Барчылыкка умтулуу бардык адамдарга таандык экенине ишенген. Жыргалчылыктарга ээ болуу өзүнүн эмгегинин жардамы аркылуу, ак ниеттүү жол менен жетишүү керек экендигин адамдар түшүнүүлөрү зарыл. Акын адилетсиз жоруктардын жана акыйкатсыз табылган байлыктардын **бүлгүнгө алыш баарын** ынанган: Эртедир-кечтир мындай байлыктын ээси гана эмес ошондой эле анын укум тукуму да жазаланат. Ошол эле убакта, ал ак ниеттүү күч аракеттер да каалаган натыйжага алыш келбекенин жана адептик зыяндан сактап кала албай жатканын көргөн. Адамдын байлыкка умтулуусу, мисалы, ач көздүккө айланып, азапка салат, «учурайт башын кыйынга». Мээнэт кылып табылбаган байлыктын зыяндуулугу жөнүндөгү фольклордук түшүнүктөр акындын ушул темага бир катар саннтарынын негизи катары кызмат өтөгөн. Жыргалчылык баарыдан мурда турмушту акыл-эстүүлүк менен уюштуруунун ёбөлгөсү. Материалдык жетиштүүлүк — бул адамдын бактысынын белүнбөс шарты. Турмуштук эсенчиликтин буд алгачкы негизин рухий тең салмактуулуктун эч кандай жетишкендиктери алмаштыра албайт. Бактыга карата жалган жолдор, жоорума жыргалчылыктардын артынан кууп түшүү Жеңижоктун сатирасынын негизги объектилеринин бири: ал убаралуу умтулууларга, жеке дүнүйөкорлукка, көре албастыкка каршы багытталган. Бирок бул кемчиликтөрди таратуучулар — кыжыр га тийген бузулган адамдар эмес, жөн эле акылсыз, адашкан мээнеткечтер. Мындай учурларда акындын сатирасынын дабышы бир кыйла жумшартылып, көп учурларда бай манаптарга карата колдонулган шылдындоо насият мүнөзүндөгү тамашалоо алмашылат. Кедейлердин коомдук адептери акында идеологиялык мүнөздөгү каяшаларды туудурбайт. Мындай учурлар-

да ақындың көңүлү майда-чүйдөгө бөлүнүп, ошондо сыйндың тереңдиги эмес, сөздүн таамайлыгы менен, сүрөттеөнүн укумчулдугу өзгөчө күчтүү, Патриархалдык-феодалдык турмуш тартибинин сүрөттөлүшүнө Жеңижок кезегинде өзүнүн моралдык чарбачылык материалын кошот. Мындай учурларда насиияттарынын максаты орун алган жашоо шарттарында кембагал адам ак ниеттүүлүк менен жыргалчылыкка кантүп жетиши ала турганын көрсөтүү өзүнүн жеке жыргалчылыгына ақыл эстүү жетишүүгө далалаттанган адам башка адамдардын жыргалчылыгына, жалпы ийгиликке жана кубанычка умтулуулары айкын.

Жеңижок жыргалчылыкка жетишүүнүн эң маанилүү каражаты катары дыйканчылыкты эсептейт (дыйкандын көркү жерде бар), эмгек иреттүү жана жөнгө салынууга тийиш: Көркөм афоризмдер аркылуу Жеңижок эмгекти сүйгөн, сарамжакл адамдар менен өзүнүн мамилелерин бекем моралдык жоболор-дун негизинде жүргүзгөн дыйканды сүрөттөйт.

Ақындың ырларында чарбачылык иреттеги көрсөтмөлөр чакан дыйканчылык чарбасына арналган адептик насиияттар менен кезектешет. Дыйкандын турмушу ар тараалтуу жана дүрүс болуусу керек, ал милдеттүү шарт катары жалаң гана кубаныч менен ырахаттанууну камтыбастан, толук баалуу иш-кердүү жашоонун ажырагыс бөлүгү катары түйшүктөрдү да камтууга тийиш. Жалаң гана ырахаттануу жакшылык болбостон, ошондой эле кайгынын жоктугу да жакшымлык. Жокчулукту билгизбөө үчүн «каниет кылсаң баарына жете берет турбайбы» деген оюн айтат. Жеке өзүн өзү чектөөнүн бардык учурларында бирок өзүн өзү курмандыка чалууда эмес? зордобостон жалпы күч келтирбестен, бардык нерсеге үстүртөн кароо керек.

Жеңижоктун токтоолукка, сабырдуулукка үгүттөгөн ойлору диний традиционалистистердин жашоо тиричиликке болгон аракеттен баш тартып, кудайга кулдук уруп, бардык нерсеге баш ийүү идеялары менен эң кандай жалпылыгы жок. Алардын үгүтүнүн маңызы жамандык жасабоо үчүн негизги турмуштук кызыгуулардан баш тартуу, айрымдары бул багытта бардык иш аракеттерден баш тартууга чейин барышкан. Жалпысынан эле, традиционалистистердин кээ бир моралдык ой пикирлеринин тышынан караганда алгылыктуулугуна карабастан, адептик мүнөзгө ырас көлбейт жана эң кандай мааниге ээ эмес.

Адамды мүнөздөөдө Жеңижок анын инсандык калыптанышынан мурун калыптанып буткөн инсанга көбүрөөк көңүл бурган. Ақынды адамдын мүнөзү, анын кылышк жоруктарынын

маңызы, жүрүш турушу қызықтырган. Ал өзгөчө индивиддин мунәздөмөлүк аспектине жана баарыдан мурда, тарыхый окуялардын жагдайындагы айрым адамдын алдына чыга келген әңэле курч моралдык жагдайдагы проблемаларга топтойт. Биринчи кезекте сүл проблемалар индивиддин өзүнүн алдында, жалаң элдин алдында анын жоопкерчилигин айқындај турган тандоо жасашынын мааниси болуп саналат. Болмуштун (бытиенин) эки негизги маселесине кандайча жооп берүү керек экендиги жөнүндө Жецижок демократ-акындар менен бирдикте.

Эдиребей досуна,
Эби менен жалпакта.
Элиндин алғын алкышын,
Эсил жаңың бар чакта.

(«Жецижок» 162-б).

Анын «Терме», «Насыят» ырлары өзүнүн композициясы болунча өзгөчө айырмаланган чыгармалар. Алардын ар биринин борборунда адамдын мунәзүнүн тигил же бул белгиси турат, бирок оң инсан терс инсанга карама каршы коюлат. Кекирейген жана жупуну сараң жана март, жакшы жана жаман бул ырларда бири бири менен талашип-тартышкансышат. Кээ бир жерлеринде ар түрдүү; кыйла учурларда турмуштук жагдайларга карата күнүмдүк жашоонун принциптери өтө эле толук түшүндүрүлгөн, бул учурда кандай кылса жакшы болоруна, ал эми күн мурунтан әмне жаман болоруна узун талдоолор берилет.

Чыгыштын кээ бир ойчулдарынын этикалык окуусунун «алтын ортосу әмес, ал эми адамдын әң мыкты сапаттарын чегине жеткире онүктүрүү жана ишке ашыруу Жецижоктун адептик идеалына айланат. Ушуга байланыштуу «булууга тийиш» жагында Жецижоктун жана башка демократ акындардын этикалык идеяларынын ортосундагы байланыштар дал ушунда түптөлөрү жөнүндөгү ой пайда болот. «Адам азыркы турумунан жакшы болууга тийиш».

Ушул тезис, түрүн өзгөртүү менен, дээрлик анын бардык чыгармаларында байкалат. Бирок анын кыйла мүнәздөөчү баалоолору стабилдуу бойдон калат. Ошентип, жалпыга милдеттүү жүрүш-туруштун идеалы Жецижокто каалай турган норма катары (тийиш болуучу формада жакталып отурган болсо да), адилеттүүлүккө умтулган аң сезимдин үмүттөрүнүн предмети катары көрүнөт. Бул аспекте акын тарабынан жалпы баалуулуктун жүрүш туруштук осуяттарынын калыптандырылышын

жана ырасталышын социалдык, экономикалык жана саясий жактан эзилип отурган аң сезиминин нааразылык көрсөтүүчү маанайынын айкындалышы катары көрсөтүүгө мүмкүн. «Түпкүлүгүн ойлогон, Тууган жерин коргогон» ишкердүү чыгармачыл адамдын сапаты катары бааланат.

Акындын чыгармачылыгында «ак ниеттуулуктүн» түшүнүгү адамдардын өз ара катнашууларынын адилеттүү нормалары менен байланышкан моралдык баалуулуктарды бекемдөөгө умтуулудан ажырагыс нерсе. «Ак ниеттуулуктүн» түшүнүгүн этикалык жагдайда «чындыктын» асылзат дүйнөсүнө тандык, акын аны социалдык эмес, этикалык жагдайда, инсандын адептүүлүгү катары карайт. Кара мұртөздүк, адамчылыктын жаралышын турмуштун запкысынан эмес, эгоизмден коргон.

Жеңижоктун этикасында асылзаттык ак ниеттуулуктен киинки моралдык сапат. Асылзаттык үчүн негиз, жогорку, ак соөктүк тегинен эмес, адамды баркташ баалоодон жаралат, акындын пикирине караганда, бай манаптык өнөкөткө жүгүнгөн адам татыктууну көмсингүйдөн, татыксызы көкөлөттүүдөн бурмаланган ырахаттануу сезимине ээ болот. Мына ушул өнөкөттү жөңүү үчүн Жеңижоктун адамдын жаратылышын даңзалоо дон келип чыккан кедейлердин абыири жөнүндөгү гуманистик идеясы кызмат өтөйт. Калыптанган адилетсиз тартипке карши маанайлуу болгон аң сезим гана кедейлердин адамдык наркы идеясын жаратуучу башкы күч эле деп ойлоо натуура болсо да, бул фактордун жагымдуулугун моюнга алуу керек.

Жеңижок өткөн замандардагы бири бирине жакындашуусу озунө замандаш коомдо жокко айланып дүйнөдө буюмдарга ээ болууга далbastoo менен алмашылганын кайгыруу менен баяндайт. Өзгөчө айрым жаштардын адамдардын улгайган муундары менен аралашууга болгон табиигы талабын баюуга умтулув төбелеп тепсөөде. Мындан жаш адамдар «ашкан жыргалчылык бирден-бир жакшылык» деп ырасташат, ал эми карыгандар үчүн бардык адамдардын жыргалчылыгы жакшылык. Карылар жаш адамдардын жүрүш турушунан кылымдар боюнша калыптанып сыйноодон өткөн адептик сапаттарды талап кылышкан.

Жеңижоктун бир катар чыгармаларын талдоонун негизинде «Айтамын санат тобуна», «Санат», «Терме» ж. б. мындайча тыянак чыгарууга болот: бир доордун моралдык тиректери, эгерде алардын ортосунда учун улагандык, турмуштук шарттар жана проблемалар жалпы болсо, башка доорго да жарамдуу болот. Оң сапаттар салыштырмалуу өз ара мамилелердин салыштырмалуу адилет нормативдерин конструкциялоонун

жана аталаардын моралын өз укуктарында калыбына келтирүү жолу менен ишке ашыруулары мүмкүн. Бирок «жаңы доорго» таандык болгон ар кандай коллизиялардын таасирлеринин на-
тыйкасында ата бабалардан, баалуулуктарынын жөнгө салуу-
чулары олуттуу бузулуга учураганда өз ара байланыш начар-
лайт. Кээде Жеңижок үрп-адаттар, салттар жүрүш туруштун реалдуу нормасы катары ишке ашырылышын каалайт. Акын-
дын чыгармачылыгынын ушуга окшогон мотивдери традицио-
налисттердин патерналисттик идеялары менен үндөштөт.

Адамдагы мыкты сапаттарды социалдык жактан бузулушун моюнга алуу менен, Жеңижок ошол убакта адамдын чөйрөгө фаталдуу көз карандылыгына ынанбайт. Чөйрөнүн бийлиги чектелүү. Кээде ал сапаттарга залалын тийгизип, тамырына бал та чабууга алсyz. Демек, азыркы терминология менен айтка ныбызда, инсандын жүрүш турушун социалдык жактан шарт-
талган чектерден ары чыгып кетүүгө кудурети бар деп түшүнө-
бүз. Белгилүү көрүнүштөгү мамилелерге аралашкан адам ти-
гил же бул социалдык таасирге туруштук берген сапаттарга ээ болот. Ошол эле убакта Жеңижок адам тарабынан өзүнүн кылъык жоруктарын, аракеттеринин тандалышынын мүмкүндү-
гүн мойнуна алат. Жоопкерчиликти тоотпоо — бул болсо та-
биятка каршы. Адам, албетте, табигаттын жемиши. Бирок жа-
ралгандан кийин салыштырмалуу эркиндикке ээ болуп, ал ой жүгүртот, ал туура иш аракеттениши мүмкүн, бирок жаңылы-
шы да ыктымал. Муну учун ал өзү жоопкер.

Бир катар ырларында Жеңижок аксакалдардын ақыл на-
сааттары жалпыга милдеттүү түрдө баалуулук сапатында ка-
был алынып, жүрүш турушту жетектейт деген идеяны онүктү-
рет. Бирок ошол эле убакта ал улуу муундагы адамдардын пи-
киринин уникалдуулугун дегеле абсолютшырбайт. Акындын пикири боюнча даана идеялардын жоктугу бул адамдардын жүрүш турушун кыйла кыйын абалга душар кылган.

Акындын этикалык көз караштарында аялдар маселеси маанилүү орунду ээлейт. Белгилүү болгондой, кыргыздын демократ-акындарынын чыгармачылыгында адамдын баалуулу-
гунун проблемасы үй-булөлүк нике проблемасы менен ажыра-
гыс биримдүүлүктө каралып келген.

Жеңижоктун «Санат», «Накыл кеп», «Насыят», «Үлгү ыр-
лар» жана башка ырларында коргоо менен коомдун патриар-
халдык-уруулук укладынын кесепеттүү залалдары сындалып,
четке кагылат. Ушул жагдайга негизделип, ал замандаштарын
бириңчи кезекте аялды кемсингин адаттардын эскирип жара-
бай калган нормаларынын таасиринен өзүлөрүнүн сезимин

сактоого насият айтат. Куран менен шарияттын аялдарга карата укукка туура келбegen мамилелерине карабастан, кыргыз элиnde аял-энеге, аял-курбуга сыйлоо мамилеси дайыма сакталыш келген, бул оозеки чыгармачылыкта өзгөчө чагылдырылган болчу. Орто Азиянын отурукташкан калкташынын аялдарына салыштырганда кыргыз аялы жана ошондой эле казак аялы, салыштырмалуу дурус шарттарда жашашкан: «ал жалгыздабастан, бетин жаппай, көпчүлүктүн арасында эркин жүре берүү укугуна ээ получу.

Бирок кыргыз аялы бул артыкчылыкты дайыма жана бардык жерде эле пайдалана алган эмес. Бул баарыдан мурда эркандай катмарчаларда аялдын абалы кыйла бирдей болбогондугунан, жана «төмөндөгүлөр» менен бай манаптык чойрөлөрдүн үй-бүлөлөрүндө эркектердин аялдарга карата көз кашаштарынын, мамилесинин айырмачылыгына жарашиб болгон. Жеңижоктун сүйүү лирикасы социалдык мааниге ээ, анткени ал бүтүндөй жаратылыши боюнча жаркын жана кубанычтуу сезим байлардын дүйнөсүндө бактысызыдышка айланат. Зомбулук оз эркиндигин коргоонун устунөн зордук кылуу патриархалдык-феодалдык моралдын көз карашынан бирден бир адилеттик катары бааланат. Акындын бул маселе боюнча айрым ойлору уруучулуктун психологиялык негиздерине байланышса да, өзгөчөлөнүп турат. Аларда күйөөнүн деспоттугу четке кагылат.

Акындын чыгармаларында дыйкан үй-бүлөсүнүн жашоо тиричилигин, ой санаасын, арманын сүрөттөөгө көп көнүл болунгөн. Анын түшүнүгү боюнча үй-бүлөнүн идеалы аялда эзу нүн жеке абиирин сактоонун назик жана мәэлүн сезимин ойготуу жана этияттык менен өнүктүрүү тарбиялоонун эң маанилүү жана өтө эле кыйын милдеттери. Акын аял эркек бир катарда турган жан жолдош. «Үй-бүлө», «Жаман катын» деген ырларында жупуну адамдардын өз ара жүрөкту элжиреткен камкордуктарын сүрөттөп, эч кандай турмуштук синоолор буза албай турган сүйүнү даңазалайт. Жеңижоктун аялдын сулуулугу жөнүндөгү элестөөлөрү Токтогулун көз карашы менен окшош. Ушул элестөөлөргө ылайык сүйүү сулуулукту билип туюну камтыйт. Бирок Токтогул да, Жеңижок да аялдын адепттик наркына чечүүчү маани беришет. Аялдын сулуулугу анын сырткы жагымдуулугунда гана эмес, ошондой эле анын рухий адепттик деңгээлинде. Адамгерчиликтуу, меймандос жана негизгиси, үй-бүлө чарбасын жүргүзүүгө жөндөмдүү аял сулуу деп эсептелет. Ушундай көз карашты тутууда Жеңижок, балким, сулуулукту дыйкандарча түшүнүүгө негизделесе керек.

Патриархалдык-феодалдык коомдун кебелбес моралдык жоболорунун бири «ата эне эрки» болгон да, ошого ылайык уландар менен кыздар жалаң гана улуулардын көрсөтмөлөрү боюнча никеге жыгылышкан. Бул учурда ата энелерди жаш эрди катындын биргелешип жашоосу әмес материалдык төп келишүүсу толкундаткан. Көп учурларда Жецижок күндөлүк турмуштук жагдайларда улуулардын пикиринде биринчиликти баса белгилегенине карабастан, анын дүйнөнү түшүнүүсу үчүн салтык, андан да бетер авторитардык ой жүгүртүүнүн консервативдүүлүгү таандык әмес. Ата энелердин деспотизимине каршы чыгып, акын өзүнүн балдарынын үй-бүлөлүк турмушун жөнгө салууда артыкбаш регламентациялоо эркти тушап, жаштардын сезимдерин жакырлантарына негиздеген. Бул адамдык потенциалдарды жана керектөөлөрдү өнүктүрүүгө әмес, аларды чектеп, басыннат. Ошондуктан патриархалдык үй-бүледө ата-энелердин бийлиги белгилүү даражада чектелүү болушу жөнүндө пикирди айтуу менен акын аталар менен балдардын өз ара мамилелери эки тарапка тек жагымдуу негизде түзүлүшүн каалайт. Өзүнүн «Үй-бүлө», «Жаман уул; жакшы уул» ж. б. ырларында Жецижок моралга каршы көрүнүштөрдүн пайда болушундагы улуу жана жаш муундардын жолун мурас тоонун начарлап кетишин капалануу менен тактап айтып, ададар аралык мамилелердин бузулушуна өзгөчө маани берген. Айрым ата-энелер изгилик же изгилий жоруктарды жасоо бирден бир жакшылык же жакшылыктын эң мыкты түрлөрүнүн бири экендигин түшүнүшпөгөндүгүнө кейиген.

Улуулардын айтканын аткаруу, аларга кызмат кылуу жана сый көрсөтүү жаштардын күндөлүк турмушунун законуна айланууга тиши. Бул насияттар Жецижок ата энелердин балдарына карата милдеттерин аныктаган жерлерде өтө эле айкын чагылдырылган. Акындын пикири боюнча балдарды адептик тарбиялоо үчүн жоопкерчилик ата энелерге таандык болот. Бирок кээде, негизинен жакшы балдарга көңүлкош, ал тургай эгоист аталар каршы турушат. Мындай учурларда улуулар балдарга начар таасир тийгизишет, бирок башкача да болот. Мындай таасир ак ниет эмгек менен жашаган ата энелерге таандык. Наристеликтин символу болгон балдар—улуулардын сынчылары, күзгүсү. Алар адамга жасаган мамилелири аркылуу өзүлөрүнүн адептик сапаттарын жаңылbastan аныкташат.

Жецижокто достук идеялары анын этикасынын негизги өзөгү болуп саналат. Өз элинин кебелбес патриоту катары чыгып, акын ошол эле убакта ар түрдүү улуттагы адамдар-

дын өз ара этникалык мамилелеринде гуманисттик элементти калыбына келтирүүгө умтулат.

Жеңижоктун патриотизминде элди тарткан бир нерсе бар. Катардагы кыргыздын патриотизми кээде жердештикке, «кичи мекенинин» курч өнүккөн сезимине — өз жерине жакын болсо, акындын патриотизми бүт жердештерине, «камырабаған кыргыздарга» таралат. Ага туган жерине, анда болуп жаткандын бардыгын чын жүрөктөн сүйүү таандык, бирок ошол эле убакта улуттук патриотизмдин идеясына келишпеген Жеңижок элдердин достуғунун идеясын әмгекчил кыргыздардын кылымдардын терецине тарыхый сүңгүгөн осуятын үгүттөгөн.

Кыргыздардын көп кылымдык тарыхы күбөлөндүргөндөй, алар өзүлөрүнүн жашоо иш аракеттеринин ар кандай баскычтарында аздыр же көптүр даражада башка элдердин таасирин башынан өткөрүшкөн. Алар кошуналарынын социалдык-экономикалык тажрыйбасын үйрөнүшкөн, рухий салттардын айрым элементтерин өздөштүрүшкөн. Ушундай катнашуунун ар түрдүү чөйрөлөрүндө өзүлөрүнүн жаратылыштары боюнча бир катар тышкы улуттар аралык кубулуштар пайда болгон.

Кыргыздардын рухий турмушунда көптөгөн элдер менен катнашуусу канчалык позитивдүү из калтырганын айкындоонун зарылдыгынан тышкары эле, ага казак жана өзбек маданияттарынын тийгизген таасирлери теңдешсиз деп айтсак ыктымал. Бул маданияттардын кыргыз урууларынын тарыхындағы ролу жөнүндөгү элдик көз караштар Жеңижоктун улуттар арасындағы мамилелеринин проблемасы боюнча жоболорунун идеялык негизи болду.

Кыргыз казак жалпылыгынан ар түрдүү формалары Жеңижоктун аң сезиминин процессине белгилүү таасир тийгизгени шексиз. Бирок бул процессте кыргыз акынынын казак ырчылары менен түздөн түз контакттары жетектөөчү роль ойногон. Ошондуктан өзүн кыргыздардын гана эмес, ошондой эле казактардын да сүйүктүү акыны деп айтууга толук негизи болгон. Чындыгында эле, озүнүн мазмуну боюнча терец интернационалдуу болгон анын ырлары казак жана кыргыз элдеринин ээзилген катмарларынын түпкү кызыкчылыктары бирдей төң даражада чагылдырылган. Жеңижоктун дүйнөгө көз карашынын калыптанышы казактардын рухий баалуулуктарын белгилүү интерпретациялоо жана тандоо жолу менен жүрүп отурган. Балким, дал ошол себептен ал казак элинин маданиятына, турмуш тиричилик салттарына карата баа берүүчү пикирлерин кыйла чечкиндүүлүк менен айтууга мүмкүндүк түзөт.

Рухий турмушта өзүнчө калыптануусу кейип өзүн өзу чектөө жана обочолонууну сактоо аркылуу эмес; башка маданияттар тарабынан топтолгон бардык байлыктарды туруктуу жана талапкердик менен түзүлөрүнө Жецижок ишенген эле. Мындай байлыктарды түзүүдө ал казак ақындарынын чыгармачылыгына өзгөчө маани берип, алардын кыйласын өзүнүн наасатчылары же жан жолдоштору катары баалаган.

Жецижок үчүн катардагы казак адилеттиктин инсаны, анын карама каршысы султан чыгыш деспотиясынын адамга карши маңызынын көрүнүшү. Мындай сослевиелик персонаждаштыруу ақынга бир катар чыгармаларында жакшылык менен жамандыктын абстрактуу түшүнүктөрүн эмес, ал әми конкреттүү эки келишпес дүйнөнү карама карши коюп көрсөтүүгө мумүндүк берет. Анын чыгармачылыгында кыргыз мараптарты гана эмес, казак мараптарты да улуттук аразданууну ар кандайча тутандырышып, этникалык мамилелердин чейрөсүнө социалдык артыкчылыктын же кемсингүүнүн сезимдерин тацуулашкандыгын баса белгилеген. Кээде Жецижок кыргыз менен казактар жөнүндө бир улуттук жалпылык катары айтат. Бул кыргыз жана казак элдеринин достуругу метафизикалык түшүнүлөт: реалдуу экономикалык-социалдык жана саясий мамиледен тышкары туболук, табиигы сезимдин көрүнүшү. Ошол эле убакта эмгекчилердин ортолорунда касташуу мүмкүн эмес экендиги жөнүндөгү пикирди ырааттуу откөрүү менен, ал мараптарты менен султан кан-жаны жагынан туугандаш калкташтардын ортосунда достукту түзүүгө жана бекемдөөгө бөгөт экендигин туура жандырган.

Кыргыз элинин жыргалчылыгынын жогорулашынын шарттарынын бири катары ал мээнеткеч калктын кошуна өзбек эли менен тынчтыкта жана достукта жашоого умтулууларын колдоону эсептеген. Кыргыз жана өзбек элдеринин ортосундагы рухий байланыштар кылымдардан берки жана бай тарыхка ээ экендигин белгилей кетүү керек. Эки элдердин ақындары менен ырчыларынын әтикалык идеяларынын боордоштугу көбүнеше ушуну менен шартталган. Мындай рухий тууганчылыктын айкындалышы Жецижоктун «өзбек туугандарга» карата интернационалдык сезимдеринде айкын көрүнөт. Бул учурда өзбек улутун көкөлөтүү менен кыргыз ақыны анда эгоисттик эмес, альтруисттик умтулууларын өзгөчө бөлүп чыгарат.

Жецижок айрым ырларында дыйкан өзбектердин эмгекти сүйгөндүгүн тоолук адамдын капарсыздыгына каршы

коёт. Кыргыз жана өзбек калктырынын эмгекчилеринин ортосундагы достукту бекемдөөгө манаптар кандай болсо, бектер да ошондой эле бардык чараптар менен тоскоолдуң кылыш жа-тышкандарын байкайт. Ошондуктан боордоштуку чындоо жөнүндөгү өзүнүн үндөлөрүн түздөн-түз эзилгендерге багыттайт. Ошону менен бирге ал кыргыз жана өзбек әлдеринин ортосундагы достук мүлктүүлөрдүн эркине жана каалоосуна карабастан, келечекте бекемделерине бекем ишениген. Айрым учурларда Жецижокто өзбек коомчулугунун кээ бир өкүлдөрунун ишмерлигине карата мыскылдуу баа берүү жолугат. Бирок бул мыскыл өзбектердин бардыгын эмес, анын социалдык сапат катары соодагерлик рухун алым жүрүүчүлөрдүн бетин ачат. Ырас, кезек кезеги менен ал «соодагерлер» материалдык жыргалга алыш келерине жол берет, бирок буга рухий жагынан жоготуунун баасы менен жетишилерин айтат.

Жецижоктун интернационалдык идеяларын баяндоону аяктап жатып, ақындын орус, казак, өзбек калктыры менен достук жөнүндөгү чакырыктары көбүнчө ошол убактагы Орто Азиянын әлдеринин социалдык-экономикалык жагдайларынын ошоштугу менен алдын ала шартталганын көрсөтө кетүү керек.

Бардык моралчылар адамды баалоодон кыя өтүшпейт. Бирок кээ бирөөлөрү аны бүтүнгө баш ийген бөлүк катары карашат. Жецижокто адамдын накта өзү баалуу. Адам кандайдыр бир социалдык, сословиелик же конфессионалдык топтун өкүлү катары эмес, ал адам катары баалуу. Жана «бардыгы адам менен байланыштуу». Адамдын бардык буюмдардын ченими жөнүндөгү. Протагордун атактуу сентенциясына окшоп, бул тезис кыргыз ақыннынын этикалык көз караштарын калыптандырууда маанилүү ролду ойноду.

Адамдык аракеттин тарыхый убактылуу мүнөзү баарыдан мурда анын детерминациясынын өзгөчө мүнөзүнде реализацияланат: мында аныктоочу факторлор кыйла даражада аксакалдардын ой пикирлерине таандык. Жецижоктун идеялык жоболору ақыркы дүйнөгө көз караштык шилтемелерде гана жыйнакталbastan, алар конкреттүү турмуштук кызыкчылыктардан жана керектөөлөрден келип чыгышкан баалуу багыттоо лорду өздөрүнө камтып турушат. Ақындын адептик кодекси замандаштарына етө жогорку талаптарды коюп, аларды баатырдык менен өзүлөрүн курмандыкка чалууга даяр турооға үндөгөн. Ошол эле убакта ақын социалдык деңгээлдердеги моралдык тиректердин салыштырмалуулугун белгилеп, бул процессти адамдардын эрки менен каалоолоруна көз каранды

эмес деп эсептеген. Жеңижоктуң этикалық идеалдарының бири—жупунулук жөнөкөйлүк, байлыкка, негизсиз даңқа жана урматтоого көңүл кош мамиле жасоо. Анын насияттары да уккандарга жупуну, бирок баардуу турмушка жетишүүгө жардам берүүгө багытталган. Акындын баамдашында оокаттуулар башкалардын турмуштук керектөлөрүнө зыян келтируү менен өз жыргалчылыктарына умтулушкан эгоисттик маанайдалы аадамдар, ченемсиз байлык алардын рухий жакырдыгын төбелеп төпсөйт.

ЖЕҢИЖОКТУН ДҮЙНӨГӨ КӨЗ КАРАШЫНЫН СОЦИАЛДЫК-САЯСИЙ АСПЕКТИСИ

Жеңижоктун чыгармачылыгындагы эң маанилүү өзгөчөлүк эл менен ажырагыс байланышта болуп, анын кызыкчылыгына кызмат кылгандыгы. Акындын көптөгөн чыгармаларынын маңызы—патриархалдык феодалдык тартиптин кесептерин социалдык адилетсиздикке карши нааразылыкты, адилеттүү турмушка умтулууну чагылдырган.

Коомдуб социалдык топторунун аркыл кызыкчылыктары ар түрдүү формаларда сезилип аңдалышат жана идеяларда жалпыланышат же социалдык сезимдердин, маанайлардын ж. б. көрүнүшүндө айкындалып чыгышат. Бул учурда күнде-лук жана эң жакын арадагы кызыкчылыктар кадимки аң сезимдин чектеринде туюлушу мүмкүн, түпкү кызыкчылыктар болсо, идеологиялык чөйрөдө гана теориялык жактан система-лаштырылган формаларда аңдалат. Идеологияда негизинен тап үчүн бутүндөй мунәздүү болгон мамилелер чагылдырылат, анын концепциялары кыйла туруктуу, кыйла максатка багытталган. Коомдук психология — бул ар кандай иреттеги, өз ара бири бирине сицишкен социалдык топтордун рухий турмушунун жыйындысы. Гносологиялык планда коомдук психология чагылдыруунун кыйла төмөнкү деңгээлине таандык болот, бирок анда топтун социалдык-экономикалык бытиеси өзүнүн түздөн түз чагылдырылышына ээ.

Жеңижоктун дүйнөгө көз карашында, ошол доордун кыргыз акындарынын көпчүлүгүнүн көз караштарындагыдай эле, кыргыз дыйкандарынын коомдук психологиясынын маанилүү концентрацияланган чагылдырылышы орун алды. Албette, чыгармачылык турмуштун индивидуалдуу өзгөчөлүктөрү Жеңижок тарабынан чындыктын чагылдырылышына белгилүү из калтырган, бирок акын замандаштарынын аң сезимине, эй тилегине караганда, айланадагы дүйнөнү, табигат менен каткашты көбүрөөк чагылдырган. Патриархалдык-феодалдык

түзүлүштүн шарттарында рацоналдуу интерпретацияга жөн-демсүз негизде чындыкты ой жүгүртүп билүү мүмкүн болбо-гөн. Акын кыргыз элинин прогрессивдүү ой пикирин социалдык керектеөлөрдү канатандыруу учун «замандын» рухий мурастарына кайрылуу аркылуу табууга умтулган. Же-ңижок да обочолонуп калbastan, ал да адамга, анын социал-дык турмушуна,» ажыдаар жыланга окшогон доордун» дүй-нөсүнө негизги көңүлдү бурут:

Ажыдаар жыландай
Арбап барат замана,
Бары-жокту жутунуп
Жалмап барат замана.
Кур турмуштун азабы
Артып барат замана.
Адамзат көп түйшүк
Тартып барат замана

(«Жеңижок» 172, 174-б.)

Жеңижоктун саясий идеяларынын алгачкы негизи ошол эле кол шилтеп салбас «элдин кайгысы жөнүндөгү жан ачыткан маселе» болгон. Мындай жолдоочулук Жеңижок өзүнүн социалдык-саясий көз караштарына таянычты баарыдан мурда заман салтынан издегендиги менен шартталган. Экинчи жактан кыргыз акындары салтка айланган оозеки чыгармачылыктын шарттарында жазма адабияттын авторлоруна кара-ганды өзүлерүн өздөрү айкындоого азыраак мүмкүнчүлүктөр-гө ээ болушкан. Ошону менен бирге XIX кылымдын аягында-гы жана XX кылымдын башындағы өзгөрүп калган тарыхый шарттарда Жеңижок акылдынын жана талантынын сейректи-гине байланыштуу эпигондук ырчыларды кайталоого барган эмес: ал ошол убакта түзүлгөн социалдык-саясий жагдайды өз алдынча ойлонуштурууга, чечмелөөгө аракеттенген.

XIX кылымдын аягындағы жана XX кылымдын башталы-шындағы кыргыз коомунун коомдук-экономикалык түзүлү-шундө негизинен турмуштун феодалдык укладына мүнөздүү белгилер өкүм сурғөн. Бирок феодалдык мамилелер турмуштиричиликтин патриархалдык-уруулук формалары менен ажы-рагыс байланышта чыгышкан. Бийлөп турган феодалдык аристократияны жергебизде ар бир уруу тукумдук жалпылыктын башында турган манаптар түзгөн Манаптар менен катар эксплуататордук катмарчаларга таандык бийлер адат боюнча сот милдеттерин аткарышып, өзүнүн мурдагы күчүн жогото башташкан. Кыргыз айылдындағы мүлкүү байлардын тобу әмгекчилерге үстөмдүк кылышып зордук зомбулукту жургү-

зүп турушкан. Эксплуатациялануучу эмгекчи мәссасы төмөнкү категориялар бойонча айырмаланган: кедей-кембагал, орто чарбачыл, жалчы-жалданма. Кыргыз жеринин түштүк райондорунда отурукташкан айылдарда ит үстүнө минген кедейлер чайрикерлер да болгон.

Феодалдык-уруучулук ак сөөктөр тарабынан общиналык жерлерди бийлөө укугун зордук менен ээлеп алуу эмгекчилерди иш жүзүндө жер чарбасынан ажыратып, жер үчүн күрөштү курчутуу жана калктын кецири катмарын уруу тукум аралык талаш тартыштарга тарта баштаган. Үстөмдүк кылуучу таптардын өкүлдөрү көп учурларда өзүлөрүнүн бийлиги астында болгон уруунун ичиндеги таптык күрөштүн мизин башка урууларга каршы ийгиликтүү багытташып, ушундай жол менен эмгекчил калктын өзүнүн оолактаткан. Кыргыздардын жайыттык көчмөн общинасы экономикалык шарттардын таасири астында бара бара эволюцияга дуушар болуп отуруп, аймактын Россияга кошулушунан кийин кантсе да жалпысынан капиталисттике чейинки структуранын негиздерин сактап калган.

Тигил же бул жамаатка киришкен адамдардын бири бириин мамилелеринин негизинде белгилүү көрсөтмө жоболор, нормалар жана турмуштук баалуу багыттоолор бар. Алар болсо адамдын аң-сезиминде коомдук мамилелердин жана анын ишмерлиги ошонун чектеринде жүрүп жаткан конкреттүү топтордун таасири астында калыптанышат. Кыргыздардын уруулук жалпылыгынын кичи тобунда, социалдык системанын ар кандай тобундагыдай эле, анын элементтеринин ички байланыштары, таасирге караганда көбүрөөк маанилүү ролду ойногон, ушунун өзү бул системанын бекемдигин камсыз кылган. Уруунун катардагы ар бир мүчөсүнүн үстүнөн татаал иерархиялык уюм басынтып турган: ар биринен жалпысынан камтуучу системасы менен кыцк этпестен макулдукуту талап кылган. Уруучул ячейкадан тышынан социалдык «биirimдиктин» боёмолоп көрүнүшү сакталганына карабастан, салттар менен осуяталган тууган туушкандардын байланыштары каттаал нормативдик система катары регламенттештирилип, аларга жүрүш туруштун жана ой жүгүртүүнүн милдеттүү буйрук катары катуу белгилеген статусун тацууллаган.

Айрым индивиддин жана уруулук жамаатчылыктын мындаи «ыктыярдуу дифференциялаштырылбагандыгынын шарттарында уруучулук турмуш гана мүмкүн болгон, ал эми уруунун ар бир мүчөсүнүн аракетинин көрүнүшү жана ой пикири

«жамааттык» гана болушу мүмкүн эле. Жалпысынан патриархалдык институттар экономикалык мамилелердегиге караганда, рухий турмуш жагында кыйла туруктуу болуп чыгышкан. Алар айылдын чарбалык турмушунда иш жүзүнө келгенде феодалдык институттар менен туташып кетиши. Ал эми идеологиялык түшүнүктөрдүн, укук мамилелеринин, моралдык нормалардын, адаттык жоболордун системасы, уруу тукумдук структуранын реликтилери катардагы кыргызда—жамааттыктын мүчөсүндө бай манап менен төндик жөнүндө, алардын кызыкчылыктарынын жалпылыгы жөнүндө куру кыялдуу түшүнкүтү жаратышып, социалдык күчтөрдү жиктөөнү кыйындана-кан эле.

Ар түрдүү, көбүнчө такай карама каршы социалдык жоболордун; таптык багыттануулардын кагылыштары уруулук башталыш менен жаап жашырылып турғандыгы шарттарда аздыр көптүр айкын позицияны ээлөө жөнөкөй нерсе эмес болчу. Акындардын көпчүлүгү коомдун антагонисттик бөлүнүшүн өздөрүнчө элестете алышкан да эмес. Бул жагынаан Жеңижок артыкчылык менен айырмаланып, ал доордун олуттуу конфликттеринин сересинде адам менен коомдун ортосундагы кайгылуу карама-каршылыкты корсотө алган.

Бирөөгө кең, бирөөгө
Тар экенсиң замана,
Бирөөгө жок, бирөөгө
Бар экенсиң заамана,
Бирөөгө бак, бирөөгө
Зар экенсиң, замана.
Бириин кордоп, бирөөсүн
Мактап келдиң замана.
Бириин атып, бирөөсүн
Сактап келдиң, замана.
Бириин суукка-ысыкка
Кактап келдиң замана.
Атанин уулун ачкадан
Карыштырдың замана
Ар жерге айтып жүрүүгө
Намыс кылдым, замана.

Коомдордогу топторду мүнөздөө үчүн ал «бай», манап», «кедей» деген сөздөрдү колдонот. «Кедейлер» деген түшүнүктүн астына ал дайыма байлардын «жардамына» кайрылууга аргасыз болушкан, жашоо үчүн эц минималдуу каражаттары бар, эксплуатацияланып жаткан чарбаларды билген. Мында

Чындыктын белгилүү үлүшү бар деп айтсак болот. Чындыгында келгенде, өндүргүч каражаттарынан толук ажыратылган кедей, деп негиздүүлүк менен эсептеген бай, — феодалдык эксплуатация учун жараксыз объект, мына ошондуктан «жакшылык кылып», айылдаштарынын чарбаларын жакырчылыктын чегинде колдоп турган, бирок биротоло жакырланууга бербекен, анткени бул өзү үчүн дээрлик куру бекер жумушчу күчтү сактап калууга мүмкүнчүлүк берген.

Жеңижок адаттагыдай бай деп бардык ири мал ээлерин айтат. Бирок XIX кылымдын аягынын жана XX кылымдын баш жагынын байлары эми ири мал ээлери гана эмес, ошондой эле соодагер, ишканы ээлери, суткорлор катары да элди эзип, соруп келишкен. Алар кошумча продуктуну өздөштүрүшүп эксплуатациянын феодалдык формалары гана эмес, көз каранды кылуучу карыз берүүнүн жардамы жана букаранын ичинен жумушчу күчтү жалдоо жолун пайдаланышкан.

Байлардан тышкары байый баштаган бөлүгүнөн кыргыз айылында жаңы байлардын пайда болуу процесси башталган. дыгын Жеңижок туура байкаган.

Күч-кубаттуу бай-манап,
Күнүлөп жүрүп түгөтөт.
Дүнүйө малы колунда
Байларыңдын күчү өктөм.

Бирок, мындай «төмөнтөн жогору чыккандар», акындын пикири боюнча, өзүлөрүнүн байлыктарына чиренишип, өзүлөрүнүн тууган-туушкандарынын күндөлүк турмушуна белгилүү таасир тийгизишкени менен да, манаптарга айласыздан көз каранды болушкан.

Ак сөөктөрдүн катмарларын атоодо кыргыз калкынын арасында «манап» деген сөз пайдаланылган. Ошол эле убакта оозеки эл чыгармачылыгында «манап» деген сөз кээ бир дара жага чейин аракеттин деспотиялык көрүнүшү, зомбулук, ыраймсыздык жана зордук жөнүндөгү түшүнүктөрдү камтыйт. Жеңижоктун чыгармаларында да манапчылыктын маңызын түшүндүрүү артыкчылык кылат. Акын алардын зордук зомбулуктарын төмөнкүдөй сүрөттөйт.

Мылтыктын сынап түздүгүн,
Адамды аткан кутурса....
Адамды сайган байгеге,
Көпкөндүгүн карачы.

(«Жеңижок» 177-б)

Манап колукту үчүн акчалай жана мал менен «тогуздап» калып төлөгөндүгү белгилүү. Мындай аракеттерди ишке ашыруу максатында манаптар, эреже катары, өзүлорунүн жанында кошун кармашып, ал вассалдуулуктун негизинде өзүлорунүн көжөндарына кыргыздардын саясий турмушундагы үстөмдүк кылуучу абалды камсыз кылып турушкан. Манаптардын кубатынын бул механизми да Жеңижок тарабынан туура жандырылган. Манап чектелбекен бийликтеги ээ болгондугу менен үстөмдүк кылган.

Манапчылык менен байчылык теги жагынан кандай болсо, саясий салмагы жагынан ошондой эле өз ара азыраак айырмаланышкан, Жеңижок бай-манапчылыктын социалдык катмарчалар катары жалпылыгына көбүрөөк көңүл болөт.

Эксплуататордук коом өзүнүн маңызына туура келген салттарды жаратып, аларды синдирип жана адамдардын психологиясында бекемдейт. Ошентип, элдин ац сезимин ууландырып жана башын маң кылуу аркылуу үстөмдүк кылуучу таптардын жактоочулары зордуктоонун жана эзүүнүн саясатын акташат. Алардын күч аракеттери жашап жаткан түзүлүштүн ақыл эстүүлүгүн, бардык салттык көрсөтмөлөрдүң адилеттүүлүгүн кыңк этпестен таануунун рухунда төмөндөгүү лөрдү «көндүрүүгө» бутүндөй багытталган.

Негизинен бийликтердин өзүнүн үстөмдүгүн сактоо үчүн көптөгөн кылымдар калыптанган эки концепция бар: диний жана ак сөөктөрдүкү. Теологиялык көз карашка ылайык, социалдык адилетсиздиктиң жана массалардын азап чегип, кыйналышы «жараткандын эркине» жараша деген ой өнүктүрүлүп келген. Экинчи көз караш мүлкүүк теңсиздиктиң жана эзүүнүн орун алышын табигый көрүнүш катары кабыл алып, адамдар эң алгачтан эле өзүнүн теги боюнча жогорку жана төмөнкү топторго бөлүнүшөт деп ырастайт.

Социалдык адилетсиздиктиң диний концепциясын өзүнчө эле бир кыргыз айылында үгүттөөчүсү Нурмолдо болуп, Жеңижок да ошого каршы чыккан. Өзүнүн катардагы- кыргыз дардын кызыкчылыктарын атайлап эле мүлкүүлөрдүң жана дин кызматкерлеринин пайдасы менен айтышында Жеңижок жашап жаткан турмуштун укладынын чыныгы маңызын караңгылатууга умтулушкан, адамдардын мамилелеринин диний концепциясынын тарапкерлеринин саясий үмүттөрүн даана айкындайт.

Эгерде айрым сарай акындары артыкчылыктары бар таптардын көрүнүктүү өкүлдөрүн кезек-кезеги менен гана мак-

тап ырдап келишкен болсо, Нурмолдо сыйктуу диний ырчылар бай манаптарды ийне жибине чейин атап, көкөлөтө макташкан. Кедейлер менен байлардын жашап турушун актоого аракеттенишип, алар кедейлер жакырчылыктан ички көз карандысыздыкты сакташып турулары керек экендигин, кеделик байлык сыйктуу эле кемтик эместигин үйрөтүшкөн.

Бай-манапчылыктын айын апологеттери гана эмес, өзүлөрүнүн чыгармаларында элдин турмушун тилектештик менен сүрөттөп чагылдырышкан далай ақындар да коомду, анын жашашы социалдык бүтүндүктүн жана анын бөлүктөрүнүн даана милдет аткаруучу байланышы бар организм катары карагандыктарын белгилей кетүү керек. Алар тарабынан негизги адамдык укуктар жана милдеттер сословиелик-корпоративди рухта кабыл алынып жана кебелбес моралдык-укуктук тенденция менен негизделген. Бул көз караштан алганда коомдук организмдин милдет аткарышы сословиelerдин шайкеш өз ара аракеттенишүүлөрүнүн орун алышина негизденүүгө тишил болуп, алардын ар бири социалдык катуу иерархиянын чектеринде ошол көрсөтүлгөн салт аныктаган милдеттерди өз мойнуна ыктыярдуу кабыл алууга тийиш эле.

Жеңижоктун чыгармаларынын жалпы бир мазмуну боюнча жыйынтык чыгарганда дүйнөдө байлар жана кедейлер болбош керек. Адамдардын тенсиздигине зээни кейийт, терец ишеними боюнча «адамдар бүт төң жаралган». Бирок алгачтан келе жаткан тендик «эки кузгун кошулса, бечараны нарактап кабат кылган дүнүйөдө» ылайга тепсепет.

«Дүнүйө», «Замана», «Бай балдары» ж. б. ырларында социалдык адилетсиздиктин курмандыктарынын аянычтуу көйлөрлерин түзүү менен бирге, Жеңижок алардын азаптозокторун чогуу муңдашпастан кедейлерди кынк этпестен моюн сунуп, тагдырдын буйругу, маңдайга жазганы деп аракетсиз күн көрүшкөнү учун жемелейт. «Кемсингилген кедейлерди» мындайча сындоодон ар кандай социалдык кемсингилүүгө акындын жийиркеничтүү мамилеси байкалат.

Жеңижоктун көркөм-аналитикалык түзүүлөрү дайыма активдүү чабуулчу мүнөзгө ээ болуп келген. Ал социалдык тенсиздикти, ошондой эле тенсиздикти конкреттүү алыш жүрүүчүлөрдү, байлыкты гана эмес, жеке пайдакечтики көздөгөн ач көз байларды ашкерелеген. Акын учүн бай манап жөн эле патологиялык көрүнүш эмес, анын бүткүл турпаты, максаты, эмгекчил адамга каршы бурулган, дүйнөдө жакырчылыкты «бузулган кылымдын» адилетсиздиги деп эсептейт. Жеңи-

жоктун мындай ой пикирлери узак убакыт бою калыптанган социалдык жана идеологиялык стереотиптер менен кескин ажырымда болгон. Ошол эле убакта Женижоктун саясий көз караштарын да эмгекчи элдин эзүүчүлөргө каршы жаап жашырылбаган жек көрүүсү чагылдырылгандыгын белгилөө зарыл.

Томаяктардын зулумдардын зордук зомбулуугуна, социалдык—теңсиздикке жек көрүү добушу, кээ бир акындардын анын ичинде Женижоктун дүйнөгө көз карашы мотивдеринен кем калбайт. Мисал катары кошоктордун бириң келтируүгө болот.

1908-жылы Дыйканбай уулу Мырзабек налог төлөбөй жана манапка каршылык корсөткөндүгү учун Курман деген кедейди өлтүргөн. Өлүктүн үстүндө жесири Калый кошок кошуп ыйлап, кийинчирээк бул кецири элге таралган. Бул кыжырлануу бизге жөн эле жаны ачыган аялдын сөзүндөй көрүнөт, бирок өзүнүн жөнөкөйлүгүнө карабастан, алар дээрлик манаптардын зордук-зомбулуугуна каршы аң сезимдүү нааразылык. Дүйнөнү элдик кабыл алуу «социалдык турмуштун диалектикасы менен» байланыштуу, коомдук турмуш майдаланган бөлүктөрдүн мозаикасындай элестетилген, алардын өнүгүүнүн өз ара карым катнашын жана бирдиктүү багытын издөө курулай нерсе болор эле.

Дүйнөгө элдик көз караштан айырмаланып, Женижоктун саясий көз карашы турмуштун контрасттары менен толукталып, ой чабыттары философиялык багытта чеберчилик менен ырдалат. Эгерде элдик оозэки чыгармаларда социалдык көрүнүштөр жалаң гана жийиркеничтүү жорук катары айыпталса, ал мындай жоруктун себептерин коомдук жагдайдан издейт. Женижок учун, жамандык дүйнөдөгү карама-каршылыктардын айкындалышы: «турмуш жамандык эмес, жамандык турмушка айланып олтурат» — анын мазмуну боюнча да, көлөмү боюнча да олуттуу «Замана» деген ырынын негизги идеясы ушундай. Салыштырмалуу планда, демократ—акын Токтогул да, өзүнүн кыйла чыгармаларында эзүүчүлөрдүн атынан атап, зулумдардын кордугун иллюстрация катары, кайталап элдин көзүн ачкан, бирок ушуулардын бардыгы адилетсиздиктин булагын издөөдөн алаксыткан, Токтогулдан айырмаланып, Женижок феодалдык эксплуатациянын жекече алып жүрүүчүлөрүн эмес, социалдык көрүнүш катары бай-манапчылыкты бүтүндөй ашкерелейт. «Бай балдары» деген бир гана ырында айрым уруу башчыларынын ысмын атап, айбандыгын көрсөттөт. Ушул чыгармасында «байларды» жекече мүнөздөп, жал-

пы кедей-кембагалдардын рухий дүйнөсүнүн жогорулугуна жана бай-манаптардын ата бабадан калган шартты бузушкан-дигы үчүн күнөөлөп карама каршы коюунун формасына өтүп кетет. Өзгөчө белгилеп кете турган дагы бир жагдай. Кыргыз уруу башчыларынын ортолорундагы чыр чатактар жана тар-тышуулар адаттагы көрүнүш болгондуктан, башка уруунун манабынын беделин түшүрүү акындардын чөйрөсүндө да «ду-рус корунуш» катары эсептелген. Экинчиден, мунун өзү жал-пышынан ак сөөктөрдүн адамга татыксыз иштеринин айкын эле бетин ачууга мүмкүндүк берген. Жеңижок мындай мүм-күнчүлүктөрдү жан дили менен пайдаланган, ырларында бай-манапчылыкты социалдык сындоо уруулук сындан айкын эле артыкчылык кылат.

Жеңижок бир катар чыгармаларында кыргыз айылында анын патриархалдык турмуш тиричилигин бүлүндүрүп жаткан жаңы көрүнүштөрдүн бүчурлөрүн байкаган. XIX кылымдын аягында жана XX кылымдын башталышында капитализмдин айрым элементтеринин өнүгүшүнө байланыштуу Кыргыз жеринин айрым райондорунун экономикалык жактан салттык обочлонушунун деформацияланышы башталат. Дыйканчылык менен оокат кылган кедейлер гана эмес тоолуу жерлердин мал өстүрүүчүлөрү да товардык акча мамилелеринин өнүгүшүнө тартылышты. Кыргыз байларынын арасында Орто Азиянын, Батыш Кытайдын жана Россиянын рынокторуна мал саттуу боюнча ири соодагерлер пайда болот. Соодагерлик күч алып, акча мамилелери гана эмес, товар алмашуу да өнүгөт.

Көп акындардын чыгармаларында соода-сатыктагы акча мамилелерине көп көңүл бурушкан эмес, дүнүйөкорлуктун салтанаты деп эсептешип, татыксыз нерсе катары баалашкан, ата бабалардын салт санаасына жат болгон. Өз кезегинде бул ырчылар коомчулукта мурдагы баркын жоготушуп, өзгөрүп жаткан экономикалык жаңылыктарга ылайыкташа албай жаткан кыргыз аристократиясынын кызычылыктарын билдиришкен. Патриархалдык феодалдык коомчулуктун орноп калган ыраатталган системасына бүткүл жалпы көз караштардын милюн бербестен өзгөрүшүн өз көздөрү менен көрүшкөн, бай-манапчылыктын идеологдору баарыдан мурда элдин аң-сезимдиндеги дүйнөгө көз караштын башка багытка ооп кетишинен коркушкан.

Соода, акчага чексиз жек көрүү менен ыландашкан ырчылардан айырмаланып, Жеңижок бир катар чыгармаларында («Насият», «Дүнүйө», «Терме») акча чарбасынын зарылдыгын, табигыйлыгын мүнөздөйт. Акын көчмөн элдин үстүнөн болгон

соода зомбулугунун кемчиликтери кокусунан чыга калган «жаңылуу эмес, коммерциялык шылуундардын жекече зиян дуу аракеттери экенин айқындап ачууга умтулган. Бул кемтиктөр конкреттүү товардык—акча мамилелери менен пайда болгон. Акын бирок, жалпысынан товардык—акча факторлорун үстүртөдөн түшүндүрет. Алсак, сүткордун соода-акча мамилесиндеи ач көздүгүн, табигаттын күнөөсү деп эсептейт. Демек, ачкөздүк, пайдакечтик, ички сезимдер менен кошо жааралган, токтоолук, эстүүлүк гана аны басып, бүт бойдан адамды бийлеп алуусунан сактайт. Сүткорлукту жырткычтык менен, адамгерчиликсиз менен эзүүнү адилеттүү салыштырат, ыпластыгынан жийиркенет. Акча чарбасынын принциптеринин таасиригин терендешине жараша адамдын таламдашынын кызыкчылыктарынын түрлөрү да озгорот деп акын жыйынтык чыгарат. Арамдык менен жыйылган дүнүйө адамды көптүрүп, адамгерчиликті төбелеп-тепсейт.

Жеңижоктун бул божомолунда чындыктын үлүшү бар, чынында эле материалдык керектөөлөр үчүн эгоцентрикалык багыт ал эми рухий керектөөлөр үчүн болсо — соццентрикалык багыт артыкчылык кылат. Акчанын ченемсиз көбейүшү ичи тардыкты пайда кылат, байлык адамды тойбоско айланат. Соодагерлер дүйнөсү өзгөчө адилетсиз, акчасы көп азыраагын бийлейт, дүйнө жыюуну эңсеп, башы айлангандар акчанын үстөмдүгүндө калышат. Жеңижок ырларында акчаны адад эмгектенген мээнеткечтердин таза ниеттерине дайыма карши турган кандайдыр кара күч деп баалайт.

Сүткөр материалдык жагынан бай, бирок ички дүйнөсү жакыр бир бечара, ак ниеттүү мээнеткечтерден оолак, анткени алардан пайда чыкпайт. Ушундай ишенимге ынанышкан артурдүү багыттагы кыргыз ырчылары соода-акча дүйнөсүнүн залынан куттууунун жолдорун ар кимиси өз алдынча издешкен. Өткөндү эңсеген консерваторлор акча балээсин жоготушуп үчүн кылымдар бою сыналган салт санааны — «ата бабалардын демократиясын» карши коюуга аракеттенишет. Алар кыргыздар патриархалдык турмушка табитин жоготушуп, өз абийири нин сезиминен ажырап жатышат деп ырасташкан. Соодагерчиликтин чириген негизинин максаты пайдакорлук жана баюу. Жеңижок да ушул парадокстуу дүйнөдөн куттууунун амалын издеген. Анын пикиринче, сүткордун акча топтоочулугуна кедейлер да байлык топтоо менен жооп берүүлөрү зарыл.

Токойго койду уйургуң,
Токтусун базар кийиргин.
Чарбакка койду уйургуң,
Чарысын базар кийиргин.

(«Женіжок» 143-б.)

Мындай дүнүйө топтоочулук алардын укуксуздугунун психологиялык компенсацияланышынын иштиктүү формасы болууга тийиш. Бирок Женіжоктун мындай чакырыгы товардык-акча мамилелери менен иши болбогон кыргыз коомуунун белгилүү белүгүндө реалдуу негизге ээ боло албаган.

Кыргыз коомунда товардык-акча мамилелеринин бүлүндүрүүчү учурларын гана байкаган акын, ээ негизгисин — аймактын экономикалык турмушундагы кээ бир жагымдуу жылыштарды баалай алган эмес.

Кубанткан акча-сом менен.
Кор дүнүйө курсун.

Атап айтканда, кыргыз жеринде кеңири тараала баштаган соода-сатык айылдын бөлүнүшүнө көмөктөшкөнүн, жок нерсеге ишенген уруу мүчөлөрүнүн ац сезиминде белгилүү жактоо ну жаратканын бир урууга тийиштүү аймакты. ааламдын чеги катары эсептеген караңгы элдин ац сезимине акырындык менен бүлүк саларын түшүнгөн эмес. Булардын баарын адилеттүү актоого болот. Мисалы, психологиялык эмоционалдык план да товардык -акча мамилелерин жактырбоо жашоо тиричилик ке тийгизген таасирин толук ойлонуп, түшүнбөгөндүк менен шартталган. Белгилүү болгондой, адам өзү түзгөн баалуулуктарга салыштырганда етө эле жай өсүп өнүгөт. Экинчиден коомдо жаңыдан бүчур ачып, толук жетилип, орной элек нерселер акындын көркөм ой жүгүртүүсүнде изилдөө көркөм материал катары пайдаланышы керек эле. Жалпысынан чындыкты көркөм материал катары пайдаланышы керек эле. Жалпысынан чындыкты көркөм кабылдоо логикалык кабылдоодон турмуштагы айрым көрүнүштөргө көңүл буруп бирок алардын коомдук маанисин изилдеп түшүндүрүүгө билиминин жетишпегендиги менен айырмаланат.

Женіжок өзүнүн чыгармаларында антогонисттик коомдо түбөлүктөн келе жаткан — адам жана бийлик проблемасын философиялык ой жүгүрттүү аркылуу эмес, конкреттүү кыргыз калкынын турмуш-тиричилигиндеги фанктылары чеберчилик менен кеңири колдоонун негизинде түшүндүрөт. Бийликтердин зордук зомбулугу байкабаган жаңылыштык эмес, кызыл камчы менен адамдардын психикасына таасир этишкен адепсиздиктин **пакта ачык көрүнүшү**. Акындын сатиравында аш

керелөөчү ырлары жергилиттүү административдик бийликтөрдин конкреттуү өкүлдөрүнө багытталып, ушу социалдык мазмундуулугу жана чынчылдыгы өзгөчө артууда.

Жергилиттүү административдик бийликтин туура, билгичтүк менен сыйndoо, бай манапчылыктын элпек куралы катары бетин ачууга чейин жеткирилген сын жана «адилемдүү башкаруу нун» зарылдыгын танууну талап кылуу Токтогул. Тоголок Молдо жана Жеңижок сыйктуу акындарды биринчирип, дүйнөгө көз караштын платформасы болгон. Мисалы, Токтогул «Эшen калпа» деген ырында, болуштун образын таш боорлугун ырайымсыздыгын, гумандуулуктун кандайдыр бир белгиле ринин жоктугун, өзгөчөлөп көрсөтүү менен, тескери мунөздөмө берген. Ошол эле убакта даражага кулдук уруу, жагынуу, кошоматчылык жана кошокорлонуу болуштун кызмат абалы менен шартталганын жана тарбияланганын көрсөтөт. Токтогул дун пикири боюнча болуш бир жагынаа феодалдык ак сөөктөрдүн жана падышалык бийликтин ортосундагы далдалчысы катары чыгып, бир учурларда патриархалдык эски ата бабалардын жоболорун устарттык менен пайдалануу аркылуу уруу баш чысынын ролун амалкейлүк менен ойнот, башка учурларда полицейдин милдетин ынтаалуу аткарат. Болуштун бул белгилери анын пайдага паталогиялык ач көздүгү менен толуктатат.

Жергилиттүү административдик бийликтин окулдерүнүн социалдык жаратылышы Тоголок Молдо тарабынан да жалпы сыйнан туура айкындалган. Анын «Тезек-Тагай уругуна» деген ырында болуштардын бай манаптардын эркин түздөн-түз аткаруучулар катары бети ачылат. Болуштардын мителигин ма-зактап, айылдаштарынын эсебинен байыгандыктарын жана өзүлөрүнүн короо-малдарын көбөйтүү үчүн жердештеринин акыркы малын тартып алышаарын, болуш бийлик кылган жердин баарында элдин абалы оор, азаптуу экендиги айтылган. Ал эми коомдук милдет жөнүндөгү элес болуштардын оюна келбеген нерсе, кызмат алар үчүн кирешенин гана булагы чек сиз пайданын каражаты — Тоголок Молдонун «Чындык» деген ырындагы негизги ой мына ушул. Жергилиттүү бийлерди болуштарды, старчындарды жана административдик бийликтин башка өкүлдерүн сыйndoо Жеңижок элдик дүйнөгө көз караштан жана демократ-акындардын чыгармачылыгынан колдоо издегендиги байкалат. Төңсиздикке каршы жергилиттүү бийлерге элдин жек көрүүсүнүн өзгөчө күчтүүлүгү Жеңижокко айкын болгон. Болуштардын, ажылдардын социалдык системасын стабилдүүлүгүн колдоодогу прагматикалык иш-аракетте

ринин элге каршы маанисин әмгекчи массалар түшүнүшкөн. Ушундай жагдайда жергиликтүү административдик бийлик бай манаптардын колдоосуна таянышып, саясий жактан күчтүү болгондугу менен, тамыры кецири жайылбагандыгы боюнча абдан эле алсыз болуп чыккандыгы табигый нерсе.

Эмгекчи элдин жергиликтүү мамлекеттик бийликтин аппаратына жек көрүүсүн башкаруучу канкорлордун образы аркы луу да берүүгө жетишкен акын.

Бей бечара кыйналды,
Же калыстык жок бийинде.
Же талканы жок үйүндө.
Эл унутту жыргалды.

(«Замана» 175-б).

Эгерде өзүнүн чыгармачылыгынын башталгыч мезгилинде акын айрым болуштардын жана бийлердин кызмат ишин мыскылдоо менен гана сүрөттөп келсе, кийинчөрээк административдик бийликтин маңызынын проблемасы боюнча кээ бир жалпылоого чейин жетишип; ал—бай-манаптык зордукту колдоонун кесепетинен ушундай жыйынтык чыгарган. Ушундай бузулган шартта адил бай өзүнүн туушкандарынан да баш тартышы мунөздөлөт.

Улук адил болбосо,
Убара болот эл карып.

(«Накыл кеп» 129 б.)

Кыргыз жеринин алысды түштүк райондорунда болуштардын старчындарды жана башка кызмат адамдарын шайлоонун туура эмес тартибинин бетин ачып, тирешип күрөшкөн уруу баш чыларынын атаандашууларынын жүрүшүндө манаптар менен байлар ар кандай жаман-ыкмаларды колдонушканын капала-нуу менен белгилейт. Өзүнүн «Султан бийге» деген чыгармасында жергиликтүү бай кирешелүү болуштук жетекчинин ордун ээлеп алуу учун өзүнүн жатындаш инисин Сибирге айда-тып жибергенден кайра тартпаганын көрсөтөт. Бирок ошол эле убакта өзгөчө социалдык көрүнүш болгон административдик законсуздуктун спецификалык маңызы Женижок тарабынан анын конкреттүү айындалыштарынын жөнөөкөй кайталаныштары менен алмаштырылат. Кээде ал законсуздук учун күнөөнү жана жоопкерчилики көп адамдарга жүктөндүктөн чыныгы күнөөкөрлөр башкалардан айырмаланбай калат. Мындай же-тишкендиктерине карабастан, акындын старчындардын, болуштардын зордук зомбулуктары баарыдан мурда адамдын укуктарын бузуу катары каралышы жөнүндөгү идеясы өзгөчө баалуу нерсе. Бул учурда жергиликтүү бийлердин падышанын кол

доосунаң пайдаланганына карабастаң болуп жаткан окуялардын укуксуз эзүүнүн аягы да болорун эскертет.

Жеңижоктун чыгармачылыгына падышашылыкка каршы жаалдануу, кыжырлануу өзгөчө таандык. Падышалык бийлик тин өкүлдөрүнүн зулумдугу жана карапайым калкты жек көрүүсү менен кагылышкан акын алгачкы чыгармаларында аларды колониялык системанын маңызы менен түшүндүрбөстөн-айрым чиновниктер менен полицейлердин наадаңдыгы менен түшүндүргөн. Ошол эле убакта кээ бир учурларда ал колдону^п келген «падыша деген сөз көбүнчө абстрактуу мүнөздөлүп, айрым айткандары падышага каршы конкреттүү багытталбастаң, жалпы элө коомдогу жамандык сыйдалат. Бирок Жеңижоктун кийинки чыгармаларында («Жеңижок менен Эшмамбет», «Жеңижок менен Токтогул») элди эзин, азапка падышалык бийлик тин зордугу ашкереленет.

Ак карасын ылгабай.

Ак падыша Николай..:

• Ак падыша сурап сот болуп.

Ар күнү мылтык октолуп,

Асыл өмүр, гүлдөй жан,

Айдоодо журду жок болуп...

Кунадыр сурап сот болуп,

Күнүгө мылтык октолуп,

Күлгүн өмүр, гүлдөй жан

Күйүтө жанды жок болуп.. .

(«Жеңижок менен Токтогул» 109 б.).

«Ак падышаны» ачык эле залим деп атап, анын бийлиги менен кыргыз ак сөөктөрүнүн кызыкчылыктарынын жалпылыгын байкаган.

Өткөн кылымдын аягында бай манапчылык коомдогу абалын орус падышачылыгынын аскердик жардамына таянуу менен гана сактап калгыдай көз карандылыкка душар болгон. Ошондуктан кыргыз феодалдары өзүлөрүнүн бийлигин бекемдөө учүн падышалык бийликтин өкүлдерүү менен көбүрөөк жакындашуу максатында көп аракеттерди жасашкан.

Бирок падышалык бийликтин эзүүсү адам чыдагыс дараражага жетип, ал тургай бай манаптардын өкүлдөрүнүн айрымдары да колониялык тартиптерге нараазылык билдиришип, абалды өзгөртүүнүн аргасын издей башташат. Кыргыз феодалдарынын бул белүгү кыргыз коомуун социалдык күчтөрүнүн тирешин күрөшүнүн курчушун өнүгүүнүн диалектикасынын көрүнүшү катары эмес, тиги жат «орус падышасыны» кийлигишүүсүнүн натыйжасы катары кабыл алган. Кедейлердин нааразылыктарынын күчөшүнөн корккон байлар менен манаптар ак падышанын аскердик жардамынан ажырап калбоо учүн жергилик-

ТҮҮ калктын жерлерин бүт тартып алуудан кайра тарткан эмес. Демократ акын — Токтогул менен жакыныраак таанышуу Жецижокко анын монархияга каршы ой жүгүртүшүнүн кээ бир күчтүү өзгөчөлүктөрүн бекемдеөгө көмөктөшкөнүн белгилей кетүү керек. Анын колониялык саясатка каршы ачык эле чыгуусу бир тараантан, Токтогулдуң коомдук социологиялык идеяларынын, экинчиден тарыхый окуяларды жеke баалашынын негизинде жаралган.

Кубулуштарды бириндепей өз ара катнашында, татаал диалектикалык өз ара байланышында кабыл алуу жана сүрөттөө Жецижоктун жеke эч кимге салыштыргыс чеберчилиги. Акындын ак соектөр менен элдин ортосундагы өз ара мамилелерине курч кызыгуусу мына ушундан кийин келип чыгат жана Жецижоктун көркөм ой жүгүртүүсүндөгү түйүндүү темалардын бирине айланат. Эскини самаган ойчулдардын социалдык-саясий позицияларынын жалпылыгы жалаң гана социалдык түзүлүштүн салттарына жабышуусу аныкталбастан. Ошондой эле эмгекчи элге башынан эле теңсингеген мамилеси менен аныкталып келген. Ушуга карабастан алардын феодалдык аристократиялык реакция менен толук бирдей абалда кароо туура эмес. Бул позиция регрессивдүү болсо да, ар кандай зордукчу луктун саясий-идеологиялык стабилдештирилишин толугу менен кабыл алган багыт катары бааланбайт. Эл массаларынын социалдык-тарыхый процесске катышуусунун мүмкүнчүлүгүн мойнуна алгысы келбейт жана эскичилиkti болгонундай жаңыга жабыштырат, ал аз сандагы индивиддердин обочолонгон тобуна жана баш ийген караңгы массага иерархиялык болжуштуруү ар бир коомдук уюмдун кебелбес шарты болору же нүндөгү бай манаптардын феодалдык кыялдануулары ага таандык эмес эле.

«Элди бай манапчылык менен катар койгон феодалдыкты жактаган ырчылардан айырмаланып, Жецижок, тескерисинче эл деп кедейлерди атait.

Анын чыгармаларында эл социалдык түйшүктөр менен басынтылган жандык эмес, жаратуучу жаратылышка, табигатка жан киргизүүчү зор күч.

Замандар отот, эл калат,
Кандар отот, калк калат,
Укум менен тукумга.
Уланышкан нарк калат.
Канча заман отсо да.
Кадырланган салт калат.

(«Айтамын санат тобуна» 171-б).

Бирок кыйла учурда акын тарабынан эл реалдуу социалдыктарыхый организм катары эмес, ал эми топ тарабынан журуштуруштун бирдей нормаларын кабыл алуунун натыйжасында калыптанып түзүлгөн кандайдыр бир бүтүндүк катары түшүнүлгөн. Ошол эле мезгилде Жеңижок айрым уруу менен түкүмдарга майдаланып жиктешип кеткен замандаштары таламдарынын бир экендигин аңдап билбекендиктерине старчындар менен бийлер жеке өз оокат, тиричиликтери жөнүндө ойлошуп, басып, ичип, жеп, тоноп алууну көздөшөөрүнө чын ииетинен кейүү менен нааразыланган. Мисалы, түштүк кыргыздардын эки уруусунун араздашуулары эки тараптын тең курулай кан тогуп, ынтымактын ыдырашына алыш келерин белгилейт.

Айрым инсандын ички тилек-ииетинен жандуу кызыгууу жоготпостон. Жеңижок кийинки мезгилдеги ырларында жалны сынан кыргыздардын турмуш тиричилигине улам кобуроок кайрылат. Жеңижок кыргыз элинин кызыкчылыктарынын жал пылсыгын аңдаган бириңчи акын болгон. Мисалы, кыргыз элин даңазалоого анын «Айт, айт десе» деген ыры арналган. Салыштырмалуу плауда ал тургай Токтогул жана Тоголок Молдо сыйяктуу демократ-акындар кыргыздардын этникалык жалпылыгын белгилөө үчүн өз чыгармаларында көбүнчө кайсы бир конкреттүү уруунун наамын атап кетише тургандыгын белгилей кетүү керек. «Кыргыз» деп социалдык жалпылаштырылган термин алардын чыгармаларында жокко эс.

Эгерде демократиялык багыттагы акындардын чыгармаларында элдин өкүлдөрүнүн рухий сапаттары мүлкүүлөрдүү мителигине жалпысынан карама-каршы коюлса Жеңижоктун чыгармаларында «эл» жана «томаяктар» деген түшүнүктөрдү тактап чектөөгө аракет жасалат. Бул учурда башкы критерий катары жагдайларга кошулуу, ар қандай; ал тургай жашоонун эң эле адам чыдагыс шарттарына каршылык корсөтүү же ошого ылайыкташуу жөндөмдүүлүгү сунуш кылышат.

Демилгесиздик жана бошондук, убайым томояктардын рухий абалынын эң сонун мүнөздөмөсү. Жеңижоктун пикири боюнча элдин патриархалдык үрп-адаттарды кынк этпестен аткарышынын себеби, ал көпчүлүк учурда күнделүк тиричилигин ата ба-балардын осуяттарынын челине капитал алгандастыгында. Эл күчеп бараткан зордук-зомбулуктун эзүүсүндө қыйналып күн көрүүге умтулуусу, каалоосу жок, бардыгы басынган абалда. Ой жүгүрттүүсүз, жалаң үмүт каалоолор анын күнделүк кылыш-жоруктарын шарттайт. Бул дегеле ата бабадан калган көнүмүш шарт эместигин, акын түшүнгөн эмес, бул жакырчылыктын кесептенин. Белгилүү болгондой, ар қандай түрдөгү со-

Циалдык норма аң сезимдин элементи эмес, ал тийиштүү көз караштардын жана элестетүүлөрдүн белгилүү «материализацияланышы» болот.

Жеңижоктун философиясы — альтуристтик багытта. Ал адамзатка сый мамилени талап кылган. Анын жетектөөчү ой-пикири темөнкүдөй: эгерде адамзаттын бир бөлүгү түшүүк тартса, анда бул адамзат жаман абалда Токтогулдан айырмала нып, анын калкы ойлоно баштаган калк. Анткени, Жеңижокто эл наадандыктын, залимдиктин астында басылган. Адамдар да адамдарга каршы жана курчап турган дүйнө да адамдарга каршы. Натыйжада ички дүйнөнүн жакырдануусу, жеке жыргалчылыкка умтулуу. Ушулардын баарын чагылдыруу менен Жеңижок өз элин даңазалайт.

Түпкүлүгүн ойлогон,
Тууган жерин коргогон,
Түпкү атабыз кыргызыдайт.

(«Коргоол менен Жеңижок» 120-б.).

Ошол эле убакта ал элден көптү талап кылат. Атап айтканда, башка кызыкчылыктарга салыштырганда жалпы элдик милдеттин биринчилиги кебелес нерсе катары таанылууга тийиш.

«Эл-курмандык» Жеңижок тарабынан реалисттик планда берилет, бирок «эл- күрөшчү» кыйла күңүрт түшүнүктө. Айрым ырларында эл эркинен ажыратылган, мунун өзү акындын адамзаттын карым-катнашта, жанаша жашоого умтулушу жөнүндөгү оюна каршы қелет. Бирок бул жагындагы акындын ой жүгүртүсүнүн чектелгендиги кембагалдардын кылымдар бою иштелип чыккан дүйнөнү сезип түшүнүүсүнөн ажырагыс экеенин эстен чыгарбоо керек. Жеңижок «кедей-манап» оппозициясында эмгекчи элдин тарабында чечкиндүү туруп, анын дүйнөнү сезип түшүнүүсүнүн кандайдыр бөлүгүн өзүндө сактаган.

Адамдын келет ачуусу
Алдуусу басып алсызын
Кемсингит күндө ныктаса

(«Жер соорусу Аксы экен» 38-б.).

Жеңижоктун чыгармачылыгынын бүт маанайы бай манап ырчыларынын кыргыздардын башынан эл бөлүнбес социалдык-жалпылыгынын шайкештиги жөнүндөгү сандырактарын чоң көр көмдүк күч менен көккө чыгарат. Анын пикири боюнча, бай манапчылык жана кедейлер сыйктуу реалдуулуктун чөйрөлөрүнүн конфликтүү мүнөзү алардын биригүүсүнүн мүмкүндүгүн чөткө кагат. Акын тарабынан мындай идея 1898-жылдагы Айкыян көтөрүлүшүнүн мисалында айкындалат.

Бул көтөрүлүштүн аймагы өзбек жана кыргыздар жашашкан Фергана облусунун Анжыян, Кокон. Наманган жана Ош уездерин куачгына алган. Бул аймак; атап айтканда, падышачылыктын көчүрүп которуштуруу саясаты жана кыргыздарга тиешелүү болгон жакшы жерлерди тартып алуу менен жаратылган агрардык карама-каршылыктардын татаал түйүнүнө айланган.

Анжыян кыймылын эшен Мухамед-Али Хальфа Сабир Суфи жетекчилик кылыш, ал «Дукчи-эшen» же эл оозунда Мадали эшен деп аталган. Татаал социалдык курамдуу, элдик кыймыл болуп, аздыр-көптүр даражада эмгекчи массалардын үмүттөрү чагылдырылган ураандарга диний феодалдык элементтердин умтулуулары менен талаптарын чагылдырган ураандар да аралашып кеткен.

Мадали эшен жана анын талапташтары Умарбек датка, Алимбек датка, Субанкул, Инаятхан эшен дыйкандардын жана көчмөн мал өстүрүүчүлөрдүн падышачылыктын колониялык саясатына болгон нараазылыгын өзүлөрүнүн таптык кызыкчылыктарына жетишүүгө пайдаланууга умтулушкан эле. Мисалы, Мадали тергөөдө жалпысынан элди эзүүгө алыш барган падышачылыктын зордуктоочу иш чараларына даттанган, экинчилен, клерикалык чөйрөлөрдүн талаптары менен чыккан, аны элдеги, анын пикирине караганда, «адептердин бузулушу», Кокон хандыгын кулоого алыш келген «адептердин бузулушу» өзгөчө тынчсыздандырган эле. Мисалы, Мадали тергөөдө жалпысынан элди эзүүгө алыш барган падышачылыктын зордуктоочу иш чараларына даттанган, экинчилен, клерикалык чөйрөлөрдүн талаптары менен чыккан, аны элдеги, анын пикирине караганда, «адептердин бузулушу», Кокон хандыгын кулоого өзгөчө тынчсыздандырган эле. «Орус бийлиги» зекет жыйымын тыйып салды, вакуфдук мекемелерди кирешеден ажыратты. Мекеге ажыга барууга тыюу салды, да бул учурда массалардын арасында адептүүлүктүн начарлашына көңүл бурбады деген нараазылыктарын билдириген.

Анжыян көтөрүлүшү басылып, Мадали эшen башкы беш жардамчылары менен дарга асылган. Эл массаларынын жаңы нараазылыктарынан чочулашкан падыша администраторлору соттолгондордун бир бөлүгүнүн өлүм жазасына болгон өкүмүн ар түрдүү мөөнөттөгү каторталык жумуштарга алмаштырууга мажбур болушкан. Анжыян көтөрүлүшүнүн жецилишинең кийин падыша сатраптары көтөрүлүштүн катышуучуларын оюна келгендей каргап-шилеген, жергилиткүү элди эзүүчүлөр менен оной эле тил табышкан. Наманган шаарынын жашоочусу эшen Бабахан Турى Хайхул Исламдын 1898-жылдын көтөрүлүшүнө

арналган жана колониялык администрациясынын тили болгон «Түркестанские ведомости» гезитинде басылып чыккан памфлети мүнөздүү мисал боло алат. Бул памфлете кыймылдын негизги катышуучулары «орокчу-кыргыздар, каракчылар, уурулар, ант ургандар» деп аталгандары көңүл бура турган иерсе.

Анжыян көтөрүлүшүнө демократиялык багыттагы өкүлдердүн мамилеси башкача эле. Атап айтканда, Жеңижок кыймыл жецилгендөн кийин кан төгүштүн башкы күнөөкөрлөрүн табууга аракеттенет. Наманган уезинин болуштарынын биринде жашагандыктан акындын мәэнеткөч калктын көтөрүлүшүн түздөн-түз байкоого мүмкүнчүлүгү болгон. Бирок ал бул окуялардын башка мотивдерин түшүндүрүүдө патриотизмдин жалган түшүнүлгөн сезимине берилип кетпеди.

Өзүнүн айрым чыгармаларында падышанын желдеттеринин зомоулугун чындык менен сүрөттөп, 1898-жылдагы анжийндык окуяларына байланыштуу билеңдүрүлгөн болгондукунан башталып колониячылдардын жагымсыз ролу жөнүндө эч бир эскербейт. Балким, кээ бир жерлерде көтөрүлүшкө катышкандардын толкундоолору орустарга каршы мүнөздө болгондукуна байланыштуудур. Мадали эшен жана анын шериктеринин даярдаган кыймылы Туркестандан орустарды кууп салып, мурдагы Кокон хандыгынын аймагында эски тартипперди калыптына келтирүүнү максат кылыш койгон болчу. Газаваттын эшенин угуту жакпаган Жеңижок, Анжиян көтөрүлүшүнүн кандуу натыйжалары учун бүт күнөөнү түздөн-түз Мадали эшенге жүктөгөн. Акындын айтканына караганда «Миң-Төбөлүк Ак эшен» ыйык пайгамбардын наамына жамынып алып, дадай алдадарды алдаган жана жок кылган.

Миң-Төбөлүк Ак эшен.
Кесепети көп эшен.
Быйыл көлдойт пиirim деп.
Пирлигинди билгин деп.
Азыр көлдойт пиirim деп.
Амиринди билгин деп.
Он кулактуу казаны
Оту жок кайнап турат деп,
Ойроттон бери талкалап,
Орустун баарын кырат деп.
Кырк кулактуу казаны,
Кыркырап кайнап турат деп,
Кыйладан бери талкалап,

Кытайдын баарын кырат деп.
...Азирети колдойт деп.
Акыры ишин оңдойт деп.
Эшен-эшен деп жүрүп,
Эшен жетти тұбунө

Жеңижек ушуну менен катар «Ак эшендин» орустарға каршы үгүтүн жана алдаган мұруддөрүн өзгөчө мазактоо менен айткан.

Анжыян көтөрүлүшүнүн уюштуруучуларынын иш аракетин баалоодо Жеңижоктун ой пикирлери Мадали эшенге жана анын «жетелеме жалдоочуларына» демократакын Токтогул жана өзбек акыны агартуучулары Мукиминин жана Завкинин беришкен баалосунда ал тургай текстологиялық жағынан оқшоштук бар деп айтууга болот.

Токтогул көрт башынын пайдасын көздөп, далайларды бактысыздыкка дуушар кылган анжияндык фанатиктердин аби-йирсиздигин ашкерелеген. Өзүлөрүн ыйык деп эсептешип, ак чалмалуу калиапардын көптөгөн адамдарды алдашип, жана жоготушканы өзгөчө кыжырлантат ушуга оқшош идеялар Мукими жана Завки тарабынан айтылган. Мисалы, Мукими «Күнөөнүн уулу» деген ырында Мадали эшениң наадан алдамчы жана «улуу күнөөкөр» катары бетин ачкан. Дагы бир өзбек акыны Завки өзүнүн «Эшен» деген ырында «Мадали эшендин бузукулугунун» эл үчүн зыяндуу натыйжасын баса белгилеген.

«Султан бийге» деген ырында Жеңижок анжияндык көтөрүлүшкө байланыштуу кетмен төбөлүк ээнбаш манаптардын — Рыскулбектин уулдарынын канкорлугун дагы бир жолу ачып көрсөткөндүгү көңүл бура турган көрүнүш. Анжыян көтөрүлүшүнүн жеңилишин арамзалык менен пайдаланышып, Рыскулбек манаптын уулдары өзүлөрүнүн душмандарына чагымчылык уюштурушуп, жергиликтүү бийликтин жардамы аркылуу аларды Сибирге сүргүнгө жөнөтүшкөндүгүн акын өзгөчө баса белгилейт. Суусамыр болушунун төбелдөрү Рыскулбектин уулдары Керимбай менен Бахтияр, өзүлөрү жек көргөн акын Токтогулду жоготуунун ыңгайлуу учурун аkmалашып, көтөрүлүшкө катышты деген жалаа жабышып, акындын камакка алынышына себепкөр болушат. Токтогул кармалып, башка айыпталгандар менен кошо 1898-жылы 3-августта дарга асуу кылуу өлүм жазасына өкүм чыгат. Кийинчөрәк өлүм жазасы жети жылдык каторгага алмаштырылган болчу.

Кыргыз акындарына таандык болгон реалдуу болмушка жана өз мезгилиниң адамдарына көрөгөчтүк менен баалоолору жана көңүл бөлүүлөрү кийла учурларда тарыхый окуяларды

баяндоого устуртөн таң каларлык байланыштырылат. Иайлдөө чулөр белгилегендей, кыргыз ақындарынын тарыхый баяндоолоруна кецири толук сюжетти да, айрым инсандарды баштан аяк сапаттаган образдарды да табуу кыйын. Кыргыздардын арасында эпос жана «Манас» «монополиялык» абалды ээлгендигине тарыхый ырлар узак жылдар бою өнүгө келгендигин XIX кылымдын аягында кыргыздардын арасында оозеки элдик поэзиянын өнүгүшүнүн өзгөчөлүктөрүн белгилөө менен академик В. В. Радлов жазып кеткен болчу.

XIX кылымдын аягында — XX кылымдын башында аймактын Россиянын курамына киришинен кийин кыргыз элинин социалдык-рухий турмушунда белгилүү жылыштар байкалган да, эпос азыркы замандын окуяларын көбүрөөк чагылдырган чыгармаларга орун бере баштайды. Баяндоочу мазмундуу, гипотетикалык түрдөгү тарыхый ыр деп аталган жанр пайда болгон, патриархалдык-феодалдык коомдун маданий сферасынын аздыр-көптүр алдыга өнүгө башташына байланыштуу кыргыз ақындарынын чыгармачылык ишмердиктеринин көлөмү кыйла кеңеит да, алар тар ақындык милдеттерин гана аткарабастан, ошондой эле жыл тарыхын жазгычтардын милдетин аткара башташат. Ақындык поэзиянын мындай өзгөчөлүгү алар тарбыянан түзүлгөн тарыхый мазмундуу ырлардын жанрдык спецификасын да шарттаган. Аларда ырлардын эпикалык негизин түзүшкөн окуялардын сүрөттөөлөрү жана тарыхый мүнөздөмөлөрү поэтикалык жалпылоолор жана лирикалык чегиннүүлөр менен тыгыз айкалышат. Жөнүлдөкчүн чыгармаларында кыргыздардын откөн тарыхый турмушун аndoого умтулуу ойдун жай салмак менен болгон кандайдыр иретсиз, үзүлмө түрдө.

Баарынан мурда Жөнүлдөк үчүн откөндер актуалдуу жана заманга ылайык көрүнбөйт, ал эми турмуштун суроолоруна атабабалардын берген жообу бардык учурларда эле тууроого таатыктуу үлгү болуп элестебегендигин белгилей кетүү керек. Бул жагынан ал тарыхый откөндердүрдү азыркы замандын белек балекеттери менен жийиркеничтеринен оолактоонун каражаты катары кабыл алышкан ойчулдардын түп тамырынан бери айрымаланат.

Кээ бир кыргыз ақындарынын өзүнүн элинин тарыхый откөндерүү, анын өз алдынча салттарынын сересинде көрсөтүүгө кызуу каалоолору толук эле табигый нерсе. Бирок кээде айрым ырчылардын мындай салттардын ролун апыртууга ар кандай таасирден оолактоонун аракети катары көрүнгөн. Жалдоочулукту абсолютташтыруу, ата-бабалардын салттарына бардык

социалдык катнаштын маңызын багындыруу акыркы жыйынтыкка келгенде, коом—жөнүндө обочолонгон түзүлүш катары элести туудурат. Экинчи тараптан айрым акындар үчүн мүнөздүү болгон адамдын тарыхын элдердин жана уруулардын өз ара күрөшүнүн тарыхы катары түшүнүшү, бул күрөштү бардык улуттардын адамдарынын турмуштук укладынын негизи катары баалоо айын эле апыртуу.

Жецижок өзүнүн насыяттарында тарыхый тажрыйба канчалык татаал болсо, бул тажрыйбаны ошончолук көбүрөөк зарылдык менен өткөрүп берүүнүн керектөөсү пайда боло тургандыгы жөнүндөгү пикирди даана көрсөтөт. Бул учурда кээ бир жыл тарыхын жазгычтардын күмөндүү баркын четке катып, Жецижок ата бабалардын сицирген эмгектерине баа берүүдө сергек мамиле үчүн алардын ой пикирлерин турмуштуу бардык учурлары үчүн кебелбес жетекчиликке айландырууга карши чыгып отурат.

Откөндүн бардык окуяларынын акыркы себебин аkyын элдин жандуу жаратуучу иш аракеттеринин жыйынтыгы деп эсептейт. Жецижоктун оюнча эзелки замandan бери кыргыздар канкорлордун бийлиги астында кедей кембагалдардын эзилип, кыйналып күн көрүп келе жаткандыгы фольклордо чагылдырылууда.

Көп жылдан бери эдигер,
Көпкон балдар талашып.
Көрушкон жерден сабашып.
Коконго чейин тентишип,
Чейрекер түшүп жан багып,
Мендикер болуп сандалып,
Кордукту көрдү кедейлер.
(«Жецижок», 39-б)

Ал өзүнүн заманынын социалдык окуяларынан кыргыздардын ата бабалары байкай баштаган жагдайларды туура салыштырып, кедейлердин кордугунун тамырын айын көргөн.

Ошону менен бирге ал уруулук ак сөөктөрдүн зордук зомбулугунун себебин эксплуататордук коомдун социалдык-экономикалык түзүлүшүнөн көрбөстөн, ырайымсыздыктын чектен чыккан, адамдарга баш ийбеген, коомдо болуучу табигий нерсе деп түшүнгөн. Адамды урматтоо, сыйлоо, сүйүү болсо,

Эң жогорку даражадагы асыл сапат, табигый нерсе, ал ач көз дүктөн, нысапсыздыктан, ырайымсыздыктан сактап, пас адамга айланууга жол бербейт, курчап турган бекем коргон сыйктуу элестелет.

Патриархалдык-феодалдык кыргыз коомунда уруулардын санжыралары «асыл баатырлардын» жашоосу жана иштери жөнүндө айтылып келген. Алардын аң-сезиминде адамдардын жашоо тиричилиги бутүндөй уруу башчыларынын ишмерлиги менен аныкталары ырасталган. Кедейлерди алар кандайдыр бир бечара, эптеп бай манаптарды караандаган, жургөн бир жан катары баалашкан. Окуяларды мындай баяндоо, мисалы, О.Сыдыковдун «Кыргыздардын тарыхы» жана «Шабданын тарыхы» деген эмгектерине мүнөздүү, буларда автор кездеги дүйнөдө эл журт «коркунучтуу күчкө» айланып бара жаткан-дыйын кайгылануу менен белгилеген.

Жецижоктун уруулар жөнүндөгү санжыраларында да тарыхий материалды өтө эркин пайдаланышкан мурдагы баяндоолор айырмаланып, бир катар муундардын турмуштук уклады ар тараптан кецири сүрттөлөт. Окуялардын реалдуу тарыхий ырааттуулугун трактовкалоо ошол убактагы кецири таралган эпикалык композициялык схеманын үстүнөн артыкчычылык кылат. Балким, Жецижоктун уруулук баяндоолорго жакындыгы менен, ошондой эле локалдуу тарыхий жагдайларды социалдык-саясий талдоого уstattыгына байланыштуу болжушу ыктымал, бул учурда ал эмгекчилердин коомдук психологиясында кенедей өзгөрүшторуун да сезимтал көңүл бурган. Бул акинга тарыхий детерминацияланган топтун анын этникалык калыптанышында маңыздык белгилерин өзүнчө эле бир моделдештириүүгө мүмкүндүк берет. Атап айтканда, уруулук төбөлдөр салыштырмалуу обочолонгон жалпылыктарга конституцияланышынын ченине жараша, өндүрүүчү калктын мас саларында өзүлөрүнүн кызыкчылыктарын күңүрт андап сеззүүнүн процесси жүрүп жаткандыгы ал тарабынан белгиленет. Бул толук ойлонулуп чыккан, андалып сезилген көз караш деп айтууга болбос—Жецижок мында түшүнүүгө караганда көбүн эле ойлоп билүүгө таянат, бирок бул көз карашта реалисттик мамиле байкалат.

Белгилүү болгондой, социологиялык ой пикирдин тарыхынын бүт жүрушүндө адамзат коомунун алгалоочу жана төмөн дөөчү багыты боюнча өнүгүшүнүн эки концепциясы эки түшүнүгү бекемделген. Еиринчи учурда өнүгүү болмуштун бара-бара жакшырышынын татаалданышынын процесси катары каралат.

Экинчى өнүгүү процесси толуктай албай жоготуулар менен байланыштырылат; байыркы, заманда адам бактылуу турмушта жа шаган бирок кийинчөрөк жетиштүүлүк менен жыргалчылыкты жоготкон. Болмуштун социалдык агымынын эволюциясына консервативдүү мамиле кылуу откөнгө артыкчылык менен багытталууда консерватизмге социалдык тарыхый коз карандылыктын бир гана түрү откөн менен байланыш белгилүү.

Жеңижоктун дүйнөгө көз карашынын деңгээлинде ата бабалардын мурастарынан баш тартуу кыргыздардын экзистенциалдык негизинен бир нерсени бөлүп таштоо идеясы катары жараксыз көрүнөт. Реалдуу турмушта патриархалдык эскилекке кайтуу мүмкүн эместигин анын андан сезген болсо да, патриархалдык кээде адилеттүү турмуш түзүлүшүнүн модели катары, ага замандаш турмуштук баалоолордун чени катары көрүнөт. Мындай учурларда бул баалуулуктардын стабилдүүлүгү чоң аталардын осуяппары менен камсыз кылынгандай байкалат. Рухий сапаттар, турмуш тарабынан өзгөрүлбөстөн ата бабалар осуяппаган түрүндө, Жеңижок тарабынан дээрлик толук кабыл алынат. Бирок акындын дүйнөнү кабыл алышин да мындай консервативдүү мүнөздөгү тенденциялардын орун алышина карабастан, байыркы эскиликтин чектерине обочолонууга гана чакырган жана ар кандай кайра түзүүллөргө нааразылык билдирген консерватор -традиционалисттердин тобуна жаза салуунун дегеле зарылдыгы жок. Традиционализмдин идеялары көп учурларда жергилиткүү калктын белгилүү катмарларынын арасында алардын рухий тескери багытталышынын натыйжасында да тилектештик мамиле туудургандыгын белгилей кетүү керек. Эл массаларынын «тендикте» эңсешкен ой тилегинде жалаң гана утопиялык элемент эмес, консервативдүүлүк да орун алган. Аталардын жана чоң аталардын каны бирге туугандыктык мамилдерине кайра кайтуу талабы мына ушундай болгон. Ырас, бул патриархалдык реакциянын талабы эксплуататордук көрсөтмөлөргө карши багытталган.

Ушуга байланыштуу эркиндикти байыркыдан утопиялык издеө өткөн кылымдын кээ бир кыргыз ойчулдарына гана таандык эместигин эскере кетүү керек. Мисалы, ал тургай көптөгөн батыш утопияларда агартуучулук концепциясынын иллюстрациясы сыйктуу, башынан эле ақыл-эстүү эркин жана боорукер жакшы ниеттүү адамдын образы катары жапайы киши алынып келген. Откөнду өзүнчө эле гипербола түрүндө кароо орус коомдук демократиялык ой-пикирдин кээ бир өкүл дөрүнүн чыгармачылыгында да орун алган.

Кыргыз ақындары Токтогулдун жана Барпынын чыгармачылыктарында өткөндүн туруктуу турмуш баалуулуктарынын талашсыз моралдык кадыр-барктын доору катары идеалдаштырууга эч кандай аракет жок. Консервативдүү традиционалистерден айырмаланып, алар Эркиндикти издөө Учун кылымдардын тубунө сүргүшкөн эмес. Эркиндикти жана жалпы жыргалдын шайкеш айкалышын алар келечектен көрүшкөн.

Эзүүчүлөр жок болуп, эл көз караптысыз жана эркин жашай турган убакыт келерине Токтогул бекем ишениген. Демократ—акын эски дүйнөнүн кыйрашынын болбой койбостуугун сезүү ишеними менен жашап келген. Сүргүндөн кайткандан кийин ал адилеттик салтанат кура турган күндөр жакын калганын ишеничтүү айта баштаган болчу.

Жеңижоктун социалдык—саясий идеялары да келечке балытталган мезгилдик «фактордон» куру эмес. Бирок анын келечек жөнүндөгү ой—пикирлери Токтогул менен Барпынын кийиндай даана чагылдырылган эмес. Ақындын бул темада айткандарынын белгилүү күнүрттүгү, сезимдүү колдонулган ык ма болуу менен, алдын ала божомолдоп айтуунун кыйла маанилуулугүн жаратылышы толук мүмкүн. Жеңижок убагында бирден бир туура жол—байыркыны тууроо эмес, бирок реалдуу ырайымсыз чындыкты мүмкүн болушунча туура кайталап көрсөтүүгө умтулуш экендигин андап сезгенсийт. Бул идея анын «Айт» айт десе» деген ырында чагылдырууну тапкан. Акын өткөндү кайтара алbastы түшүнөт, жана ошондуктан кыргыздардын өткөндөгү эрдиктерин элдик күчтөрдүн ойгонушу учун пайдаланат. Байыркы дүйнөнүн эркиндикти сүйгөн потенциалы аны өткөндөн издөөгө болгон жөнсүз тууроо же ажырап калган «бейиштин» үлгусу катары маанидеги өзүнчө эле бир моделдин ролун ойнобостон, жаны шарттарда ишке ашыруу керек болгон кыргыздардын биригишинин жана элдин кубатынын иллюстрациясынын ролун ойногон. Болуп өткөн кайталоо, идеясынын өзү Жеңижоктун ырларында иш жүзүндө байыркы үлгү боюнча көз карапты эместиикке чакыруу экендиги мындан түшүнүктүү болуп отурат. Бул жагынан Жеңижок жалгыз эмес болчу. XIX кылымдын башка ақындары да (бул ал мезгил учун толук табиыйгү нерсе эле) баатырдыкты жана башкысы көз караптысыздыктын салтанатын патриархалдык—уруулук болмуш менен байланыштырышкан. Ошол эле убакта, дүйнөнү адилеттүү куруу боюнча жалпы элдик үмүттүн ишке ашырылышын алар келечекке которушкан.

Адилеттик—адамдардын мамилелеринин кецири чөйрөсүн камтыган өтө эле татаал категориялардын бири. Бул түшүнүк

түн мазмуну түз же кыйыр түрдө адамдардын турмушунун объективдүү шарттарын гана эмес, айрым инсандын аң-сезиминде алардын чагылдырылышинын тенденцияларын чагылдырат. Прогрессивдүү ой пикирдин екүлдөрү адамзаттын аң-сезимдүү бүт агымында өзүлөрүнүн башкы милдетин, адамдардын жашоо шарттарын белгилүү адилеттиктин деңгээлине жакынданып жеткируудөн көрушкөн. Дал ушул негизде алардын көз караштарында адилеттиктин абстрактуу түшүнүгү жашап жаткан социалдык-экономикалык тартиппердин мезгилден тышкary соттоочусунун даражасына көторүлат. Адилеттик жөнүндөгү мындай түшүнүктөр социалдык жана мүлкүү тецдикти орнотуунун элдик үмүт кыялдарынын негизинде жатат.

Эл массаларынын арасында бара бара сыртынан келишимдүү көрүнгөн дүйнөнүн опосуздуугун андап сезүү бышып жетилген. Бул дүйнөнүн чагылдыруунун көз карашы Жеңижоктун чыгармачылыгында жыйнакташтырылган чагылдырууга ээ болуп, анда бүт адилетсиздикти четтетүүгө ички талап кыйла тагыраак айтылган. Өзүнүн «Замана», «Накыл кеп» деген чыгармаларында адамдын болмушунун эң назик тереңдиктеги жактарына, турмуштук баалуулуктарды адилеттүү белүштүрүүгө орун калтырабаса, анда кур дүйнөнүн шайкештиги айкын эле зыяндуу.

Айрым компонентеринде Жеңижоктун чыгармачылыгы элдин «адилеттүү ток жашоо жөнүндөгү» үмүтүн камтыган. Бирок акын дыйкандардын жыргалы менен байлыгынын метафоралдык идеалдуу көрүнүштерүн сүрөттөбөйт. Салттуу канондордон баш тартып, ал реалдуу адамдарды жана ырайымсыз реалдуу болмушту көрсөтөт. Анын сүрөттөөсүндө эл эми кыңк этпеген, эксплуатациянын зомбулуктун жана тирандардын пассивдүү объекти эмес. Пассивдүүлүк адамдардын аң-сезиминде жана турмуштук укладына күчтүү сезилсе а, бирок мүлк жагынан катмарга бөлүнүү кийла даражага жеткен болчу. Жакырлык жана кемсингүү менен чекке жеткирилген кедейлер өзүлөрүнүн нааразылыштары жөнүндө ачык эле жана чечкиндүү билдиришип, чектен чыккан кысымчыларга сокку берсе башташкан.

Уч жылда бир шайланган
Ак падышанын амалын
Чектеп барат замана..:
Чарык кийген кедейлер
Чоң келтегин көтөрүп
Кектеп барат замана.

«Элге кайрылуу» деген ырында патриархалдык-феодалдык реалдуулук менен толук ылайыктуу айласыз турмуш-тиричилк көз карандылык жана кемситилген абал. бийликтө тургандар тарабынан даңыма назарга албоо кедейде көп учурлар да толук баалуулук эместикит жана ишенимсиздикти туудурат.

Күч зордугунун аракеттери, Жецижоктун пикиринче кедейлерде болуу керек, салыштыруу жагдайында демократ -акын Токтогул жашап турган тартыларди жоюу боюнча идеалдарын ишке ашырууну ойлогондо, эксплуататорлор менен күрөштө жалпысынан элди башкы күч катары эсептегендигин белгилөө болот. Анын бекем ишенимине караганда эл толук кубаты менен жайылганда, ал жер бетинен бай манаптар менен падышалыкты талкалоочу сокку менен шыптырıp таштаганда гана эл жацы бактылуу турмушка жетише алат.

Токтогулдан айырмаланып Жецижок «эл» деген түшүнүктү тарыхый этникалык маанисинде гана колдогон. Ал, атап айтканда, ныргыздар өзүлөрүнүн натурасы боюнча ар кандай кул чулукка каршы күрөшкөн, эркиндикти сүйгөн калк экенин, алардын өткөндөгүсү —чет жерлик баскынчыларга каршы күрөшкөн, эркиндикти сүйгөн калк экенин, белгилейт. Бирок, бай манаптарга каршы турган күч жөнүндө көп болгондо. Жецижок жалаң гана «кедейлерди» көз алдына кармайт.

Өзүндө объективдүү чындыкты камтыган көркөм ой жүгүрттүү колдо болмуштун маңызын механикалык түрдө каттабастан гана, албette, анын структурасынын майда-чүйдө сүн алдын ала божомолдабостон, мүмкүн болушунча келечектеги перспективасын да карайт. Бирок Жецижокто келечектин эң эле болбогондо билинер-билинмексен сүрөттөлгөн идеяларды жолуктура албайбыз. Балким, тарыхтын чыныгы стимулдарын түшүнбөстөн, бирок өзүнө карата алардын бүтүндөй жөнсүздүгүн башынан өткөрүү болушу керек. Дүйнөгөн көз караштын мындай аң-сезими үчүн өнөкөттүү терендиги процесстер чагылдырылган. Жецижоктун чыгармачылыгынын реалдуу базисин түзгөн кыргыз кедейлери тануу жагынан салыштырмалуу күчтүү болгону менен жацы, позитивдүү башталыштарды ырастоодо алсыз болгон.

Белгилүү болгондой, зордук зомбулуктун азабын тартып келген аң-сезими келечектин концепциясын системалуу негиз

дөөгө эч качан кийлигишкен эмес. Акырында, индивидге өзүнүн элестөөсүндө ал тургай келечектин күңүрт көрүнүшүн түзүүгө мүмкүнчүлүк бербеген ой жүгүртүүнүн белгилүү инерциясы да жашайт. Бул айрым сыйчулдуң чыгармачылык турмушунда гана эмес, ошондой эл социалдык топтордун колективдүү аң-сезиминде да чагылдырылат.

Кыргыз демократ-акындары, балким, бардыгы үчүн эң жакшылыктан үмүтүн үзбөй. Кыялдангандардын ичинде эле, аны өз турмушунда башынан өткөргөн, бардык адилеттүүгө кебелес ишеним ушундай үйрөткөн.

Кедей.. жаркырап заман оцолор
Жашынып байлар кор болор.
Жабыккан кедей зор болуп.
Жардынын иши оң болор.

Бирок анын социалдык-саясий идеяларында ошол мезгилдин далай кыялкеч акындарына таандык болгон мүнөздүү акниеттүү жана адилеттүү падышанын пайгамбарлыгына кур ишеним жок. Мындай иллюзия мисалы, Токтогулдуң дүйнөгө көз карашында учурайт. Анын «Кедейкан» аттуу поэмасы биз ге жетип, ал элдик жактоочунун оозеки эпикалык баяндын өзүн чо эле бир интерпретациясы болуп саналат. Кедейдин жаш көзеги жана анын асылзат ханга айланганын, элге бут хандын казнасын таратып бергенин баяндоо менен, Токтогул элдин адилеттүү бийлөөчү жөнүндөгү орундалбас куру кыял үмүттө рүн чагылдырган.

Илгерки убактардан бери эле элдин аң-сезиминде стихиялуу, уламдан улам курчуп отурган социалдык чыр чатактарды ойлонуп түшүнүүнүн дайыма эле туюлбаган умтулуусу болгон. Бул учурда коомдо өкүм сүргөн тартистерге нааразылык ар түрдүү формаларда айкындалган. Алсак, көп сандаган социалдык утопиялык мүнөздүү иллюзиялардан чагылдырылды. Адаттагыдай мындай утопиялардын авторлору ошол кездеги жашап турган чоң жамандыктан кутулуу принципине гана жетекелишкен. Эреже катары, аларда адилеттүү турмуш куруунун мүмкүндүгүнө жол берилет (өткөндо, келечекте же ал тургай дайынсыз жерлерде), бирок орун алышп отурган азыркы тартибине наалат айтылат.

Кыргыз кедейлеринин рухунда дайыма жашап келген жакшы турмуш акыркы бир келер деген ишеним, көп учурларда Кедейкандын образы сыйктуу адилеттүү бийлөөчүгө үмүттенниүү менен байланыштырылган. Дыйкандын дүйнөнү түшүнүү су кыйла учурда эле молдукту жана жыргалчылыкты акылман жана адилеттүү бийлөөчү башкарууга келгенде гана берет де

ген элестөөлөр менен сугарылган болчу. Бул учурда эмгекчи-лердин үмүттөнүүлөрүнүн мүнездүү белгиси боорукер хан өзүнүн эл журутунун оор тағдыры жөнүндө укпай көрбөй жаткандыгына ишенишкен. Бул иллюзиялар фольклордо гана эмес, ошондой эле откөндүн алдынкы ойчулдарынын чыгармачылыктарында айкын байкалат. Мисалы, Жусуп Баласагындын «Кутадгу-билиг» (Бакыт тартуу кылган билим) деген трактатында акыл эстүү мамлекет башчысынын образын берген. Бийлөөчү Күн-Толду, анын пикири боюнча, адилеттиктин маанисин берет, ал эми визир Ай-Толду бакыттын символу болот экен. Баласагындан чыккан Жусуп өзүнүн китебинде адилеттүү мамлекет башчысынын ээлиги астында гүлдөп жаткан идеалдуу мамлекеттин утопиялык теориясын баяндоого аракеттенген. Өзүнүн кол астынdagыларынын кызыкчылыктары учун бийлик жүргүзгөн боорукер падыша жөнүндөгү кыял Низами Ганджевинин (1141—1203) «Искендер Баян» деген поэмасында да чагылдырууга ээ болгон. Низами сүрөттөгөн «Бактылуулар шаарында» күмүш менен алтындын зыяндуу оор бийлигин билип туюшпайт. Анын жашоочуларынын мамилелериндеги негизгиси—бири бирине доступ камкордук көрүү, ез ара сүйүү. Эмгек жана ошого негизделген жупуну, ак ниеттүү мамилелер жакшы жашоонун негизин түзүшөт. Александр Македонский бул «бактылуулардын шаарында» «кытай хаканынын ээликтөриен, Чыгыш аймактарынан, андан ал хирхиз («кыргыз») өлкөсүнө түндүк аймакка откөндүгү көңүл бура турган нерсе. Демек, шаар молдугу ашкан түштүк жаратылыштын арасында эмес, укмуштуу аралда эмес—байыркы кээ бир утопияларда айтылып кеткендей эмес Түндүктө орун алган экен. Бактылууларын шаарында падыша жок болгонуна карабастан. Низами аны сүрөттөп көрсөтүп, «жакшы падыша» Искендер шаардын калкынын дурус тартиптерин кабыл алышп. аларды бүт эл жашап турган жерлерде тезирээк ишке ашырууга аракет кылышын каалаган.

Олкөнү бытырандылыкка дуушар кылуунун ез ара ички талаштарында чечкиндүү каршылары болуп, «адилеттүү падыша» башында турган бириккен ири мамлекетти түзүү учун эң көрүнүктүү езбек ойчулу Алишер Навои да (1441-1501) күрөшүп келген. Илимдерге жана агартууга көмөк көрсөтүп, элге тынчтыкты жана жакшы жашоону камсыздоого жөндөмдүү бийлөөчүгө наристелик менен ишенгендердин ичинде таланттуу акын жана окумуштуу Шермухаммед Мунис да (1778-1839) бар болчу.

Орто Азия менен Казакстандын башка ақындарының жана ырчыларынын, окумуштууларынын чыгармачылыктарындагы иллюзиялардын орун алышын айтпай туруп эле, феодалдык чектелүүнүн элементтеринен эркин болбогон Чокан Валихановду эскерип кетсек жетиштүү болор. Уруу аралык чыр чаттарды уюштуруп султандарды сынга алуу менен бирге, ал казак агартуучусу эмгекчилердин кызыкчылыктарында бийликтин монархиялык түрүн пайдаланууга үмүттөнгөн. Өзбек агартуучусу Абдулла Кадыри да октябрь алдындагы күндердө «адилеттүү падышанын» идеясын колдогон. «Жакшы хандын» идеясы кыргыз ақындары тарабынан да кыйла жолу сунаш кылышкан болчу. Өзбек жана казак адабияттарынын таасирлери астында берилүүгө мүмкүн болгон социалдык утопия лыктын мындай элементтери кантсе да Жеңижоктун чыгармачылыгында жок деп айтууга болот.

Балким, бул жагдай, жерде кыялдагы сарайларды куруунун ордуна, ақын элдин түйшүгүнүн түз күнөөкөрлөрүнүн бетин ачууга көбүрөөк кийлигишип отургандыгы менен түшүндүрүлүүгө тийиш. Кыргыз коомунун патриархалдык—феодалдык түзүлүшүндө уруу башчылары, манаптар үстөмдүк кылышкан. Ал эми уруу башчыларынын арасынан алар өзүлөрүнүн эл атасы катары көрсөтүүгө аракеттенгендери менен, Жеңижок алардын арасынан асыл адамдарды таба албаган (тапкысы да келбеген). «Маңаптар бүт канкорлор, зордукчулар жана алар га каршы курал көтөрүп чыгуу адилеттүү иш»—акындын пикири мына ушундай. Феодалдык эксплуатация уруулук тилек тештиктин түрүндө ишке ашырылып жаткан доордо кедейлердин манаптарга каршы күч колдонуу аракеттерине дем берүү, алда канча кыйын эле. Жана, тескерисинче, падышалык иллюзиялардын орун алышын да ойлоп көрүү керек. Жеңижоктун абийирине жараша анын манаптардын коомдогу позитивдүү ролу жөнүндө эч кандай иллюзиялары болбогондугун өзгөчө белгилей кетүү керек.

Жеңижоктун чыгармачылыгына адамдардын тендиги жөнүн дөгү идея да өзүнчө эле бир интерпретацияга ээ болгон—бул массалык аң-сезимдин эң байыркы жана түбөлүк жандуу идеяларынын бири. Падышачылык иллюзиялар терең байыркы жана түбөлүк жандуу идеяларынын бири. Падышачылык иллюзиялар менен катар эмгекчи элдин коомдук психологияларына маанилүү орун таандык. Алар уруу тукумдук түзүлүш түн убагынан бери адат болуп келе жаткан конүмүштөргө таянышып, массалардын илешкек кыялышына айланды.

Жеңижоктүн чыгармаларында төндик жөнүндөгү кыйл төңдикти талап кылууга айланган. Бул маселеде акын стихиялуу түрдө «тендиктин, тендершириүүнүн» теориясынын тарапкери болгон. Токтогул менен толук эле тилемкеш (мындай терминдерди колдонбогонуна карабастан). «Кедейкан» эпикалык поэмасынын каарманын казнаны элди тендершириүү принциби менен таратып берүүгө мажбурулап, ал материалды жыргалчылыктарды адилетсиз болуштурууну жоюуга умтулган. Байлыктарды бирдей калыпта белуштуруунун зарылдыгы «Айт, айт десе», «Замана», «Терме» ж.б. ырларында Жеңижок тарбыйнан айтылып кетет. Акындын дүйнөгө көз карашында тендершириүү идеясы конкреттүү өнүгүшкө ээ болбогону менен, бирок ал кыргыз кедейлерин белгилүү даражада өздөрү тапкан оокат-ашты, малды адилеттүү белуштуруудөгү идеялык жактан бағыттайт. Бул идеянын алгылыктуу мааниси өткөндө адамдардын тендеригинин талаптары кыйла учурда адилеттикти талап кылуу эч кандай жалпылыгы болбогон максаттарда пайдаланылгандыгы менен да күчтөлөт. Алсак, мисалы, турмуштун патриархалдык-феодалдык укладынын шарттарында тенчиликтин идеясы кээде уруулаштарынын өзүнүн уруу башчысының алдында, «улуу агасынын» же «атасынын» алдыларында тенчиликтин талабы катары күтүлбөгөн мааниге ээ болгон. Демек, зордукулукту чыныгы тенчиликтин орнотуунун каражаты катары кабыл албастан, уруулук жалпылыктын катарындагы мүчөлөрү күмөндүү уруулук тенчиликтен турмуштун чыдагыс оорчуулуктарынан кыйлдануудагы эркиндикке чыгуусун табышкан. Эгерде мындай абстрактуу утопияда индивиддерди гана сактап калуунун көрсөтмөлөрү берилсе, анда Жеңижоктүн чыгармаларында кыргыз кедейлеринин келечеги жөнүнөгү кам көрүү айкин. Анын тендершириүү идеясы эзилген массалардын социалдык болмушун жакшыртуунун вариантынан бири сунуш кылууга чакырылган.

Жеңижоктүн темасы XIX—XX кылымдын башталышынын кыргыз коомдук-саясий ой пикирдин тарыхындагы эң эле кийиндарынын бири. Акындын дүйнөнү социалдык түшүнүүсүндө каттуу логикалык ырааттуулук өкүм сүргөнсүп көрүнет. Ал эми анын көз караштарынын көрүнгөнсүгөн даласынын ары жагынан турмушту патриархалдык-феодалдык карама каршылыктарына түздөн-түз формасында чагылдырышкан, системага келтирилбөгөн ой пикирлер өз кезегинде кылтыйып жашынып турат. Анын коомдогу бөлүүнү жана мулк боюнча кызыкчылыктарынын антагонизмин эсепке албаган, болмуштан үзгүлтүккө болгон жалпы формулировкалары жокко эс. Жеңижок чыгармачылыгынын башталышында коомдогу жик

телүүнү байкай билген. Кийинчөрээк ал бул жиктелүүнүн маңызын көрсөтүп, бай манаптар менен кедейлердин ортосунда гы таптык теңсиздик жөнүндө таңшып сайраган, эзилгендердин абалын жеңилдетүүнүн жолдорун издеген.

Анын чыгармаларында коомдогу акылга сыйбас тартиптер сынга алынат. Бирок жагдайдын бетин ачар сыйдоо социалдык утопияны аныктап көрсөтүүчү өзүнчөлүккө ээ болгон оң көрүнүштөгү жобо менен толукталбаган.

ЖЕҢИЖОКТУН ЧЫГАРМАЛАРЫНДА ДИН ЖАНА АГА КАРАТА МАМИЛЕЛЕРДИН КОЮЛУШУ.

Жеңижоктүн дүйнөгө көз карашында табияттан тышкары жогорку күч жөнүндөгү жобо «тецир», «кудай жана «алла» деп элестетилип берилет. Бизге белгилүү болгондой байыркы түрктөрдүн дүйнөнү кабыл алуусунда бул жогорку кудурет бүт астралдык элестетүүлөрдүн кандайдыр синтези катары көрүнүп жана өзүнүн мазмуну боюнча «Аалам» түшүнүгүнө адекваттуу болгон. Мисалы, кудурет маанисинде байыркы түрктөрдүн «Тецири» асманга гана эмес. Күнгө да. Айга. Жер ге да таандык.

Тарыхый адабиятта кыргыздардын тецирге сыйынуусунун кыйла мисалдары бар. Атап айтсак, өткөн кылымда эле М: Венюков «Кыргыз кандайдыр бир шартта Алланы чакырбастаң, шаман элдери сыйктуу, асманга кайрылат» деп жазган. Ч:Валиханов белгилеп кеткендей «Кыргыздарда тецирдин синоними алла жана кудай. Исламдын таасири астында «ой эмес ысымдар, сөздөр өзгөрүүгө дуушар болгон.: Асман — алланын идеясы менен куюлушканы» туралуу анын пикири казактарга кандай болсо, кыргыздарга да ошондой даражада эле тиешелүү. Жеңижоктүн дүйнөгө көз карашында да тецир түшүнүгү өзүнчө эле «кудайдын» жана сейрегирээк учурда «алланын» синоними катары колдонулат.

Адам ишинин оңолушу учүн жаратылыштын стихиялуу күчтөрүн жөнгө салууга, кәэде ал тургай ага жагынууга тишиш. Кудайга жалынуу менен гана адамдын турмуштагы мак саты аткарылбайт, эмгек. тирлик учүн иш-аракет гана мураска жеткирет деп акын жыйынтык чыгарат. Монолизм мүнөзү таандык болгон жогорку негизди белгилөө учүн Жеңижок «кудай» деген терминди колдонот. Бул учурда фарс тилинен алынган ушул термин акындын чыгармаларында «алла» деген түшүнүккө караганда көбүрөөк пайдаланылат. Акындын пикири боюнча дүйнөнүн нагыз сырьы кудайда: «Үйүнөн өлүк чыкпаган. ааламда бүтүн бир кудай». Эгерде тецир айрым адамдын тагдырына терс таасирин тийгизсе, кудай бардыгына теч-

Бирок Жеңижок жараткан күдайды көбүнеше шыктандыруучу күч, адамдын турмушунун кандайтыр бир колдол туруучу башталышы катары түшүндүрөт. Орто Азиянын башка гуманисттери сыйктуу эле, кезек-кезеги менен адамды күдай жараткандыгын эскерет, адам бардык жагынан төп келишүүгө, умтулат, бул касиет, ага жаратылыстан баштартуу аркылуу эмес, аны өркүндөтүү, башкалардын жашоосу жана таламдары менен шайкештиктө жетишет. Белгилүү болгондой, ислам да алланын бирдиктүүлүгү жөнүндөгү маселе, аны таануу му сулман дин окуусунун талабы болуп саналат. Ушул маанайда Жеңижоктун ырлары да элдин дүйнөгө көз карашынын өзгөчө лүгүн белгилүү даражада чагылдырган: ошол мезгилде архан калык ишенимдер өзүлөрүнүн мурдагы таасириң жоготушуп, ал эми жергилиттүү калктын арасында мусулмандыктын кадыр-баркы анчалык жогору эмес эле. Мына ошондуктан өткөн дүн тарыхый булактарында кыргыздарды «кафырлар», б.а: мусулман эмвестер же, болбосо, кафыр да эмес. мусулман да эмес» аташкандары кокусунан болбосо керек.

Эгерде XVII—XVIII кылымдарда ислам кыргыздардын арасында кецири тарабагандыгынан, мусулман диний окуусу кийинки кылымдарда деле ошол бойдон кала берген.

Кыргыз элинин басымдуу көпчүлүгүндө диний фанатизмдин жоктугу мына — ушунун натыйжасы, исламдын эрежелерин алар аччалык бекем кармашкан эмес. Ушуга байланыштуу Чокан Валиханов: Исламдын пуритандыгы бул элдердин орто сунда таралууга үлгүрө албаган. Буруттар өзүлөрүн мусулман деп аташат, бирок Мухаммед кандай киши болгонун да билиш пейт» деп туура белгилеген.

«Алланын атынан, кайрымдуу, ырайымдуу...деген бисмиллядан» башталыш жана текстте Мухаммед пайгамбардын ысмы көп жолу кайталанып кеткен сөздөр ошол убактагы Орто Азиялык авторлордун чыгармалары үчүн мүнөздүү. Мисал катары 1909 жылы түзүлгөн Садриддин Айнинин «Уландарды тарбиялоо» деген окуу китебин атоого болот. Бул китеп күдайдын ысмын мактайт, анын жердеги элчисин даңазалайт.

Жеңижоктун ой жүгүртүүсүн исламчылдык деп атоо-бир жак туу болор эле. Ошону менен бирге ал исламдын бардык жоболоруна көңүлкөштүгү байкалбайт. Акын үчүн күдай түшүнүгү диний жырымдарга формалдуу салым да эмес, бирок анын дүйнөгө бутүндөй көз карашынын негизи да эмес. Башка демократтар үчүн да. Токтогул менен Тоголок Молдону атаганда да, «кудайчылык» куру сез эмес. Г.В:Плеханов Спинозалык күдай жөнүндө айтып кеткендей, теологиялык кошум-

ча салмақ» эмес, ал эми дүйнөнүн жаратылышы аныктамаларынын маанилүүлөрүнүн бири. Өткөн кылымдын аягына қарата жергебизде диндин байыркы формаларына бирок жаңы социалдык шарттарга кыйла көбүрөөк даражада ылайыкталган мусулман ырым жырымдары қалыптанган. Мына ушун дай кырдаалда Жецижок бир катар ырларында ачыктан-ачык эле өзүнүн ой жүгүртүүсүн төмөнкүчө мунөздөгөн:

«Акча, пулду мол берген
Кеп дүнүйө малдуулар,
Кепкөн көпөс алдуулар
Көрөт бекен кудайды?
Салтанаттап мактаба.
Сатып алсаң акчага».
(«Жецижок» 61 б.)

Жецижок, чыгармачылыгында мусулмандардын «ыйык ките-би» куранды жана исламдын заңдарынын жыйнагы болгон шариятты мусулманар арасында анын милдеттуулугүн үгүттөп, бирок өздөрү аны ойдогудай аткарбаган дин өкүлдерүүн тайманbastan сындагы ақындардын бири болгон. Анын ырларында ар кандай учурда куран менен шарияттын эрежелерин үгүттөгөн такыба ырчы какшык менен мазакталат.

«Ыкылас, куран шарият
Ырларындын жартысы:::
Эң жамаңы адаттын,
Ушак айткан калпычы».

Чыгармаларында дин менен коркуткан ақындарга өзүнүн жек көруүсүн күчтөтүп, Жецижок бир учурда сая кетирбейт. Анын ишеними боюнча мындай динчил ақындардын ой пикирлери жасалма, алардын поэзиясынын тили жандуу тилден алыстал, көркөмдүгү начар. Экинчи жактан, дин үгүтчүлөрүнүн жана ошондой эле мусулмандыктын жалпысынан болгон таасири бардык жерде каттуу кармалган эмес. Ислам менен ар түрдүү анимисттик ишенимдер жана сыйкырдуу элестөөлөр атаандашып келген тоолуу райондордо шарият көнүмүш укуктун нормаларында да олуттуу атаандашты тапкан да, курандын аяттары жергилиттүү калкка түшүнүксүз болгон.

Жецижок коомдук турмуштагы диндин ээлеген ордун белгилөө менен дин өкүлдерүү эшен, молдо кожно ж.б. тарабынан жалпы коомчулукка белгилүү болгон эрежелерин бурмалап, көп көрүнүштөрдү көз жаздыымда калтырып коюшкандыктарын ашкерелесе да, алардын бетин ачууда Токтогулга жетпеси айын. Токтогул адамдардын ац-сезимин оорулуу кыялдануунун

дүйнөсүнө алып кетүүчү эшендөргө каршы чечкиндүү чыккан. Написин агыткан, ач көз бузуку эшендердин образы Токтогулдуң көп чыгармаларында: мисалы, анын «Эшнеге» деген ырында төмөнкүдей сүрөттөлөт эшендер мааниси түшүнүксүз табышмактуу дубаларды кыйкырып айтышып, муруддөрдү жердеги азғыргандын бардыгынан баш тартып, дene рухий жагынан өзүн-өзү кыйноого өтүүгө чакырышат. Мұруддөр өзүнүн насаатчысынын дубасын түшүнүксүз айкырыктар жана адепсиз дene кыймылдары менен коштоп турушат. ж:б: Жеңижоктун эшендөргө карата идеялары негизинен Токтогул дун идеяларына топ келишет, бирок бир катар өзгөчөлүктөр гө да ээ. Эгерде Токтогулдуң чыгармаларында негизинен мұруддөрдүн жийиркеничтүү кылъык-жоруктарынын бети ачылса, Жеңижок башка ақындардын кимисинен болсо да айырмалып, пирлердин «ыйык» иш аракети, жергиликтүү калктын арасында молдорордун манаптарга пайдалуу ишмерлигине караганда да терс мааниге ээ болгондугун баса көрсөткөн.

Анткени эмгекчи калктын нааразылыгын бошондотуп, алдоодо шарият менен коркутуп, төбөлдөрдүн бийлигин күчтөүгө көмөтөшкөн. Пир өзүнүн үгүттөрүндө, эреже катары, пайгамбардын «Кедейлик—менин сыймыгым» деген санатына таянып, кедейлиktи мактаган, Чыгыштын бийлөөчүлөрүнүн ырайымсыз залимдигин каарданышып айыпташкан, ошол эле убак кытта жергиликтүү бийлөөчүлөрдүн ачкөздүгүн чеберчилик менен жаап-жашырган. Акырында пирлер кедейликтин, жамандыктын жана укуксуздуктун айыбынын бардыгын кудайдын алдында өз күнөөлөрү учун кыйналып, жакырданып отурган элдин өзүнө жаба салышып, байларды куткарышкан.

Кезек-кезеги менен эшenchilik ашкереленген Жеңижоктун айрым чыгармалары өзгөчө күчтүү: Мисалы, анын «Эсенаман га кайрылуусу» эшендикке берилгендөрдин моралга каршы жашоо образынын беделин түшүргөндүгү учун гана пирликке каршы эмес, ал өзүнүн негизги багыты боюнча пирдин ыйыктыгынын жана анын табияттан тышкары жаралышынын бетин ачуу болгон. Пирлердин элге каршы маңызынын бетин ачууда Жеңижок каалагандай туюмдарды билгичтик менен кецири колдонгон. Мында тилдеп, согуу учун ақынды кунөлөө жарабайт, бардыгы көңүлдөгүдөй уйкаштырылып жана ташка тамга баскандай курч. Чыгармаларында касташкан уруулардын же өзүнүн жеке касын ашкерелөөдө бөлөк сыйдоонун объектисинин тигил же бул социалдык топко таандык экенин дайыма баса белгилеп турган. Анын сүрөттөөсүндө эшендер өзүлөрүнүн жашоолорунун жийиркеничтүүлүүгүн дароо элес

төтишет. Ошондуктан пирлер менен кыргыз элиниң ортосунда рухий жактан да, социалдык жактан да кенедей жакындашуу мүмкүн эмес. Пир кыргыздар үчүн жат нерсе: Өзүнүн колдоочусу пир деп эсептегендерди акын ата-бабалардын мурасына шек келтиргендик катарында караган. Ошого байланыштуу Эсенамаңга карата айтылган ырында:

«ОН сегиз миң ааламды
Бир жараткан эмеспи.
Эң биринчи дүйнөгө
Нур жараткан эмеспи.
Аалам жашап турсун деп
Күн жараткан эмеспи.
Алмаштырган күн менен
Түн жараткан эмеспи.
Бардык жанга наисипти
Бир жараткан эмеспи.
Адамзаттын баарысын
Тең жараткан эмеспи.
Жер дүйнөнүн туткасын
Элде кылган эмеспи.
Казак Майкот пирим деп
Жиндейтирсиң, Эсеке!
Карыганча пириңди
Билбеттирсиң, Эсеке!
Адал әмгек-динибиз.
Ата-баба — пирибиз.
Көпчүлүктөн адашсак.
Кандай болот күнүбүз?
Тантырактап адашпай
Таза жолго жүрүңүз.
Эс-акылдан адашпай
Элдин салтын билициз.

деп нукура кыргыз элиниң үрп-адаты, салт-санаасындагы кылымдардан бери көздөй сакталып келе жаткан ой санаасын туюктан. Пир кыргыздар арасында өзгөчө сыйга ээ эмес: Өзүнүн уруулаштарынын аң-сезимин эшенчиликтен жергилик түү турмуштун рухий кубулуштарына чечкиндүү кайра багыт тоо үчүн ал тургай, ата-бабаларга пирдин милдетин таандык кылат деп жарыялтайт акын. Жөнүлдүктүн чыгармаларында эволюцияланган патернализмдин башкаруусунун айрым формалары канаттануу менен белгиленет. Атап айтсак, кыргыздардын байыркы элестөөлөрүнүн системасында башкы орундардын бири таандык болгон ата-

бабаларга табынуу маселесине карата анын түшүнүгү ушуңдай. Уруунун жетекчилери талашсыз кадыр-барк менен пайдаланып турушкан патриархалдык-уруучулук коомдо ата-бабаларга та бинуу толук эле калыптанган. Аксакалдардын жеңе инсандык бийлиги тууган-туушкандарынын ичинде таралган каяшасыз багынуунун жана басмырлоонун сезими алардын тиги дүйнөдө жашаган «арбактарына» да көчүрүлгөн. Ошондуктан ти्रүү укум-тукумдары өз ата-бабаларын терең урматташкан, тириүү лөрдүн сак-саламаттуулугу белгилүү даражада ата-бабалардын арбагынын колдоосуна байланыштуу деп эсептешип, арбактардын көңүлүн алууга умтулушкан.

Албette, кыргыз патриархалдык коомунда генеалогиялык маалыматтар боюнча өзүлөрүнүн пайда болушунун артыкчылыгы болгон тигил же бул тукумдар жана уруулардын ата-бабалары өтө кадыр--барктуу деп эсептелишкен. Ошол эле убакта өткөн кылымда эле ата-бабаларга табынуу жалпысын нан аксакалдарга сыйынуу менен ажырагыс биримдикте колдо нулган. Патриархалдык моралдын маанилүү негиздеринин бири улууларга кынк этпестен баш ийүү, туугандык мамилелерди идеалдуу жөнгө келтирүү улуулардын сыйлоосуна негиз делген, анткени үй-бүлөдөгү мамилелер чоң топтоту мамилелердин үлгүсү. Улууларды сыйлоо—адамдардын өз ара дурус мамилелеринин негизи: Жеңижоктун көз карашы ушундай рухта көрүнөт. Кыргыз элинин тарыхын изилдөөчү окумуштуу С.М.Абрамзондун пикири боюнча «турмуштун көчмөндүү турундө жашашкан көп элдердин идеологиясына чоң ролду ойношкон генеалогиялык баяндамалар бутундөй бардык муундардын патри багыттуу кан боюнча байланыштарынын принципинде түзүлгөн ата-бабаларга табынуунун идеяларынан келип чыгышат»¹². Негизинен бул патри багыттагы принципти Жеңижок да өөрчүтөт, бирок ал өз чыгармаларында бир нече башка аргументацияны пайдаланат. Бул учурда акын ата-бабалардын социалдык абалдары боюнча кадырын өлчөөнүн жалган масштабын четке кагат, тириүү кезинде материалдык же тиштүүлүк менен эмес. рухий байлык менен айырмаланган ата-бабалар сыйлоонун объектиси боло алышат. Жеңижоктун дүйнөгө көз карашында анын антиклерикализми өзгөчө даана байкалат. Бул проблема акындын чыгармачылыгында маанилүү орунду ээлейт: Өзүнүн антиклерикалдык идеяларынын деңгээли боюнча Жеңижоктуу. Токтогул жана Барпы менен салыштырууга толук негиз бар. «Эгерде өзүбүздүн көз алдыбыз га дүйнө көз карашты: «бөлүмдөр», «уюмдар» сыйктуу уюшулган жыйынды катары элестетсек—деп жазат Б.Аманалиев, ошондо Токтогул менен Тоголок Молдо өзүлөрүн өтө эле ише-

німдүү сөзишкөн жана өтө элө тайманбас ойлорду айтышкан дүйнөгө көз караштың уолу болуп, кыргыздардын турмушунда дин кызматкерлеринин оруну жана ролу жөнүндөгү масени айтуусу мүмкүн».¹³ Бул сөздөр Барпы менен Жеңижоктун дүйнөгө көз карашына толугу менен тиркелет. Атап айтсак, Барпы дин кызматчыларынын феодалдык чөйрөлөр менен байланышынын бетин Токтогулдан да айкыныраак ачат. Анын ишеними боюнча одоно күчкө таянышкан бай-манаптардан айырмаланып, молдор: бир жактан жалганчылык, экинчи жактан-зордуктан пайдаланышат, натыйжада эл бүлүнөт деп корутунду чыгарат. Жеңижок дәэрлик Барпыча жергиликтүү ак сөөктөр менен дин кызматкерлеринин социалдык кызыкчылыктарынын жалпылыгын баса белгилейт. Акындын молдорго каршы позициясынын мындай курчтугу бир жагынан кыргыз элинин антиклерикалдык салттарын толук кабыл алуу су менен шартталган. Эмгекчи массалар көп учурда молдорду, кожолорду, сопуларды ж:б: дин адамардын өзүлөрүнүн социалдык антиподдору катары баалашкан. Элдик оозеки чыгармачылыктын антиклерикалдык мотивдери Жеңижоктун чыгармачылыгында ого бетер тереңделет. Молдордун¹⁴ арамдыгы жана бузукулугу, алар социалдык-саясий маселелерди динге ылайыкташтырып түшүндүрүп жана шариат менен коркутушкан айрым сандырактардын бетин ачууга Женижок көп көңүл бурага. Моралдык жоопкерчиликтин проблемасын иллюзиялуу трансценденттик башталыштарга ооштурup, аны алланын алдындагы милдет, ар-кандай турмуштук жагдай алгылыктуу, анын ичинде эмгекчи элдин кызыкчылыктарына кара ма-каршы келген зомбулук да көнүмүш жоболорунда калыптандырууга умтулушкан Жеңижок, поэзиялык шартка туурап күдүреттин атынан мүлк жагынан теңсиздикти жактаган молдону ачык эле алдамчы деп атап, дин кызматындагылардын карапайым элге келтирген залалына көңүл бурган.

Бирок кээде акындын сатирасы дин кызматкерлеринин төмөн кү катмарларынын ашкерелегендө кандайдыр күнделүк турмушту үстүрттөн жөндөп өтүп, «кыйкымчыл» темалардан алыс тайт. Молдордун моралдык бузулушун мазактап, ал алардын идеялык маанисин баалоого алы келбестен аларга кадимки четтеги байкоочунун көз карашынан мамиле кылат. Бирок, Жеңижоктун чыгармачылыгында диндин жогорку дараражадагы адамдарын шылдыңдап мазактаган ырлары да бар. Мында да, акын сатиранын курч куралын колдонуп, диний насаатчыларды кыжырлануу менен мазактайт. Жеңижок ачык эле, өзүлөрүнүн жоруктарын «чыныгы кудайдыкы» деп шылтоолоп кадам сайын сопусунган эшen-молдордун эки жүздүүлүгүн ынанарлык ашкерелөөгө жетишкен.

Жалган боорукеликке жамынышып, иш жүзүнө келгенде, караңғы элден пайда табуу дүнүйө жиょо. Аларда эч кандай көкөлөгөн максат жок: колунан келишинче алдамчылык менен байый берүү алардын бирден-бир умтулуусу. Жеңижок тара-бынан дин насаатчыларынын өтө чоң артыкчылыктарга ээ болгон топторуна берилген мүнөздөмө мындайча жыйынтыкталат: булар жаман жүрүш түрушту үйрөтүшкөн адамдардын үй-бүлөсү, алар жамандыкты пайдаланышат жана ошол эле убакта ага кызмат кылышат. Диний үрп-адаттарды сүрөттөөдө Жеңижок молдолордун, эшндердин, кожолордун эң биринчи максаты чөнтөктөрүн толтуруу экендигин айдан ачык түшүнгөн. Акын бул убаралуу дүйнөдөн баш тартууну жанталашып молдолор үчүн ырым-жырымдарды аткаргандыктарынын «акысы» катары тартуу алуу негизги ченем экенин баса белгилейт. Ал куран окуу адам баалуулуктарынын дегредациясын көбйтүп, ошол эле убакта моралдык дегредацияны болтурбоо үчүн парадокустуу үмүттү калтырарын үстүрттөн түшүнөт.

Жеңижокко өзүнүн замандаштарынын ырым-жырымчылдыктарынын эпсиздиги байкалбай калган эмес. Көчмөн калктын арасында жашап келе жаткан архайкалых ырым-жырымдардын айрым түрлөрү жана үрп-адаттар XIX к. аягында калыптанып бүткөн система катары чыкпастан, кезек-кезек айкында луучу, кыйла трансформацияланган эскичиликтөр катары гана сакталып калган болчу. Кыргыздардын рухий турмушун дагы мына ушундай эскичилик көрүнүштөргө карата да Жеңижокко скептикалых тамашалоо менен мамиле кылат, бирок ал кечиримдүү эпитеттер менен аткарылат. Анын пикири боюнча бир катар ырым-жырымдарга ишенүү өзүлөрүнүн караңғылыктарынан анын курманы болуша турган адамдардын феодалдык тоболдор тарабынан алданышынын натыйжасы.

Жалпысынан Жеңижоктун чыгармачылыгы жаркын маанай да, жөн эле тышкы кейип кепчүүсүнүн жана кайгыруусунун далдасынан турмуштук башталыштардын дарыгерлик касиети не теңдешсиз ишеним даана байкалат. Жеңижоктун кайсы нерселерди жактыrbай койгонун, айтууну каалаганы менен, даремети жетпегендигинен жетишерлик айта албагандыгын билүү кыйын. Бирок анын айрым ойлору айкын эле такталып, көз карашы ачык байкалат. Анын чыгармачылыгы үчүн мүнөз дүү болгон жаратылыш менен адамзаттын ажырагыстыгы кандайдыр негизги идеяны: муундарда уланып отурган турмуштун салтанатын ырастагандай.

Адамдын күндөлүк турмушу социалдык өзгөрүүлөрдүн жана тарыхый башаламандыктардын туруктуу таасирине дуушар болуп турат Чийинден чыккан окуялар гана эмес, дал ушул күндөлүк турмуш Жецижоктун турмуш, адам, анын тагдыры жөнүндөгү ой жүгүртүүлөрүнүн пайдубалы. Акын «адам турмушу» деген түшүнүккө эки маани, өз ара байланышкан эки маңыз кийиргени мүнөздүү: алар «жердеги турмуш» жана «жакшы кемтиксиз турмуш». Биринчи аспектте турмуштун жекече имманенттик баалуулугуна көнүл бурулат, экинчисинде адамга турмуш тиричиликтеги керектөөлөрүн канааттанды рууга мүмкүндүк берүүчү турмуштук факторлордун ролу ба-са белгиленет. Маселен биринчи аспекттин караган убакта турмуштук башталыштын сакталышы жана өнүгүшү Жецижок тарабынан жалпысынан ийгиликке (жакшылыкка) төшештирилет. Экинчи, жактан жашоо тиричиликті ар кандай жок кылуу жана ага кандайдыр кесир келтириүү жамандык катары баала наст. Жецижоктун мындай көз карашы татыктуу жашоо тиричиликті коргоого багыттаган натуралисттик көз караш менен окшош. Акындын турмушка қастарлоо идеясынын өзгөчөлүгү айрым жаратылыш кубулуштарына, мисалы, жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнө аяр мамиле жасоону үгүттөйт. Бул асыл идея эң эле байыркы мезгилден бери адамзатты ойлондуруп келе жатканын белгилөө зарыл. Уламыштардагы Асанкай гы адептик насыяttар менен кайрылып, алардын негизги маңызы бүт ти्रүү жандыктарга боорукерлик менен этнат мамиле жасоого багытталган.

Жецижоктун бир катар чыгармаларын талдоонун негизинде мындайча жыйынтык турмушту қастарлоо сокур, кынк этпес жана жан тартпас болбоого тийиш. Ал баарыдан мурда адамдын болмушу алдында аракетчил болот жана башка болмуштун маанисин адамдын кызыкчылыктарына дал келтириүү зарыл. Жердеги эң жогорку баалуулук — был адамдын өмүрү, ал кол тийгис нерсе: Анын үгүтү абстрактуу көрүнгөнүнө кара-бастан, Жецижоктун мындай позициясы асыл, кээде ал барды гына жана ар бирине жекече кайрылгансыйт, социалдык кара ма-каршылыктарды тоотпогонсыйт. Акындын аң сезиминде кай гылуу өлүм жана турмушту кубанычтуу кабыл алуу жаратылыштын табыйгы закон ченемдүүлүгү катары кабыл алынған деп болжолдосок жаңылбайбыз.

Өлбөс адам болбойт, аң сезимдүү жашаган ар бир адам олумду алдын ала ойлонуштуруп чыгууга жөндөмү жетпей калышы мүмкүн. Эгерде адам өлүм чыныгы турмуштун зарыл жана кайтпас жыйынтыгы экендигин түшүнсө, ал бул арты кайырсыз окуяны абиийр жана салмактуулук менен тосуп алышы мүмкүн.

Анын болмушунун башталышы жана акыры адамга көз каранды эмес. Өлүм анын туулушунун жаратылышинда негизделген: Жеңижоктун өлүм жөнүндөгү ой жүгүртүүлөрү кандайдыр жадатма идеянын мистикалык түстүн мүнөзүндө болбостон, турмуштук жагдайдын объективдүү бааланышы болуп эсептелет.

Дээрлик бүт көнүмүш ченемдер орундан орунга оошкон доорлордо адамдардан аман калуу үчүн шарттарга ыңгайлашууга кыйла эпчилдик талап кылынган. Мындай учурларда адам өлүм эмес, өмүр, жанын сактап калуу жөнүндө жан алакетке түшөт, өлүм коркунучун жашоого болгон аракет жецип чыгат. Жеңижоктун мына ушундайча философиялык көз карашы элдин ой пикиринин көрүнүшү:

Кыргыздар илгертен бери эле сыртынан тоң мамиле кылып келишкени белгилүү, ошондуктан өлүм алдында титиреп коркуу жокко эсе. Өмүргө мындай пассивдүү мамилени түшүндүрүүгө умтулуп, кээ бир изилдөөчүлөр жашоону кыйналуу катары, ал эми өлүмдү андан арылуунун каражаты катары балоонун негизи болгон чыгыш концепциясы жатат деп ырасташкан. Демек, катардагы кыргыз, анын үлүшүнө туура келген кыйна лууну каяшасыз кабыл ала берген имиш. Мына ушул жоопшук, азап-тозокто жашоодогу негизги үлүш катары моюн сунуу өмүр менен өлүмдүн ортосунда кескин айырмачылыкты көрбес төн, турмуштан эч нерсени сурап талап кылбастан, ошонун өзү аркылуу өлүм алдынdagы коркууну тоотпогондукка алып келет деген имишти айтышкан.

Чындыгына келгенде ырайымсыз патриархалдык-феодалдык Кыргыз жергесинде эл массасынын турмушун айласыз, келечексиз оор абалга жеткиргендиктен, алардын көпчүлүгү үчүн жердеги өлүм кайгыдан куттууунун аргасы катары эсептелген. Ушуга окшогон мотивдер Жеңижоктун чыгармачылыгында да бар. Ошону менен бирге өлүм аркылуу тынчтануу азаптуу жа шоого нааразылыкты билдируү: Мына ошондо Жеңижоктун бардык катмардагы адамдардын толук теңдиги жөнүндөгү демократиялык ой толгоосу даана сыртка чыгат, мунун өзү алардын баары өлүм алдында бирдей алсыз деген тезис менен бекемделет: «Өлүм байларды да, кедейлерди төцөштиреет».

Акындын айрым ырларына замандаштарынын адам чыдағыс шарттарына карата мамиле, эзилген массалардын дүйнөгө көз караштары үчүн мүнөздүү болгон камкордук, амалсыздык, ташталып салгандык ж.у.с. түшүнүктөр жана ал аркылуу калыптандырылат. Балким, ушул себептен Жеңижок үчүн өлүм санаты жөнүндө дегеле, өлбөстүккө караганда көбүрөөк

айтууга адатка айланган болууга тийиши. Ошентсе да акында ага ылайык адам инсандары жана алардын аракеттери ичкери жактан ошончолук баалуу жана ошончолук жакшы, ошончолук маанилүү жана ошончолук сонун болгондуктан, адилеттүүлүк менен акылга жарааша алар өлбөстүккө татыктуу. Ушундай жаг дайда ой жүгүртүп, Жецижок өлүмдү жек көрөт. Бирок бул өлүм тууралуу жеke өмүрдүн табийгы аякташынын көрүнүшү катары айтууга тоскоол болбайт.

Жецижоктун бир катар ырларынын негизги идеясы адамды өлүм коркунучунан бошотуу, анын инсанын тушап жана аны өзүнүн жердеги болмушунан ажыраткандин бардыгынан бошо туу. Ушул мааниде акын жердеги турмуштун чегинде олумдун үстүнөн жецишке ээ болуу, озу өлгөндөн кийин эмне болору жөнүндө ойлонуунун маанисиз экендиги тууралу айтат. Олгоң дөн кийин коркуунун какаты жок, анткени. мында, эч кандай коркунучтуу нерсе жок. Жалпысынан өлүмдүн үстүнөн жецишти акын жеke жагдайда «жалпы адам турмушунун үзгүлтүксүз агымы» катарында караган. Айрым учурларда жан менен дөннөн ортосундагы мамилелер жөнүндөгү маселени талкуулоо дон четтеген Жецижок үчүн бул проблеманы адамдын акыл эси чечүүгө алсыз деп ырастайт. Ошентсе да, ошол мезгилдин көптөгөн акындары сыйктуу ал жандын бар экенин мойнуна алат. Акындын оюна ылайык, адам бир тараптан, денеден жана экинчи тараптан, рухтан же жандан турган татаал жана толук кандуу биримдик. Аны учун рух жана жан бирдей эле нерсе. Бирок ал жан дene менен тыгыз өз ара аракеттепишиет жана белгилүү иреттө түзүлгөн денеде гана жашай алат деп эсептейт. Жанды өз алдынча жашайт дегендин тарапкерлерин анын касиеттери деп эсептешкен турмуш, акыл эс дene жана андан тышкary эч жерде байкалбагандыгынан жана бул касиеттердин денеден бөлөк жашагандыгын далилдөө мүмкүн болбогондуктан, алар, көбүн эссе дененин атрибуттары деп таа нуу мүмкүн. Инсанды аныктоо үчүн дene аябай маанилүү болгондуктан, аныз адам өлгөндөн кийин да, соөгүн коую ырым жырымдарын ишке ашыруу да мүмкүн эмес. Жан дene менен кошо өлбөйт. Өлгөн убакта жан денеден бөлүнот, бирок ал бардык адамдарга жана жаныбарларга жалпы келген демилгесин гана күч болгондуктан, ал кудайга кайра кайрылып барбайт, ааламга сицип жок нерсеге айланат.

«Карып кетет кайран жан,
Караанын да көрсөтпөй,
Каякка кетет зирек жан?
Эскирип кетет ээсиз жан,

Элесиң деги көрсөтпей
Эсине түшөт зирек жан

Ак боз аттай зуулдап.
Аккан суудай шуулдап,
Кирип кетет турбайбы,
Ааламда жайы белгисиз.
Ақылзың деги жетиксиз.
Әрип кетет турбайбы!

(«Жеңижок» 19.б.)

Ошентип, өлүм менен бирге дene өлөт жана сөөккө айланат, жан да көзгө илешпеген чанга айланып, ал да жоголот. Өлгөн дөн кийин эч кандай туйгу болбайт. Демек, адам тириү турган да өлүм жок, өлүм келгенден кийин адам жок. Ақындын мындаид мүнәздөгү пикирлери келе жаткан жок болуу эмес, бейпил кайгыруунун гана айкындалышы.

Жеңижоктун дүйнөгө көз карашы өлгөндөн кийин адамдын эч жерде жашабастыгын божомолдойт. Жеңижок адамдарды айлананы тегеренип карап жана күндөлүк чындыктын тажрый басында жердеги турмушта жакшы жашоого, аны чыныгы бейиш деп түшүндүрүүгө ниеттенген:

«Жарык дүйнө—бейишим,
Билип туруп чын сүйлө.
Бейиш мына бул дүйнө!»
(«Жеңижок» 61 б.)

Философиялык терминалогияны пайдалансак, анда бу дүйнө менен о дүйнөнүн катышы жөнүндөгү ақындын ой пикири мындай: адамдар көкөлөтүп айтылгандарга берилбей тиги дүйнө менен эмес, жердеги кадимки жашоону сактоого тишиш. дүйнөнү кыймыл-аракетке алып келген жашоо, тиричиликке, имманенттүүлүккө кайрылуулары тишиш. Ақын адамдын тириү кездеги жашоосунун турмушунун жакшы болушун самаган.

Социалдык болмуштун олку-солкулугу, эзүүчү жана эзилүүчүлөрдүн карама каршылыктарынын курчушу XIX к. аягындағы жана XX к. башталышындағы кыргыз коомчулугунда баалуулуктардын өзгөрүшүнүн жана статустук жоболордун шарттарында адамдын турмушка ылайыкташуу жөнүндөгү маселени курч койгон. Дүйнөнүн жыргалы, ырахатын пайдалануунун зарылдыгы жөнүндөгү Жеңижоктун философиялык ой-пикири өмүрдүн, убакыттын тез өнүгүшүнүн концепциясы менен тыгыз байланыштуу. Жеңижок отө кыска жашоо мөөнөтүнүн агымында да, адам турмуштун көп түрдүү байланышта рынан, анын кубанычтарынан безгенге караганда, алда канча

көбүрөөк раҳатка ээ болот деп айтат. Өзүнүн бу дүйнөгө жара-
лыши табиятка каршы эмес, ага багынып, үндөшүп жашоосун
талаپ кылат. Адамдын жарапалышынын маселесинин мындаicha
коюлушу баарыдан мурда аскетизмге каршы, дүйнөнүн астын
да жана адамдын санда жоктугу жана бечаралыгы тууралуу
мистикалык окууга карама каршы. Дүйнөдөн безүү, өзүнүн
жеке жаратылышына, ээрчүүдөн баш тартуу, жердеги азги-
рууларды жеңүү—Жәцижоктун динге карата көз карашында
анчалык баалуулукка ээ эмес. Андан да бетер, дал жаратылыш
ты ээрчүү адам үчүн татыктуу жашоонун милдеттүү шарты
катары жарыялангандыктан, жаратылыштан ар кандай чеги-
ниүү, акынга каршыдаи көрүнөт. Адилет болуу үчүн турмуш-
туң зарылчылыгынын чегинен чыгып кеткен аскетизмди ай-
кын эле жактырбоонун белгилери мусулманчылыктын кээ бир
канондорунда да бар экендигин айта кетүү зарыл. Албетте,
асман баалуулуктарына куру кыялчыл тартылуунун исламдын
турмушту түшүнүүсүнөн биротоло кууп чыгарып таштоо мүм-
күн болбогон, бирок ишенгендердин ақыл-эсинин үстүнөн өзү-
нүн биринчилигин алардын гедоникалык мүнөздөгү каалооло-
ру менен бөлүштүрүүлөрү тийиш эле. Балким, дал ошондук-
тан, ал тургай куранда да асмандағы нерселер жерде деги
болуп көрбөгөн дарактуу «сыкырдуу бак» элесинде көрүнгөн.
Мусулмандардын бейиши кыялданууга арналып тургузулган
түбелүк эстелик экени белгилүү — бул күн нуруна чагылыш-
кан өзөндөр менен укмуштай кооз гүлдөрдүн кумарланткан
музыка менен сулуу кыздардын дүйнөсү.

Исламдын жердеги аспекттери жалпысынан кыргыздардын
кайсы катмарга жатканына карабастан, кандайдыр даражада
жагымдуу көрүнгөн. Кыргыздар бу дүйнөдөгү турмуштан атай
лап алыстан кетип, жасалма дүйнөгө өз эркинче бекинген, жа-
шоонун кубанычтарынан жана аны менен байланыштуу «кым
кууттан» өз ыктыяры менен бац тарткан адамдарды дээрлик
билишкен эмес.

Дүйнөгө элдик көз караштын гедонисттик агымы кыргыз
акындарынын жердеги раҳаттануулардын жүйөлүү укук чене
мин ырастаган сергек реалисттик көз караштарын жараткан.
Акындардын пайдалуулук менен окшоштуруулган раҳаттануу
жөнүндөгү гуманисттик идеялары Жәцижоктун чыгармачылы-
гында андан ары өнүгүүгө ээ болду.

Калайык калктын жашоосуна ылайыкталган гедонизмден
Жәцижоктун туру баардуу, оптимисттик турмуш сезүүчүлүгү
менен айырмаланып, дүйнөдөн чарчап жадагандыктын эле-
менттерин камтуудан оолак турат. «Турмуш» деген түшүнүк

гана «баалуулук» деген түшүнүктүн жашашын шарттайт, болмуштун аркасында гана буюмдар жакшы же жаман болушат. Жакшы буюмдар-турмуш жыргалчылыгынын булагы.

Жеңижок жер дүйнөсүн актабастан эле, аны ыр менен даца-залаң, анын адамдын ишмердигинин бирден-бир гана реалдуу оруну экенин, ошондой эле жердеги рахаттануунун реалдуу негизи экендигин ачкан. Ал турмушту анын мээнеттери, керектөөлөрү жана рахаттануулары менен кабыл алат: Ошондуктан насыят айткан ой пикирлер менен рахаттанууларды даңазалоо катарлаш жүрөт. Дүйнөгө рахаттануу үчүн жараган дүйнөнүн өзү да сонун. Акында рахаттануу принципи әң эле кецири түшүрүлгөн пайда жана жеке өз кызыкчылыгынын принципи менен биригишет.

Адамда аракетчил башталышты колдоо менен Жеңижоктүн чыгармачылыгы аскетизмге кандай болсо, гедонисттик рахаттануунун пассивдүүлүгүнө ошондой эле каршы турат. Аракетчилдик жана ырахаттануу, мурда биримдикти айкындап түрушса, эми бири бири менен кайтпастан ажырашып кетишип, бирин-бирине карама каршы коюшту. Ушуга байланыштуу жал ган ырахаттануунун артынан саргара кууган жана ошо себептен күндөлүк иштерин таштап салган адамдар кескин айыпта лат. Мындай адамдардын арасында «ирмемди карма» принципи жана ырахаттанууну токтоно албай издеө үстөмдүк кылат. Бул принцип анча-мынча Жеңижоктүн дүйнөгө көз кара шында да сезилет, бирок—ал принцип турмуштук интерпретацияга ээ болот. Акын убакытты жоготпостон, учурду кетирбестен кармап, баардуу иштерди жасоого, аларды өзүнүн ырахаттануусу менен айкалыштырууга чакырат. Мындай чакырыктар көбүнчө жаштарга багытталган. Адамдын жашашынын балуулугу ал мына ушундан көрөт. Айрым учурларда Жеңижоктүн таасир этүүчү обьектиге карата мамилесиндеги айырмачылыктар таңданарлык, мелүүн гедонизм чакырыгы жаштарга багытталган, карыларга болсо, өткөнгө арманда болбостон, колдо болгонго ыраазы болууга кеңеш берет.

Акын жаштардан туюу сезимин соолтууну талап кылбастан, аны ақыл эстүүлүк менен чектөөнү жана ага үстөмдүкту гана талап кылат. Ар кандай түйшүктөн дарылай турган каражаттардын бири сүйүү болуп, ал адамдарга, өзгөчө жаштарга турмуштун баалуу жыргалчылыгы катары көрүнөт. Дал ошондуктан акын жаштыктын тез өтүшүнө жана карылыштын тез келишине нааразы. Адамдын каалаган жашы-оорусуз жана кырсыксыз өткөргөн жыйырма беш эмеспи, сүйүү курагы да ушул.

АЛ жөнүндө:

«Кайран өмүр жыйырма беш
Өтпөй турган болсоочу.
Жок дегенде он жылга
Кетпей турган болсоочу!..
(«Жецижок, 13 б)

Ырахаттануунун ички көз карандысыздыгын, коңул бейкуттугун жана өзүнүн ячейкасынын мүчөлөрүнө материалдык жетиштүүлүктү камсыз кылган «Ынтымактуу үй-бүлө чыгат. «Ынтымактуу үй-бүлөнүн башында ақылдын башаты болгон «карья» турушу керек.

Жецижоктун айрым ырларында таалай, тагдырга зор маани берген. Анын адамга карата алынган биримдүү дүйнө тартиби ақындын аң сезиминде тагдыр катары мүнөздөлөт. Ал адамга карата тышкы зарылчылык сыйктуу айкындалып, адамды өзүнө багындырат, бирок анын «өзүмдүгүн» айкында байт. Бул тагдыр алдын ала болжолдогонуна карабастан, маж бурлаганы артыгыраак көрүнөт.

Тагдыр деген—өкүмчүл стихия, ал кубулуштардын адамдардын эркине көз карандысыз өсүп-өнүгүп отурган жана алардын эрки менен алдын ала токтолулуп калбай турган кубулуштардын кайтпастыгы. Адамдын күндөлүк иш-аракеттери оз алдынча көрүнгөнү менен кантсе да мындай өз алдынчалык, деп ырастайт Жецижок, каттуу чектөөлөрдүн рамкалары менен шартталган болот. Ақындын айтканына караганда, эстүү да, наадан да зарылдыктың нугунда аракеттенишет экен. Алардын экөө төң ээ—жаасыздыкты алдын ала токтото алыш пайт. Алардын жоруктарындагы айрыма наадан өзүнүн ара кеттери эркисизден өзүнүн кайгылуу тагдырын турмушка аширып, негативдүү зарылдыкты жакындана бергендигинде болуш олтурат. Адамдардын турмушуна тагдырдын мааниси жонун дөгү ақындын идеяларынын бир тектүү эместигин белгилеп кетүү зарыл. Алып көрсөк, мисалы, ақындын пикири боюнча көп нерсе ээ жаасыз тагдырга гана эмес, ошондой эле күтүлбөгөн кокустукка көз каранды болгон болмуштун өзгөргүчтүгүнүн проблемасына токтолулуп, өзүнүн айрым ырларында Жецижок адамдын күч-аракетинин түзүүчү маанисин тааныйт. Кайгы менен кубанычтын бирин -бiri алмаштырып турган тагдырдын түйшүктөрүнүн «ыргагына» адам туруктуулуктүү карши коюуга тийиш. Ой-пикирдин мындай агымы кантсе да, ақында жазмыштын алдында адамдын күчүнө ишеними кебел бестигин айгинелеп турмуш болсо кәэде анын бет алдында кыңк этпестен бүгүлбөстөн, аракетчил каршылык көрсөтүү мүмкүн болгон чыргоолуу оюн катары көрүнөт. Ар бир адамдын бакытка укугун негиздөөдө Жецижоктун чыгармачылыгы

ойногон ролду ашыра баалоо мүмкүн эмес. Бирок бул проблема боюнча да акындын позициясы айнын эле карама-каршылыктуу. Бирде элегиялых кайги жана бакыттын кол жетпестиги, бирде күтүлбөстөн бакыттын закымдуу, ирмемге көрүнө калып жана ошол эле заматта житип жоголгон көлөкөсү -Жеңижоктун кээ бир ырларынын мотивдери мына ушундай. Экинчи жактан, акын бакыт ага умтула турган изги максат болуп, ал бир катар турмуштук ырахаттанууларды өзүнө камтыгандыгын баса белгилейт. Албетте, бакыт ойго келген ырахаттанууда эмес, акинеттүү жана асылзат ырахаттанууда гана болушу ыктымал.¹⁶

Жеңижок адамдарды өзүлөрүнүй толук баалуу эместигинен гана эмес, аны айланада курчап отурган болмуштун принцип түү ыксыздыгынан бактысыз. Алар бактыга татыктую: Мына ошондуктан эле адамдардын бактыга умтулушу жоюлгус нерсе. Бирок бирөөлөр ага башкалардын бактысын тебелеп-тепсөп барышат, башка бирөөлөр болсо, тескерисинче, өзүлөрүнүн жыргалчылыгын курмандыкка чалууга жөндөмдүү келишет. Көп учурларда жакшы ниеттүү турмуштун принциптерин ээр чүү бакыт аркылуу сыйланбай калат, жана тескерисинче кээде мудөөсүз жоруктар учун бакыт сыйы болушу мүмкүн. Кийинки эскертилген бакыттын мөөнөтү тайкы болот. Бакыттагы чыныгы турмуш бардык башка адамдарга жардамдашуу, жакшылыкка кызмат өтөө жана башканы жубатууну болжолдойт. Андан да бетер ар бирөө башка адамдардын бактысына бул өзүнүн жана башка адамдардын бактысын камсыз кылуучу каражат экендигинин себебинен умтулууга тийиш.

Жеңижок тагдырдын түйшүктөрүнө туректүү чыдаган, бирок турмуш тагдыры аны аяган эмес. Каардуу болмуштун шарттарында ал жакын адамынын бактысын коркунучка дуушар кылбастан, ар бир адам жееке өзүнүн бакытка болгон негизги керектөөсүн канаттандырууга мүмкүн боло турган убакыт жөнүндө кылданган. Андан да бетер, акын өзүнүн чыгар маларында адамдардын кубаныч менен бактыга карата жолдо бөгөт боло турган тоскоолдуктар жок деген ойду билдирет.

Жеңижоктун айрым пикирлери фатализмдин мунарыгы менен капиталган. Адамдын жашашынын кээ бир учурлары чексиз күчтүү жана ээ -жаасыз жазмыштын кайтпас чечими менен алдын ала аныкталган: Бирок тагдырдын күн мурунтан болжонушу акындын дүйнөгө көз карашында адамдын жүрүш турушунун активдүү мүнөзүн таануу менен айкалышкан. Өлүм тагдырдын кайтпастыгы жана ошол эле убакта адамды сыноонун эң жогорку көрүнүшү. Өлүп баратып, башкача айтканда, өлүмдөн женилишке учурал, бирок тайманбай өлүү менен, адам өзүн женүүчүнү женгендей көрүнөт.

ЫСАК ШАЙБЕКОВДУН СОЦИАЛДЫК-ФИЛОСОФИЯЛЫК КӨЗ КАРАШЫ

XIX к. акыры XX к. башында кыргыз элинин коомдук-саясий турмушунун сересинде турган алдыңкы катардагы даанышман ойчул ақындардын бири Ысақ Шайбеков болгон. Ақындын чыгармачылыгынын зор таасирдүү күчү кыргыз элини турмушу менен тыгыз байланышта болуп, анын кызынчылыгы, таламы учун кызмат кылгандыгында болду. Талант түү ойчүл-акын, өз доорунда нукура элдик каада-салтты, демократиялык көз карашты коргол, сактоо учун күрөшкөн. Ал турмуштагы ар кандай терс көрүнүштөргө карши талыкбай күрөшкөн. Өз замандаштары эмгек адамының таламы Учүн жан күйгүзүп, кейип-кепчиген, алардын рухий байлыгын естүрүүнүн талапкери болгон.

Ысақ Шайбеков 1880-жылы Пишпек уездинин Чаң-Кемин айылында кедей адамдын үй-бүлөсүндө туулган. Ата-энесинен эрте ақырап, 10 жашар бала жергиликтүү оокаттуу кишилердин кол алдында жалданып турмуш кечирген. Кийинчөрээк, Токмоктогу Молдо Закир калпанын үйүндө кызмат отоо менен андан окутанды, жазганды үйрөнгөн.

1897-жылдан Орус байы Красчиковдун үй кызматында болуп, ақындын өзүнүн айттуусу боюнча орус тилин үйрөнгөн.

Ақындын чыгармачылык жолу 1908 ж. башталат, алгачкы кадамы Быстровка айылында кедей дыйкандардын балдарын окутуудан уланган. Ушул кырдаалда 1910 ж. Кеминде ги табигый кырсык жер титирөө, анын кыйратуучу күчү, элдин башына түшкөн оор күндөр ақындын көз карашына зор таасир тийгизди. Ошол күндөрдө анын «Зилзала» аттуу чыгармасы эл арасында кецири маалым болду. Ал эми 1916-жылкы үркүндө кыргыздардын улут-боштондук кыймылынын жүрүшүндө ақындын «Кайран эл», «Азган эл», «Кайткан эл» аттуу поэмалары жарапалды. Бул чыгармаларда кыргыз эли өз башынан өткөргөн каргашалуу учурду гана мүнөздөбөстөн, кыргыз элинин кажыбас кайратын чыдамкайлык касиетин, ак пейил, мейман достук, адептүүлүк сапатын, рухий байлыгын көрсөткөн. Акын жараткан чыгарма 1916 ж. Кыргыз эли басып өткөн кайгылуу жолдун күбөсү катардагы маалымат әмес, кыргыз элинин ар бир мууну, келечек муундар учун коомдук—саясий кырдаалды, өлчөп-өкчөп көрсөтүүчү тарыхый маалымат. Биздин оюбузча акын өзү көзү менен көргөн-дердү, болгон окуяларды даана-ачык көрсөтүп кыргыз элинин рухий мурасына баалуу салым кошту.

Ысак Шайбековдун зор талантнының булагы, көз карашынын калыптанышында кыргыз элинин кылымдарды камтыган ооз эки эл чыгармачылыгы болгондугун баса көрсөтүү зарыл. Анткени акын кыргыз элинин ооз эки чыгармаларын зор ынтаа коюу менен угуп, Манас эпосунан, кичүү эпостордон, дастандардан үзүндүлөр айта билген.

Акындын элдик рухий мурасты терец, өздөштүре билиши, өзүнүн коомдук турмушка карата жекече көз карашынын калыптанышына мүмкүнчүлүк берди. Анын чыгармаларындагы кездешүүчү коомдук турмушка карата баалуу ойлор, сунуштар социалдык маанидеги проблемаларды өз ичине ала баштады.

Тарыхый — прогресс жолунда адам баласы басып өткөн жолдогу социалдык-рухий байлыкты сактап калып, аны алып жүрүүчүлөр акындардын турары белгилүү.

Алардын катарында, «акылмандарга» өзгөчө орун таандык. Анткени алар рухий байлыкты алып жүрүүчүлөр. Тарыхчылар С. Скрибнер жана М. Коул белгилегендей «ар бир социалдык-рухий байлыкты сактап жүрүүчүнүн өлүмү ошол муун учун библиотеканын ерттөнүп кеткенине барабар».

Кыргыз элинин басып өткөн жолундагы патриархалдык-феодалдык түзүлүштүн учурунда дал ушундай акылмандардын катарына Калыгулду, Арстанбекти, Калмырзаны, Балык ж.б. кошууга болот. Ал эми Ысак Шайбековка, аны менен бир доордо жашаган ага Замандаш акындарга да жогоруда аты аталган акылмандардын таасири тийбеген деп кароого болбайт.

Албетте, кыргыздын социалдык-саясий аң-сезимдеринин өнүгүшүнө өткөн кылымдагы кыргыз элинин турмушундагы өзгөрүштөр башкы себепчи болуу менен алдыңкы катардагы акындардын чыгармачылыгындагы прогрессивдүү көз караштын пайда болушуна жана өнүгүшүнө багыт берди.

Кыргыздын ойчул-акындарынын коңшу элдер, орустардын, казактардын, өзбектердин алдыңкы катардагы прогрессивдүү жазуучулары, ырчыларынын чыгармалары менен тааныш болушу, алардын чыгармачылыгының терец мазмуунга әэ болушуна себепчи болду.

Ысак Шайбеков сабаттуу окуганды, жазганды тыкан өз-дөштүргөндүктөн орустун, Орто Азия элдеринин турмушундагы демократиялык идеялары менен тааныштыгы башкаларга салыштырмалуу басымдуулук кылган. Анткени, орус, тилинен, казах, татар тилдерине котурулган орус классиктеринин чыгармалары менен тааныштыгы болгон. Казах агартуучулары Абай Кунанбаев, Ибраї Атынсарин, татар агартуучулары

ры Габдулла Тукай, Каюм Насыринин чыгармаларын окуй үйрөнүп эл арасында кецири пропагандоочулардан болгон.

Ысак Шайбековтун алгачкы чыгармалары негизинен өз башынан откөргөн окуяларга өмүр жолуна байланыштуу жаралган. Ар бир чыгармасында болуп жаткан окуяларды терең, кецири мааниде мүнөздөп, анын сүрөттөмөсүн элестүү кылыш көрсөтө алган. Бирок анын социалдык маңызын талдоого кагранда айрым окуяларды ачык-айрым көрсөтүү менен гана чектелген.

Кеминдеги болуп откөн жер титирөөнүн кыйраткыч күчү Ысактын аң-сезиминде олуттуу өзгөрүштөрдү лайда кылды. Анын көз карашы жаратылыштын күчтөрүнө карата ишеними өзгөрдү. Адамдардын өз баштарынан откөргөн кайгы-мұнцу, кыйынчылық-түйшүгү эстен чыккыс окуя экендигин баса көрсөтүү, эл өз башынан откөргөн кайгылуу күндөр ақындын сезиминде түбөлүккө сакталып калды.

Өзүнүн чыгармачылыгынын башталышынан Ысак Шайбеков, ошол доордо жашаган башка кыргыз ақындары сыйктуу эле қомдук турмуштагы социалдык-саясий кырдаалга кецири масштабдагы мүнөздөмө берүүдөн обочо болгон. Ал кыргыз эли өз башынан откөрүп жаткан патриархалдык-феодалдык мамилелердин күбөсү, жарчысы катары белгилүү, анткени анын көз карашы дал ушул чөйрөдө түзүлдү.

Ошону менен катар ақын коомдук турмуштагы орун алған окуяларды билдириүү менен гана чектелбестен, терең анализдеп көрсөтүүгө умтулат. Ақын айрым түшүндүрмөлөрү даана, так коюлгандыгы менен айырмаланат.

Ақын өзү көрсөткөндөй чыгармачылыгынын алгачкы мезгилдеринен баштап қарапайым калктын таламын коргогон.

«Сүйлөгөн билгенимче мен бир кедей»¹. — («Кайран эл» 16. б.) Айрым башка өзүнүн замандаш ақындарынан, ал тургай өздөрүн демократ деп эсептөлгөндерден да айырмаланып Ысак өзүнүн алгачкы чыгармаларында әмгекчи элдин таламын көздөп, үстөмдүк кылуучу төбөлдөрдүн туткуунунан бошонуп, эл тарабына чечкиндүүлүк менен бөлүнүп чыккан. Ага Ысактын 1910 ж. жазылган «Зилзала» деген чыгармасы далил боло алат. Бул чыгарманын басымдуу бөлүгүндө коомдук турмуштагы патриархалдык-феодалдык чындыкты, социалдык теңсиздикти сүрөттөп көрсөткөн.

Чыгармада коомдук турмуштун кецири структуралык мүнөзү, социалдык маңызы ар бир топтун иш аракети тектес талданбаса да айрым эпизод, фрагменттер, окуяга карата же кече көз караштар даана көрсөтүлгөн. Бирок бул чыгармада

акындын дүйнөгө карата көз карашы, саясий жана философиялык позициясы моралдык-этикалык мамилесинин эволюциялык өнүгүү процесси ётө эле будемүк түрдө берилет. Бул көрүнүш кыргыз коомунда рухий байлыктын өнүгүшүнүн деңгээлинин чектелген түрүнө байланыштуу экендиgi шексиз. Акындын көз карашындагы айрым чектелгендиктерге кара-бастан, анын коомдук турмуштун структурасында адамдардын белгилүү сословиялык катмарга бөлүнүп калгандыгын көрсөткөн. Акындын көз карашы боюнча кыргыз коому бири-биринен айырмаланган эки бөлүк «байлар» жана «кедейлерге» бөлүнүп калгандыгына өзгөчө караган. «Зилзала» темасында кыргыздын башка акындары да өз чыгармаларын жара-тышкан, алардын басымдуу бөлүгү ошол доордогу үстөмдүк кылып турган патриархалдык-феодалдык түзүлүштүн структурасын коргоп, табигый кыйраткыч кырсык адамдардын жүрүш-турушуундагы терс көрүнүштөргө алардын кулк-мүнөзүнө ылайыкташып болгондугун ынандырууга аракеттенишкен. Ушул кырдаалда байлардын коомдук, жекече турмушта же-тишкен ийгилиги, кедейлердин улам жакырланышына алыш бара жаткандыгына көзү жеткен. Бул көрүнүштүн турмуштиричиликтин табиятына ылайыксыздыгын белгилеп, анын келип чыгышынын себептерин түшүндерүүгө аракеттенген «Кайран эл» поэмасында анын башкы себептеринин бири катары коомдук байлыктын бөлүштүрүлүшүндөгү теңсиздиктен экендин баса көрсөткөн. Акын, кыргыз элинин турмушун мүнөздөп келип, катардагы карапайым эмгекчинин жакырланыш бара жаткан турмушуна кейип-кепчип, байлыктын улам байлардын бийлик ээлеринин колуна топтолуп бара жаткандыгына наалыгап.

Бул жөнүндө: «Жер алганы аз келип бай-манаптын, Жардынын бир-бир күткөн малын алды», деген ыр саптары далил боло алат («Жазгыч акындар», 29 б).

Ысак өзүнүн чыгармаларында патриархалдык-фёodalдык коомдук турмуштағы социалдык күчтөрдүн ээлеген орунда-рын тактоо менен кедей топторунун басымдуу бөлүгүнүн алсыздыгын, ётө эле пассивдуулүгүн ал эми бай-манаптардын, кыргыз урууларынын турмушунда бүткүл чарбалык турмуштиричиликте үстөмдүк кыла тургандыгын белгилеген. Байлар, манаптар кедейлердин кол алдындагы байлыгына үй-тиричилигине үстөмдүк кылышкан. Манап, Ысактын мүнөздөмөсү боюнча уруулар арасындагы терс маанидеги жагымсыз, тажаал күч. Анын колунда уруу мүчөлөрүн баш көтөртбей басып туруучу мүмкүнчүлүктөр бар. Карамагындагылардын үстөмдүгү зордук-зомбулук күндөлүк көнүмүш көрүнүш.

Ал эми байдын манаптан айырмасы, бай өз эркин уруу мүчөлөрүнө, зордук-зомбулук менен таңуулай албайт, анын бүткүл өмүрү байлык топтоого багытталган. Рухий байлык анын баалуулугу экинчи катардагы маселе. («Жазгыч акындар», 29 б.). Акын байлардын, манаптардын кыргыз коомундагы ордун мүнөздөп келип коомдук байлыкты түзүүгө күч сарпташ көл тийгизбей ал байлыктын ээси болуп калгандыгын, эмгекчилердин эсебинен жыргал турмушта жашап жаткандыгын туура түшүнгөн. Ысак, чыгармаларында XIX кылымдын акыры XX кылымдын баш чендеринде кыргыз эли патриархалдык-феодалдык турмуштун кырдаалында, аларды жакырчылыкка укуксуздука теңсиздикке дуушар кылган айрым же-ке феодалдык тоболдор эмес, социалдык топ катары жашап турган бай-манаптык социалдык структураны күнөөлөгөн.

Бул көз караш боюнча акын кыргыз коомунда социалдык-саясий проблеманы чечүүдө, акын-демократ Токтогул Сатылгановка караганда да терецирээк түшүнүктүү бере алган.

Токтогул Сатылгановтун чыгармаларында коомдук-саясий проблемалар менен катар айрым жеке феодалдардын адилетсиздиги жагымсыз, ырайымсыз иш аракеттерин, ашкерелегендиги белгилүү. Анын тике, таамай айтылган сын пикирлери айрым учурда феодалдык төбелдөрдүн жекече өкүлдөрүнө карата айтылгандыгын көрсөтүүгө болот. Маселен, бул мааниде Токтогулдун «Беш каман» аттуу чыгармассын айтсан туура келет. Чыгармада Кетмен-Төбелүк манаң Рыскулбектин балдарынын жетим-жесир, жардыларга көрсөткөн зордук-зомбулуктары, адилетсиздиктери, падышалык бийлик ээлери алдында кол-куушуруп кошомат менен кызмат өтөөлөрү, өз уруусунун өкүлдөрүнө карата жасаган ырайымсыздык иш аракеттери мүнөздөлөт. Токтогул, Рыскулбектин балдары элгө карата бир дагы жакшылыкты ыраа көрбөгөндүгүнүн бетин ачкан. Жакыр, жардылардын колунда болгон байлыгын талаптоноп, көрсөткөн кордугун баяндаган.

Ысак өзүнүн 1916—1917-жылдарда жааралган чыгармаларында «Зилзала» поэмасына салыштырмалуу патриархалдык-феодалдык коомдук мамилелердин негизин терецирээк анализдөөгө жетишкендиги байкалат. Административдик башкаруу системасындагы болуш, ыстарчиндердин, жергиликтүү феодалдык тоболдордун койгон кишиси, падышачылыктын колонизатордук саясатын ишке ашыруучулар экендигин көрсөттөт. Ал жөнүндө акын:

«Миң үйгө, бир манапты болуш кылган
Бай-манап жакшы жерди конуш кылган
Көңүлүнө жаккан жерди бекитиши.
Кедейди келтирбестен көрүш кылган»

Шайлалан жүз койлуудан ыстарчын деп,
Түшкөндө казына акча кыстырысын деп
Бир кедей салык акча таппай калса,
Буйругун ыстарчынын кылчу эле эп.

(«Кайран эл», — 16-б.)

Ысак, болуш ыстарчындар эч кандай себепсиз эле зордук-
зомбулук, зәөкүрдүк аракети менен эс алғандыгын, баса көр-
сөткөн. Алар, менен катар жергиликтүү башкаруудагы бий
(жергиликтүү соттор) өзүнүн күндөлүк иш аракетинде патри-
архалдык-феодалдык түзүлүштүү үстөмдүк кылуучу топтун
кызыкчылыгына бургандыгын белгилеген.

Акын өзүнүн белгилүү «Кайран эл» аттуу поэмасында ке-
дейлердин жакырданышынын күчөшү жергиликтүү бийлик
ээлеринин адилетсиздигинин натыйжасы экендигин туура тү-
шүнгөн.

Ал көрүнүштүү эскерип:

«Айлына байдын уулун бий шайлалан,
Жесир доо, чатак болсо ал «жайлаган»!
Бир кедей чыгым таппай кечиктирсе,
Мойнуна абак кесип сотко айдаган.

(«Жазгыч акындар», 29 б.)

Акын чеберчилик менен коомдук турмуштун жалпы
мүнөзүн туура сүрөттөй алган. Кыргыз элинин реалдык тур-
мушун мүнөздөп келип, Ысак эмгек адамынын өз башынан
өткөрүп жаткан кыйынчылыктарын, оор турмушун көрсөткөн.
Ал өзгөчө кедейлердин сабатсыздыгын караңгылыгына тур-
муштагы пассивдуулугүнө кайгырган.

Ысак Шайбеков, башка демократ акындар катары, жерги-
ликтүү феодалдар эмгек адамдарынын үстүнөн болгон бийли-
гин, үстөмдүгүн бекемдөөдө падышачылык бийлик ээлеринин
колдоосунан пайдалангандыгын туура көрсөткөн. Ошондуктан
ал падышачылыкты бай-манаптардын коргоочусу жана тая-
нычы, кедейлерди кысымга алып талап-тоноочу катары кара-
ган. Падышачылыктын колониялык саясатын, эзүүсүн улут-
тук мааниде эмес, социалдык аспекте түшүнгөн.

Падышачылык бийлик ээлеринин колонизаторлордук сая-
сатын ар кандай махинацияларын, чиновниктердин, жерги-

ликтүү феодалдардын алдым-жуттүм иш аракеттеринин бир бутун системага айланып калгандыгын Ысак «Кайран эл» поэмасынын бириңчи бөлүгүндө кецири муноздомо берген. Ысак Шайбеков колонизатор, баскынчылар менен жергиликтүү калктын ортосунда бири-бири түшүнүү, бекем байланыштын түбелүктүү болуп кетишне ишенген эмес жана алар бири-бирине ар кандай кырдаалда карама-каршы душмандык сезимде кала берерин түшүнгөн. Акын, падышачылыктын кыргыз элине карата жүргүзөн колониялык, талоончулук саясаты сакталып кала берерине көзү жеткен. Өзүнүн бул оюн Ысак бир эмес, бир нече жолу кайра-кайра эске салган, ал тургай Совет бийлигинин жылдары ичинде жазылган чыгармаларында кайрылгандыгы белгилүү. Өзгөчө өзүнүн «Азган эл» поэмасында падышачылыктын колонизаторлук саясатына өтө сергектик сезим менен кыжырдангандык пикирлерин айгакан. Орус падышачылыгы колоониялык ырайымсыз саясатты кыргыз элине гана эмес башка коңшу элдерге да каршы жүргүзүп жаткандыгына кыжырданган өзүнүн акындык чеберчилиги менен кош зомбулуктун алдында калган өз элине аз да болсо жөлөк болууга аракеттенген.

XIX кылымдын экинчи жарымында Кыргыз элини турмушунда бир топ олуттуу өзгөрүүлөр падышачылыктын колониялык саясатынын натыйжасында келип чыккандыгын эске албай коюуга болбойт. Колонизаторлор жергиликтүү калктын карамагындагы сугат, чарбачылыкка ыңгайллуу жерлерди тартып алыш, аларды тоо арасына сүрүп чыгарып, бошогон жерлерге борбордук Россиядан көчүрүлгөн жер иштеткөн дайкандарды олтурукташтыра баштаган.

Орус дайкандарынын Кыргыз жеринде конуш алышы жергиликтүү элдер менен байланышты түздү, жаңыдан көчүп келген элдер менен кыргыздардын кызматташтыгы күн санап өсө баштады. Бул байланыш чарбалык багыт менен чектелбестен маданий турмуш-тиричиликтө да пайда болду. Кыргыз элини рухий байлыгы, сабаттуулугу боюнча өнүккон элдердин өкүлдөрү менен байланышта болуп калышы, кыргыздардын рухий байлыгынын өнүгүшүнө бир топ ыңгайллуу обел гө түзүлдү деп айттууга болот.

Кыргыз коомчуулугунда ушул учурга туура келген феодалдык системанын ыдырай башташы кыргыз элини кош катап эзүү алдында, жергиликтүү феодалдык төбөлдер менен Кокон хандыгынын кол алдында болгондугу аркылуу түшүн дүрүүгө негиз бар. Кокон хандыгынын үстөмдүгү астында

кыргыз эли үзгүлтүксүз болуучу уруулук җагылышуу, мөзгил-мезгили менен боло калуучу чабыштар элди мөгдүретүп, турмуш-тиричилигин оор абалга душар кылып турган. Ушундай татаал шартта, Кокон хандыгынын жоюлушу, анын ордуна күч-кубаттуу орус империясынын карамагында болуп калуу кыргыз элинин турмушунда маанилүү өзгөрүштөрдү алып келгендигин айтбай коуюга болбос.

Бул өзгөрүшту Ысак Шайбеков да өзүнчө баалаган кыргыздардын орус империясынын карамагында болуп калышын, жактыруу сезими менен кабылдаган.

«Багынган мурункулар урушпастан, найза алып, кылыч салып куушпастан» — деп өзүнүн пикирин так көрсөткөн. («Кайран эл», — 15 б.) Ал өзгөчө кыргыздар орус империясынын составында болушу менен феодалдык ич ара согуштардын токтоя башташын канаттануу менен белгилеген. Ошону менен катар Ысак орустар менен кыргыздардын жерди иштетүү маселесинде кызматташтыгын жактырган. Патриархалдык турмушка жерди иштете билүүнүн киришин кыргыздардын турмушундагы ийгилик, өз ара кызматташтыктын бекемделишинин белгиси катарында караган. Акын жерди иштете билүүнүн зор турмуштук мааниси бар экендигине бекем ишенген. Жердин баалуулугун, өстүрүлгөн эгиндердин баркын жогору баалаган. Анын, «Кайран эл» поэмасында качкан эл. ден калган жерлер, анда өстүрүлгөн эгиндер жөнүндө улуттунуп жазган төмөнкү ыр саптарынан түшүнсө болот.

Руза. «Боролдой, Кер-Табылгы, Кемин-калды,
Айдалган арпа, буудай эгин калды.
Салган там, беде менен багы калды».¹

(«Кайран эл», 26 б.)

Акындын чыгармалары арасында 1916 ж. кыргыз элинин улут-боштондук кыймылына арналган поэмалар өзгөчө орунду ээлери талашсыз. Анткени, ал өз чыгармаларында окуяны терец анализдеп көтөрүлүштүн келип чыгышынын себептерин, анын ырайымсыздык жазалоолор менен басылгандыгын, качкындардын өз баштарынан өткөргөн азаптуу күндөрүн кецири сүрөттөгөн.

Ысак Шайбеков тарыхый чындыкты элестүү түрдө мүнездөп, «Кыргыз элинин куралдуу кыймылынын башкы себеби, падышачылыктын ырайымсыз — колониялык саясатынын на-тыйжасы»² — деп көрсөткөн (Жазгыч акындар» 30 б.) Акындын терец түшүнүгү боюнча падышачылыктын бул саясаты орус байларынын кызыкчылыгы, жергиликтүү бай-манаптардын таламдарынна ылайык келип чыккандыгын айтат.

Анын ыр саптарынан:

«Чыдабай бул зордукка каршы бастык,
Айры, чочмор, наизачан согуш ачтык» деген
(«Жазгыч акындар», 30-б.)

чечкиндүү сездөрдү окуйбуз.

Кыргыздар Россия империясынын составына киргенден кийин падышачылык жергиликтүү калктан улам салыктардын суммасын, турун көбөйтүп, өзгөчө жерлерди ээлеп алууну күчтүү. Падышачылык өкмөт көчмөн кыргыздардын жерлерин мамлекеттин менчиги деп жарыялады. Ошол негизде керек болгон учурда жерлерди токтоосуз тартып алууга мүмкүн экендиги көрсөтүлгөн.

Натыйжада кыргыз жеринин кыртышы бай зоналары падышанын чиновниктерине бай казактарга, кыргыз байлары, манаптарынын ээлигине өтө баштады жерсиз калган кыргыздар байлардын, манаптардын, орус чиновниктеринин карамагында арзан жумуш күчүн түзгөн батрактарга айланды.

Өзгөчө падышанын, империянын карамагында турган элдерден падышалык армиянын тылдагы кара жумуштары учун мобилизациялоо жөнүндөгү указы карапайым калкты коогаланганга түшүрдү, нааразылык, кыжырдануу кыска мөөнөттө чоң регионду каптады. Айрыкча бай-манаптардын балдары өз ордуна башка бирөөлөрдү жалдал жиберүү укугуна ээ болушу кыжырданууну ого бетер өөрчүттү.

Бул проблема боюнча Ысак Шайбековдун чыгармаларынан төмөнкү саптарды окуйбуз.

«Алган менен аскер кылып ойнотсоочу,
Уктап жаткан калк элек, ойготсоочу.
Ишенип колубузга жабдык берип,
Кароолун барданкенин болжотсоочу».

Койбостон кызматына алмак болду,
Алып барып ор казууга салмак болду,
Барчулар биз сыйктуу байкүш кедей,
Бай балдары үйүндө калмак болду»

(«Кайран эл», 17 б.)

Албетте эл арасындагы нааразылык, кыжырдануунун таатал кырдаалы күн санап ёсуп олтуруп 1916-жылдагы кыргыздардын улут-боштондук кыймылынын башталышына алып келди. Кыргыз эли өз башынан өткөрүп жаткан бул учурду Ысак Шайбеков, «Эки кабат эзүүнүн, падышачылыктын ыра-

йымсыз колониялык саясатынын натыйжасы» — деп туура баалай алган. Аны ақындын төмөнкү ырларынан жолуктура-быз.

«Сураган бул тартипте элүү үч жыл,
Баарынан батып кетти кан төккөн жыл»²
көтөрүлүшкө чыккандар тайманбастан, эр жүрөктүүлүктү
көрсөтүшүп салгылашты. Бирок алардын уюмдашпаган, сти-
хиялык түрдө чачыранды күрөш жүргүзүшкөндүктөн жецилип
калды.

Көтөрүлүштүн жецилип калышынын натыйжасында кетө-
рүлүшчүлөр баш-аламан туулган жерин, элин, орун-очогун
калтырып, качындар болуп калышты. Чүй, Ысык-Көл, Тянь-
Шань ерөөндөрүндө жашагандар толук дээрлик Чыгыш Түр-
кестанды (Китай Эл Республикасы) көздөй качышты.

Качындардын өз башынан өткөргөн оор түйшүгүн, кыйын-
чылыктарын, тирилигин, алар менен чогуу болгон ақын чын-
дыкты кандай болсо, дал өзүндөй кылып сүрөттөп көрсөткөн.

Ысак качындарда биринчи күндөн баштап эле тамак-аш-
тын тартыштыгын ачкачылык, алсыздыктын запкысын тарта-
баштагандыгын, көпчүлүгүнүн ач-жылагач, үстүнө салар кийи-
ми жок калгандарын кайгыруу менен көрсөтөт. Качындардын
арасында улгайган адамдардын, жетим-жесирлердин, кароосуз
жүргөн балдардын, адамдын зейнин кейиткен алар тарткан кы-
йынчылыктарды, баса көрсөтөт. Качындардын артынан сая-
түшкөн падышалык-колониялык режимдин жазалоочу отряд-
дарынын улгайган алсыз адамдардын эркек, аял экендигине,
өспүрүм, ымыркай жаш балалыгына карабастан атып, чаап
олтуруп жатышкандыгын кайгыруу менен айткан.

Ысак качындардын турмушундагы социалдык тенциздики-
ти өзгөчө даана көрсөтөт. Качын турмушта кедейлер капитал-
лан каргашалуу кыйынчылыктар, жөө-жалаң, жылуу кийимсиз,
тамак-ашсыз оор турмушу көрсөтүлгөн.

Алардын болгон жүгүн көтөрүп, жөө-жалаң араң илкий ба-
сып бараткандыгын, көбүнүн ачкачылыктан, күндүн сууктугу-
на туруштук бере албай өлүп жаткандыгын мунайып маалым
даган. Ал эми байлар, манаптар качындар арасында күч-ку-
баттуу унааларды пайдаланышып, алдыңкы катарларда кетиш
кендиктен куугунчу отряддарга кездешпей анча-мынча кый-
налса да бөөдө өлүмдөн сыртта болушкан.

Качындар дуушар болгон апааттын дагы бир көрүнүшү
тоо этектери ашуулардагы улуу жааган кар, катуу суук, то-
юттүн жоктугу, малдардын жутчулуктан өлүшү болду. Кач-
ындар бара жаткан жолдо малдардын өлүгү жолдорду бөгөн
толуп жатты. Бир бөлүгүн куугунчу отряддар качындардан

тартып алыш калышты. Чек арага жетип барган качкындар дээрлик малдарынан ажырат калышты. Айрыкча качкындардын чек ара ашуусундагы тарткан азабы, каргашалуу окуялар уккан кишини кайдыгер калтырбайт. Ошол окуяларды Ысак Шайбеков «Азган Эл» поэмасында Бедел ашуусундагы баяндамасында маалымдаган.

Анда:

«Беделге барган кезде семиз өлдү.
Айгыр үйрү жылкылар тегиз өлдү.
Бедел ашып Аксуу-Турпан баргандан соң
Торт түлүк бири калбай баары да өлдү
Беделдин аркы жагы, берки жагы,
Жок экен шол ашууда чөптүн даны.
Чөбү жок уч күндүк жол баары таштан,
Чогулду далай малдын шондо каны.
Чайкалды зилзаладай кайран калык
Беделди эңкейгенде кийди чарык».

(«Кайран эл», 21, 22 б.)

Качкындарды кытайлык чек арачылар, бийлик ээлери, шектенүү, жек көрүү сезими менен тосуп алышты. Алардын бийлик ээлери карата жүргүзгөн күрөшүнүн Чыгыш Түркестанын элдерине терс таасирин тийгизиши мүмкүн деп шектениши. Чек арага жакыннатпай куугунтукка алышты, аткылашты.

Качкын кыргыздардын аргасыз абалынан пайдаланып Кытайлык бийлик ээлери ири суммадагы сый белектерди талан кылышты. Белек учун аттарды, акча, опий, кымбат баалуу буюмдарды алышты. Сый белектерди бербегендерден өздөрү зордук менен алышты, каршылык көрсөткөндердүү өлтурүп тартып алышты.

Ысак туура көрсөткөндөй «Кытайлык чиновниктер качкындарды жөцил байлык табуунун булагы катары карашкан».

«Пара берип, алардан өтүп кеттик».

(«Кайран эл», 23. б)

Качкындар зор жоготуу, кыйынчылык, кемситтүү ондүү кордуктарды көтөрүп Чыгыш Түркестан, Кытай жерине кирил барышты. Ысак Шайбеков качкындардын арасында эл көргөн азаптуу, кайгылуу күндөрдүн баарын алар менен кошо өз башынан өткөргөн кордукту алымча-кошумчасы жок блогонун-блгондой реалдык чындыкты сүрөттөп көрсөткөн. Ачкалыктан алсыз шишик каптаган болор-болбос тытылган кийимчен жылацаjak, жылаңбаш качкындардын бир сындырым нан, кандай болсо да бир жумуш табуу учун Чыгыш Туркестандын айыл-кыштактарын, шаарларын телмирип кезип жүргөнүн ая-

нычтуу сезим менен сүрөттөгөн. Жергиликтүү эл өздөрүнүң жетинбөген оор турмуш-тиричилигинен, качкындарды жек көрүү сезими менен кабылдашты, үйлөрүнө жолотпой айдал ку-оалашты. Айласы кеткен качкындар ачтан өлбөө үчүн өздөрүндө сатууга мүмкүн болгон буюмдардын баарын сатып жатышты. Айрым учурларда ачкалыктаң өлтүрүп албо үчүн өз балдарын жергиликтүү оокаттуу кишилерге бала кылып багыш алууларын өтүнүп кайрылышты. Турмушта мындан ашык кордук болбостугуна бир тарых күбө.

Качкындарды жергиликтүү оокаттуу, кызыл-кулактар болор-болбос даны үчүн эне сүтү оозунан кете элек кыздарым аялдыкка берүүгө мажбурлашты. Бул көрүнүштү Ысак Шайбеков төмөнкүчө мүнөздөгөн:

Ала кийиз төшөк жок,
Жерге жатты кайран эл.
Аксы, Турпан сыз жери
Белге батты кайран эл.
Кийим, тамак таба албай
Алдырады кайран эл
Ар кимге там бергин деп
Жалдырады, кайран эл
Чогулушуп өлгөнүн
Көмүшпөдү кайран эл
Казан, аяк, табактар
Үйүн сатты кайран эл
Үйгө жыйган төшөнчү
Жүгүн сатты кайран эл

(«Кайран эл». 33, 34, 35. б.)

Качкындардын турмушун, тозоктуу күндердү акындык чеберчилик менен сүрөттөгөн акындын чыгармасы тарыхый документ, анын турмуштук чындык экендигине толук негиз бар. Ысак бул көрүнүштү кандайдыр бир кокустуктан келип чыккан окуя катары эмес узака созулган социалдык процесстин натыйжасы катары караган. Бул процесстин системасында сүткорлук, кызылкулактыктын да белгилүү үлүшү бар. Патриархалдык-феодалдык түзүлүштүн шартында Ысак Шайбеков соода-сатык мамилелеринин өнүгүшүнүн пайда боло баштагандыгын түшүнө алган. Соода-сатык, кызыл-кулактык жакырлыктын сазына батып бара жаткан калктын турмушун ого бетер начардатып жаткандыгына көзү жеткен. Анын бул көз карашы алгачки «Зилзала» поэмасында да учкай көрсөтүлгөн болучу. Анда кызыл-кулактардын жапа чеккен элдин турмушун көрүп-билип туруп, абиирсиздик менен керектелүүчү

буюмдарды өз наркынан бир нече әсө жөгору баа менен таңуулап, элдин аргасын кетирип жаткандыгын баса көрсөткөн. Соодагер кызыл-кулактардын сезиминде өз байлыгын калкты алдоо жолу менен арттыруудан башка аракети жоктугун аш-керелеген.

(«Жазғыч акындар,» 33 б.)

Акын кызыл-кулак, сүткорлор калктын эсебинен байып жаткан учурдун жагымсыз шумпайлары катары караган. Өзгөчө акын адамдын атак-даңынын анын колдо болгон байлыгы, анын кандай жол менен пайда болгондугуна карабастан жоғору баалангандыгын жийиркенүү менен караган.

Ысак Кытай жериндеги элдин жашоо шартын, турмуш тиричилигинин деңгээлин көрүп, жергиликтүү калктын качкындарга карата жасаган мамилелерин, көз караштарын иликтөө менен коомдук турмуштун көп көрүнүштерүүн терең түшүнө баштады. Туулуп өскөн жер, анын табияты өткөн күндөрдү көз алдында элестетүү менен бир топ маанилүү пикирлерди козгондугу көрүнүп турат.

Акын «Кайран эл» поэмасында:

«Көчкөн жүрт Үч-Турпанга келгенинде,
Билбестен дорголорго желгенинде,
Кадырын өз жеринин шондо билди,
«Буланчы, качкын кыргыз» делгенинде.
Ар кимдин мисир деген өскөн жерин,
Кир жууп, киндиктерин кескен жерин.
Анда барып азаттык таппаган соң,
Сагынды күн-түн качып безген жерин.
Үч-Койсуу, катар-катар Карой, Сарой,
Семиртип кыш күнүндө кайтарган кой.
Кордукка чыдай албай келсек дагы,
Ар дайым туулган жерге бурулган ой.
Тор-Айгыр, өйүз-бүйүз Доро, Колтор,
Ажалдан куттулууга качып келдик,
Калайык, өз жериңди сыймыктуу көр.

(«Кайран эл» 24, 29 б.).

деп, мекендештеринин чөгүп бара жаткан сезимиин козгоого, келечектен үмүттөнүүгө чакырган.

Ысак Шайбеков соода, кызыл-кулактык, акча-товар мамилелеринде акчанын чексиз үстөмдүгүн, коомдук турмушта ар кандай маселенин чечилиши акчага көз каранды болуп калган дыгын түшүндү. Акча менен ар кандай маселени, ар кандай учурда чечүү мүмкүн экендигине көзү жетти. Акчаны өз ко-

лұна тойтогон қызыл-кулактардың қайчалық адамгерчиликсиз, адепсиз, мәэримсиз, ыймансыз экендигин акын баалай алған. Кытай жергесинде акча бардық маселелерди чечүүдө башкы ролду ойногондугун, адамгерчиликтин ар кандай түрүнөн жоғору баалангандығын кейип-кепчип эскерет. Ал жөнүндө:

«Турпандын кирип бардық калаасына,
Жери тар бизден бетер кедей экен.
Пул алды мал оттоого талаасына.
Күмүшүн жарым сээрди бүтүн сээр деп,
Шумдары качындарды алдаң жеди.
Билген соң алдатканын зарлап-зарлап,
Жеткирсін жазаңызды кудай деди».

(«Кайран эл», 23.б.)

Албетте тарыхта белгилүү болгондой адамдардын тигил же бил коомдук турмуштан баш тартуусу жаңылық эмес, ал муундан-муунга өтүп келе жаткан көрүнүш. Бул сыйктуу маселелерди интерпретациялоо XIX к. акыры XX к. баш чендеринде ги Кыргыздын ойчул-акындарынын чыгармаларында маанилүү орунду ээлеген. Өзгөчө Молдо Кылыш Шамыркановдун чыгармаларында кецири орун берилгенин көрүүгө болот. Ал эми жалғыздык, коомдук турмушта башка түшкөн оорчуулук Ысак Шайбековдун чыгармаларында кецири баяндалган. Анын алгачкы чыгармасы «Зилзалада», 1916—17 ж. жазылган чыгармаларында каралған.

Маселен, «Кайран эл» поэмасында:

«Кай адам жан талашып, өзу качып,
Жеринде катын менен бала калды».

(«Кайран эл», 25 б.)

Бул сыйктуу көрүнүштөр тагдыр-жазмыш эмес коомдук турмушта тарыхый социалдык турмуштун натыйжасында келип чыккандығын чечкиндуулук менен көрсөткөн. Акын жалғыздыкты тагдырдын натыйжасынан келип чыккан көрүнүш эмес, аны адам баласынын турмуш-тиричилигинен четтетүүгө боло тургандығына ишенген. Бирок качындардын бир тобунун жалғыздыктан куттулуунун, турмуш-тиричиликтин жөнгө түшүрүнө болгон ишенимин жоготуп койгондуктарына зейні кейиғен. Акын качындардын канчалық оор турмушту, трагедиялық көрүнүштөрдү өз баштарынан saat мүнөт сайын дуушар болуп жатышса да эркиндикти эңсеп, өмүр жолуна үмүттен-ғөндүктөрүнө сыймыктангандығын жашырбаган.

Ал жөнүндө акын:

«Баш кошуп, чогуу байыр албай,
Сайлап жүрөт, кайран эл.

Азаттыкты эңсешип,

Зардаш жүрөт кайран эл». деп өтө омоктуу жы-
йынтыкка келгенин көрүүгө болот.

(«Кайран эл», 38, 6.)

Ысак Шайбековдун эркиндик, боштондук жөнүндөгү идеяларын Кыргыздардын кылымдарды бойлоп келе жаткан элдик традицияларынын уландысы катары кароого болот. Акындын идеясы Кыргыз элиниң боштондукка жетишүү идеясынын бир бөлүгү.

Бул жерде, Кыргыз жергесинде патриархалдык-феодалдык түзүлүштүн шартында турмуштук идеалды иштеп чыгуу эки бағыт боюнча, биринчиси кецири эл массасы тарабынан, экинчиши учкул сезим ээлери ойчул—акындар тарабынан жүргүзүлгөндүгүн айтсак ашыкча болбосо керек. Аталган мезгилде калк арасында ар кандай социалдык-утопиялык ой жүгүртүүлөрдүн ар кандай формаларынын бөлгөндүгүн танууга болбойт. Ал биринчиден алгачкы коомдук түзүлүштү өзгөчө кооздоп корсөтүү аракети. Коомдук турмуштагы оор кыйынчылыктар алдында, ата-бабаларыбыз жашап өткөн «алтын кылымды» элестетип даңазалоо. Экинчиден алыскы, кандайдыр бир жердеги элдер жашаган турмуштун образдарын идеализациялоо. Айтылган мифтерде көрсөтүлгөндөй алыскы бир өлкөдө жашаган бактылуу адамдардын турмушу жөнүндөгү уламышты Англиялык белгилүү тарыхчы А. Л. Мартон «Элдик утопия» деп атагандыгы бекеринен эмес. Анткени ээзилген калк социалдык, саясий, нравалык эзүүдөн куттууруу эңсеген, андан бошонуу ну самаган. Бирок бул максат, ойлор кыргыз коомчулуугунда өтө эле жөнөкөйлүгү менен айырмаланган. Ошого байланыштуу кыргыз элиниң чыккан алдыңкы катардагы ойчул-акындар өз элиниң сыймыгы, ишеничтүү тиреги болуп келген. Ошолордун бири Кыргыз эли үчүн жан күйгүзгөн эркиндиктүн жарчыларанан Ысак Шайбековдун чыгармаларында омоктуу проблемалар караптады. Анын эркиндикти көздөгөн идеясы, Кыргыз элиниң тарыхый-социалдык мүдөөсүнө топ келет. Анын бардык чыгармаларында эки катар кысымдын таасиринде калган кыргыздардын нааразылык менен чыккан кыймылынын табиыйкөрүнүш экендигин баса белгилеген. Анын мындай по зитивдүү ойлору, пикири «Азган эл» поэмасында басымдуу орунду ээлейт.

Кыргыздын айрым өткөн мезгилдерди өзгөчө көкөлөтүп идеалдаштырган ойчул акындарынан айырмаланып, Ысак пат-

риархалдык-феодалдык түзүлүштү жөнгө салуу үчүн өткөн доордогу ата-бабалардын изине кайрылбастан, келечекке умтуулуга чакырган. Ысак Шайбековдун өз доорунун белгилүү ойчул утописти Сен-Симондун «Золотой век человечества не позади нас, а впереди» деген тезиси менен такыр байланышы түшүнүгү болбосо да, анын талапкери катары чыга калышын зор сыймык менен кароого болот.

Анын:

«Зарлашы калайыктын кабыл болуп,
Келеби уруяттын кең заманы!
Ошолор унут болор бир аз күндө
Эгерде келе калса тең заманы» деп
олуттуу жыйынтык чыгарган. («Кайран эл», 22 б.)

1916-жылдагы улут-боштондук кыймылынын негизинде кыргыз жумуриятынын аң сезиминде олуттуу структуралык өзгөрүштөр, ал эми ойчул акындардын көз карашында, турмуш-тиричилик жашоо системасын мүнөздөөдө жаңыча ойлор, пикирлер келип чыккандыгы талашсыз.

Албетте адам баласынын эркиндик, ага жетишүү мүмкүнчүлүгүне байланыштуу проблемалар өткөн доорлордон бери көздөй келе жаткан тарыхый-рухий эволюциялык процесс.

Бирок, 1916-ж. улут-боштондук кыймылы анын кубаттуу таасир күчүнүн бар экендигине карабастан зор өзгөрүштер келип чыкпады. Эгерде акын мурда өз уруусу, жакындарынын таламдарына жан-дили менен берилип, аракеттенсе, эми бардык Кыргыз элинин кызыкчылыгы б.а. кыргыздардын улуттук сыймыгы үчүн күрөштү. Акындын 1916—1917 ж.ж. жазылган чыгармаларында бүткүл кыргыз элине таандык проблемалар чагылдырылып козголгондугун көрүүгө болот. Акын бүткүл калктын эркиндикте жашоого жетишишин эңсейт.

Ал: «Өкүмүнө Николай
Көнүшпөдү кайран эл
Чыдан тириүү зордукка
Огуз беле кайран эл».
(«Кайран эл», 34 б.)

Ысак Шайбеков өзүнүн чыгармаларында адам, адамдык адептүүлүк сияктуу философиялык олуттуу проблемаларды чечмелөөгө аракеттенген. Ал эми айрым онтология (бытие) гносеология (чындыкты таанып билүү жөндөмдүүлүгү) маселелерин этикалык проблема катары чечмелеген. Ысак да башка кыргыз акындары сияктуу эле моралдык проблемаларга өзгөчө орун берип, аны бытиенин фундаменталдуу маселеси-

нин деңгээлине чейин көкөлөткүсү келет. Көпчулук учурда аны моралдык проблемалардын болгон жыйындысын топтоо менен чектелип, аны кецири коомчуулукка пайдалануу үчүн сунуш катары киргизбейт.

Ысак, көпчүлүк учурда адамдардын иш аракеттерин, пикирлерин даана баамдоо менен аны турмушка ашырууга, ак көңүлү менен катышат. Ал көбүнчө адамдарда кандай сапаттардын болушу мүмкүн эле, анын кандайлары кездешсе ошол көрүнүштү өтө элестүү көрсөтөт. Ошону менен бирге ар бир адамдан талаап кылынуучу турмуштук уклад, акын тарабынан бүткүл элдик, жалпы адам баласынын турмушунан ажырабастан бир бүтүн көрүнүш катары каралат. Бирок ошол эле мезгилде ар бир кишиден анын жасаган иши үчүн жекече жоопкерчилигинин сакталышын зарыл деп эсептейт.

Ысактын чыгармаларында коомдук турмушта үстөмдүк кылып, көнүмүш адатка айланып калган моралдык нормаларга канааттанбагандык даана сезилет. Ошондуктан анын чыгармаларынын маңызы үстөмдүк кылуучу тоболдордун моралына сын пикирлерди айтуу менен калктын кецири катмарында әл кадырлап сыйлаган инсан болуп калды. Албетте, анын сын көз карашы турмуштун бардык тармагын өз ичине алган деп айтуудан алыспыз, анын турмуштун белгилүү тармагындағы терс көрүнүштергө карата багытталган сын пикири калган тармактарга да өз таасирин аз да болсо тийгизендигин айтпай коюга болбойт.

Ошону менен катар ақындын чыгармаларында үстөмдүк кылуучу идеологиянын нравалык кризиске улам терендей кирип бара жатышындағы көрүнүштердү көрсөтүшү өтө маанилүү. Акын бай-манаптык егоизм алардын жүзүкаралык иш аракеттеринин бетин ачуу менен алардын өзгөрбөс ондогон моралынын улам төмөндөгөндөн-төмөндөп бара жаткандыгын туура баамдап көрсөткөн.

Ысак, манап өз уруусунун мүчөлөрү менен жеке өзүнүн кызыкчылыгы үчүн гана мамиле түзө тургандыгын, алардын анын жогорулап көкөлөшү үчүн керек экендигин баса көрсөткөн.

Тарыхта белгилүү болгондой манап жана бай негизинен зордук-зомбуулук, амалкөйлүк, нааданчылык принциптерин же текчиликке алуу менен паразиттик турмуш откөрүп келишкендиги айдан ачык. Зулумдук зарылчылыктан келип чыккан, адамкерчиликтүүлүк пайдасыз аракет деген түшүнүктө, бай-манаптык морал «үстөмдүк» жана «келишүүчүлүк» адамдар-

Дын өз ара мамилелериндең башкы қатерияйлық норма жа-
тарында каралып келген. Ошого байланыштуу Ысак Шайбе-
ковдун чыгармаларында нрава (кулк-мүнөз- толугу менен бел-
гилүү социалдык мааниде көрсөтүлгөндүгүн баса көрсөтүү за-
рыл. Акындын бай-манаптык моралдын нормаларына карата
сын пикири патриархалдык-феодалдык түзүлүштүн шартында-
гы адамдардын өз ара мамилелерине карата берилген белги-
лүү ойчул-акын Калык Акиевдин пикирине туура келет.

Ысак Шайбеков, Калык Акиев коомдук турмушта адам ба-
ласынын өсүп жетилиши, учун коомдогу терс көрүнүштөгү мо-
ралдык мамилелер менен катар, кулк-мүнөз-психиканын өнү-
гүшүнүн артта калуучулугу, мекендештеринин рухий сергек-
тигинин өсүшүнө түздөн-түз жолто болуп жаткандыгын белги-
лешкен. Бирок турмушта үстөмдүк кылыш турган патриархал-
дык-феодалдык тартиптер, ойчул-акындардын бул сыйктуу
ойлорунун калк арасында кенен масштабда сицип кетишине
мүмкүнчүлүк бербеди.

Кыргыз эли басып өткөн тарыхый катаал жолунда калктын
кулк-мүнөзү рухий байлыгы ар кандай ырым-жырымдар, жок
нерселерге кулдук уруп ишенүүлөрүнүн натыйжаласында өнү-
гүү процессинде кандайдыр бир ныксыроо кырдаалын өз ба-
шынан өткөрүп келгендиги белгилүү. Бирок рухий байлыктын
структурасында анын өнүгүшүнө түрткү болгон көрүнүштөр
кыргыздардын Россия империясынын карамагында болуп кал-
гандыгы менен түшүндүрүүгө толук негиз бар. Анткени, Орустар,
кыргыздар, Орто Азиянын башка коңшу элдерине караган
да рухий байлыгы, маданияты боюнча алда канча алдыда тур-
гандыгы талашсыз. Ушул көрүнүштүн өзү кыргыздардын тур-
мушунда, тиричилигинде, маданиятында жаңыча көрүнүштөр-
дүн келип чыгышына түрткү болду.

Ал эми 1916 ж. окуялар, орустар менен кыргыздардын ор-
тосунда али социалдык, саясий маанидеги орчуундуу проблема-
лардан тургандыгын көрсөттү. Албетте Ысак Шайбеков, анын
замандаштары (мс: Жұтакеев) бул көрүнүштөрдүн маңызын
толук түшүнө албаса да чындык, акыйкattык жолун тоскон бө-
гөттү көрө алган. Ысак коомдук турмуштагы чындык ар бир
кишинин, феодалдык тоболдордун да, букаралардын да кулк-
мүнөзүнө өзгөчө белги калтыра тургандыгын өтө кыраакылык
менен баамдаган. Турмушта эмгек адамы жаңы турмуштук
шартка ыңгайлашып жашап, өзүнүн жан дүйнөсү менен бай-
манаптардан жогору тургандыгына өзгөчө көңүл бурган.

Акын өзүнүн чыгармаларында кыргыздардын туулуп өс-көн жер, коңшу башка элдерге карата жакшы пикирлерин, моралдык түрүктуулуктарын жогору баалаган. Бирок, кээде ак ниеттүүлүк, моралдык түрүктуулукту кыянатчылык, көрт ба-шынын кызыкчылыгы үчүн күрөшкөндөрдүн ийгиликке ээ болуп кетишин етө өкүнүчтүүлүк менен белгилеген. Ошону ме-нен катар акын өз чыгармаларында ар кандай учурда, элден чыккандарды көкөлөтүп көтөрбөйт. Ар кандай турмуштук шартта ындынъ. өчкөндүк, алсыздыкка моюн сунуу, келечекке ишенбөөчүлүк сыйктуу көрүнүштөр «Зилзала» поэмасында анализелип көрсөтүлгөн. Акындын чыгарган корутундуусунда кедейлер бардык өз баштарынан еткөргөн сыноолордо өзүнүн адамдык сапатын сактап кала алгандыгын сыймыктануу менен көрсөтөт. Ысактын чыгармаларында адамдардын ыймандуулук дараметине өзгөчө орун берилет. Дүйнөдө адамдан баалуу эч нерсе жок деген корутунду чыгарат. Бул Протагордун («О че-ловеке как мере всех вещей») тезисине, туура келе тургандыгын айтсак жетиштүү болор. Бул ой адам баласынын теңдиги жөнүндөгү идеянын негизделишинде чечүүчү роль ойногонду гу талашсыз. Акындын көз карашында ар бир адам өзүнүн та-бияты боюнча бири-биринен айырмасы жок, ошондуктан тур-мушта бардыгы бирдей абалда болушу зарыл деп эсептеген.

Акын өзүнүн бардык чыгармаларында адам баласынын баалуулугун өзгөчө жогорулатып көрсөткөн. Ысак Шайбеков адептүүлүктүн негизги жоболору катары төмөнкү сапаттарды баса көрсөткөн: адемкерчиликтүүлүк, салабаттуулук, түрүк-туулук, шайдооттук, улууларды сыйлоо, эмгекти сүйүү ж.б.

Ал адамдагы моралдык сапаттын жогорку деңгээли катарында ата-энени кадырлап-сыйлоону, үй-бүлөлүк каада-салтты коргоону, ата-уулдук милдетти абийирдүүлүк менен аткару-ну талап кылган.

Албетте бул сыйктуу асыл максаттуу ойлорду патриархал-дык-феодалдык турмуштун шарттарында жүзөгө ашыруу оцой-олтоң иш эместиги ачык. Айрым консервативдик көз караш-тардагы акындардын пикирлери боюнча кыргыз коомун баш-каруучу феодалдык тоболдор менен анын карамагындагылар-дын, ата менен баланын, бир түугандардын, күйөөсү менен аялдын ортосундагы мамилелери кылымдар бойлоп өз күлгү-бинда келе жаткандыгын көрсөтүп, патриархалдык-феодалдык түзүлүштүү, андагы структуралык көрүнүштөрдү коргон калуу-ну көздөгөн. Алардын берген осуяты боюнча ата менен бала-нын ортосунда ата-балалык мээрим, коомду башкаруучу менен карамагындагылардын ортосунда милдет жана тартип, улуу

менен кичүүнүн ортосунда кадырлашуу, достордун ортосунда ишеним билдируү сыйктуу кыйышпас биримдиктин сакталып кала бергендингин далилдеөгө аракеттенишкен. Алар өзгөчө патриархалдык-феодалдык моралдын критерияларын универсалдуу көрүнүш, ошол критериялардын негизинде бирден-битьктуу адам тарбияланат деп ишендирүүгө умтулушкан.

Бул көрүнүштүү Ысак Шайбеков өз алдынча турмуш ыргактары негизинде түшүндүргөн. Ал көрсөткөндөй адам төрөлгөндөн өмүрүнүн акырына чейин өз үй-булөсүнүн калган мүчөлөрү менен биримдикте бирге бир үй-булөлүк жалпылыкта жашайт, адептүүлүк, моралдык туруктуулук өз ара мамилелеринин жакшы көрүнүштөрүнүн жыйындысы. Мындай көрүнүштөр басып өткөн белгилүү бир мезгилде пайда боло турган-дыгин эскерген.

Ысак, адамдын турмуштагы башкы тиреги, анын жерди иштетүүдөгү эмгеги менен тыгыз байланышта экендигин көрө алган. Анын чыгармаларында эмгек маселеси башкы орунду ээлейт. Адамдын жерди иштетүү, ага сарптаган эмгек маселеси боюнча акындын чакырыгы акын-демократ Токтогул Сатылганов. Тоголок Молдо, Жецижок, Барпы Алыкуловдор менен үндөштүгүн көрүүгө болот.

Турмуш-тиричиликтин идеалы катары Ысак анын толук жетиштүү деңгээлде болуп өтө байып же өтө жакырданып кетишин каалаган эмес. Турмуш-тиричиликтен зарыл болуучу мүнумум деп, адамдын физически жашап турушун камсыз кыла ала турган материалдык байлыктын жетиштүүлүгүн башкы критерия деп караган. Турмуштагы реалдык чындыкта эч качан идеалдык көрүнүштө болбой тургандыгы анын жакшы жактары менен жаман жактарынын катар тура тургандыгына көнүл бурган. Акындын чыгармалары жакшы менен жаманды талдап, бирин экинчисине каршы багыттоо максатында эмес социалдык-саясий турмушка карата туура баа берип, аракеттенүүгө багыт берет.

Турмуш өтө татаал, анда азаптуу кыйынчылыктар менен сүйүнүчтүү көрүнүштөр кошо жүргөндүгүн белгилейт. Бирок жакшылык сейрек кездешип, жамандык бүткүл өмүр түркүмүндө өкүм сүрүп келе жаткандыгына өкүнгөн.

Ысак учун тиричилик адам баласынын аалам, жер, асман ай, күн менен учугу үзүлбөгөн байланышта болгондугу катары карапат. Ошол болгон байланышка карата ой жүгүртүп, кабылдап, жооп кайтарып мезгилди сезе билүү жашоо экендигин көрсөтөт.

ХІХ қақыркы ХХ к. баш чөндөрінде дүйнөдөгү жалпы абалдың татаалдашып бара жаткан кырдаалында кыргыздың ойчул-акындарының ой жүгүрттүлөрүндө, учурга карата мамилелеринде өзгөрүштөрдүн болбой койбогондугу белгилүү. Алардың дүйнөдөгү өзгөрүштөргө турмушка карата берген баасы, аракети кәэде бир таралтуу болуп калгандыгы да белгилүү.

Ысак турмушта адамдын азап чегүүсүндө кайғы капасын да өзүнчө гумандуулук адептүүлүктүн сакталып калгандыгына маани берет. Адам ар кандай катаал кырдаалда турмушту улантууга жөндөмдүүлүгүнө ишенген. Анткени анын жашоосунун маңызы ошол экендигине көзү жеткен.

Ысактың чыгармаларында турмуш, тиричилик жана адамдар ар дайым кыймыл-аракетте жана орун алмашууда. Анын турмушту бир бүтүн организм сыйктуу көрүнүш, ал ар дайым кыймыл аракетте деп белгилейт б.а. турмушту, тиричилики сүрөттөөдө анын көз карашынын диалектиканын закондоруна туура келе тургандыгына күнөм санабоого негиз бар.

Ысак адамдардын жана айрым нерселердин туулуп, пайда болуп, өлүп жок болуп тынымсыз кыймыл аракетте болушу чексиз түгөнгүс, үзгүлтүксүз процесс экендигин туура баамдан. Бул түшүнүк акындын терең сезиминде дүйнөдө, жер жүзүндө, үзгүлтүксүз өзгөрүштөрдүн болуп турушун туура сезgendигин баяндайт. Албette дүйнөдө бардык көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн нерселер үзгүлтүксүз ағымда, кыймылда экендиги жөнүндөгү идея адамзаттын сезиминде кецири тараган түшүнүк, жаңы ачылыш эместиги баарыга маалым. Бирок бул сыйктуу идеяны күндолук турмуштук байкоонун негизинде анын айрым принциптерин акылман ойчул адам гана коомдук турмушка киргизе алыши мүмкүн экендиги талашсыз. Ушул түшүнүктүн негизинде караганда Ысак Шайбековдун стихиялык-диалектикалык идеясы анын жүргүзгөн байкоолорунун жыйындысы, турмуштагы реалдык чындыктын сүрөттөлүшү экендигин көрүүгө болот. Ошону менен бирге анын түшүнүгүндөгү түркөйлүк (наивность) билим деңгээлинин төмөндүгү, көз карашындагы диндик түшүнүктүн басымдуулугу менен түшүндүрүүгө болот.

Ысак Шайбековдун чыгармачылыгындагы социалдык-философиялык көз караштар турмуштун түркүн көрүнүштерүндөгү реалдык чындыктын элементтерин өз ичине алат. Социалдык чындыкты көрсөтүп жана аны баалоодо объективдүүлүк анын чыгармаларынын негизги багыты.

Ақындың чыгармаларында патриархалдық-феодалдық мәмилелерге адилетсиздик, теңсиздик, биреөлөрдүн күчүнөн пайдалануу сыйктуу көрүнүштөрдү сын көз менен караган.

Ысактын көз карашында жакшылыктын жарчыларын жакыланғандардын гана арасынан көрүүгө боло тургандыгы жөнүндөү пикир басымдуулук кылгандыгын танууга болбайт. Жалпы эле ушул доордо башка ойчулдардын түшүнүгү, көз карашында да бул көрүнүш негизги орунду ээлеген! Өзгөчө Ысак коомдук турмушта саясий жана экономикалык жактан болуп жаткан баш аламандык, туруксуз ызыччуу, кагылыштарды жек көрүү сезими менен кабылдаган жана падышачылыктын колониялык бийликтөрдөн иш аракеттерин ашкерелөөнү өзүнүн бирден-бир улушу катары сезген.

Акын турмуш-тиричиликтеги туруксуз өзгөруш, бир көрүнүштүн экинчи түшүнүксүз көрүнүштөр менен көз жаздымда алмашып кетиши, адамдардын өз ара мамилелеринин мүнөзү нүн кескин түрдө өзгөрушүн товар-акча мамилелеринен келип чыгып жаткандыгын сезген. Товардык—акча мамилелердин уят-сыйытты билбegen жаман көрүнүшүнүн Чыгыш Түркестандагы (Кытай) көрүнүшүн жек көрүү менен андаты наадандык, түркөйлүктүү ашкерелеп ырга кошкон.

«Кийиз, тери сатышып
Кажылады, кайран эл,
Сата электе базарчы
Бажылады кайран эл.
Бажы деген зордукка
Зар ыйлады кайран эл
Соодагерге алдатып
Женцил сатты кайран эл
Жесир калган эри өлүп-
Келин сатты, кайран эл.

(«Кайран эл. (33, 34.).

Акын акчанын коомдук турмушта, адамдардын жеке турмушунда жашоонун бирден-бир чеги, баалуулугу, өлчөмү болуп калгандыгына айрыкча өкүнгөн.

ХХ к. башында кыргыз элинин турмушунда башка коңшу-элдердегидей эле моралдык психологиялык, нравалык өзгөруштөрдүн белгилүү даражада өнүгүү процесстери даана сези ле баштады. Бул көрүнүш бүткүл элдин рухий байлыгынын бардык тармактарында пайда болду.

Ысак Шайбеков болуп жаткан өзгөруштөрдөн сыртта калган жок. Бирок анын түшүнүгүндө, кабылдоосунда өзгөруштөрдүн бир кылка өнүкпөгөндүгүнө карабастан, социалдык

маанидеги олуттуу маселе, улут аралык маселе биримдик, кызматташтыкка зор маани берген.

Акындын бул проблеманы баалоодогу саясий көз карашы, акын-демократ Токтогул Сатылгановтун көз карашына төп келет. Ал эми туулуп ескөн жери, элине карата мамилесинде патриотизмдин духу жогорку баалуулукка татыктуулугун даана байкоого болот.

Ысак Шайбеков философтор кайрылган турмуштун терең маңызы, тириү жандын жашоосунун жашырын сырлары же нүндөгү маселелерди да өзүнчө чечмелөөгө жасаган аракетин көрсөтүү зарыл. Өзү жашаган доордо диндик окуулардын эркин ойлорго карата койгон чектөөлөрүнө карабастан өмүр, тиричиликтин адам турмушундагы баалуулугун жгору койгон.

Ар бир кишинин өз тагдыры, бактысы үчүн умтулусун жашоонун негизи катары караган. Адамдын акыйкы эрдиги, абийри чындыктан жалт кооп чегинбөө, жамандык менен келишип калбай туруктуулук менен күрөшө билүүнү эсептеген.

Ысак реалдык турмуштун агымында кандайдыр бир белгисиз күчтердүн ага өз таасирин тийгизип тургандыгына күмөн саноо менен карган. Ааламдагы бардык нерселер өз алдынча көрүнүш анын башталышы да болбогон аягы да болбостугуна жана тынымсыз өзгөрүп турарына түшүнгөн. Ошол түшүнүктүн негизинде анын чыгармаларында турмуш тиричилик ар дайым кыймыл аракетте, өзгөрүүдө боло тургандыгы даана көрсөтүлөт.

Ысак Шайбеков өз чыгармаларында Кыргыз эли өз башынан еткөргөн оор күндөрдү чагылдырып, реалдык турмуш-тиричиликтөрүнө терең мүнөздөмө берип, коомдук турмуштагы социалдык, экономикалык жана саясий кырдаалга өз алдынча корутунду чыгара алгандыгы менен баалуу. Анын чыгармаларындағы терең мазмундуу социалдык-философиялык ой жүгүртүүлөр ар бир китең окуучуну кайдыгер калтыrbайт.

КАЛЫК АҚЫЕВДИН

ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ СОЦИАЛДЫК ЧЫНДЫК

Философиялык ой-жүгүртүүлөрдү тереңдетип, улам жаңы пикирлерди жаратууда Кыргыз эли кылымдарды карытып келе жаткан рухий байлыгын урпактарга сабак катары муундан муунга мурас кылыш калтырып келгендиги маалым. Бул көрүнүштүн теориялык жактан гана эмес практикалык да таанып билүүчүлк мааниси зор.

Анткени, коомдук турмуштун ар кандай көрүнүштөрүндө, рухий байлыктын маданий турмуш тармактарындағы ээлеген орду менен катар элдик мурастардын маанилүү компоненттери, анын негизги өзөгүн түзө тургандыгы белгилүү. Ошондуктан элдик мурасты илимий-практикалык негизде өздөштүрүү орчундуу актуалдуу маселелердин бири. Өзгөчө кыргыз элинин рухий, маданий мурастарын үйрөнүүнүн маалымат берүүчүлүк жана тарбиялык маанисин баса көрсөткөнүбүз эп. Бул улуу максаттын күбесү болуу үчүн анын айрым өкулдерүнүн социалдык-философиялык көз караштарын талдоого алып көргөнүбүз оң.

XIX к. акыры XX к. баш чендеринде Кыргыз жергесинде белгилүү ойчул—акылман чоң таланттын ээлери акындар элдердин тынчтык, бейпил турмушу, жалпы эле турмуш-тиричилек, курчап турган айлана чөйрөдөгү көрүнүштөрдү таанып билүү маселесин коюу менен бирге, олуттуу философиялык проблемаларды кооп жана өз алдынча чечмелешкен. Алардын арасында кыргыздың белгилүү сүймөнчүк акыны Калык Ақыев бар. Акын өзүнүн алгачкы эле чыгармаларында патриархалдык-феодалдык турмушка сын көз менен карап, карапайым калктын таламын көздөп, коргоп чыккан.

Анын жаратан чыгармаларында социалдык-философиялык маанайdagы терең ойлор, пикирлер жана максаттар даана сезилет. Ойчул—акын коомдук турмуштагы кубулуштарды ой жүгүртүүнүн элегинен өткөрүп, анын урунчутуу учурларын жалпылап, андай жалпылыктын түпкүрү жөнүндө өзүнүн түшүнүгү, дүйнө түшүнүүсүнүн масштабына жараша акыл толготуп, актуалдуу проблемалардын айланасында ой жүгүрттөт.

Калык өзүн курчап турган дүйнө, табият кубулуштары тууралуу терең ойлонуп, алардын себептерин аңдап-билүүгө аракеттенген. Ал өзүндөгү болгон акындык даремети менен адам турмушу, жашоонун маңызы жөнүндө болгон ой толгоосун көркөм ыкма менен угармандарга жеткире алган. Өзгөчө акындын акыл-эстин дүйнө таануудагы, же болмуштуу андай

бүлүүдөгү орду жөнүндөгү ой жоруп, бабалар калтырган мурасы үйрөнүүнүң абзел көрүп, өзүнүн учкул кыялышынан жаралган асыл ойлорун ортого салып, калкынын сезимин ойготууга өз үлүшүн кошуу анын асыл максаты болгон.

Бирок тилеке карши ақындын асыл ойлору, турмуш түрмөктөрүнө карата көз караштары боюнча социалдык-философиялык аспектерди камтыған гуманитардык маанидагы чыгармалар али жазыла элек. Ошого байланыштуу бул чыгарма тарыхий-философиялык негизде изилденген алгачки эмгектерден. Издилдөөчү, ойчул—акын Калык Акиевдин дүйнөтаануусунун өнүгүшүн, анын логикалык калыптанышын анализ деөгө аракет жасады. Эмгектин жазылуу структурасында мәселелерди чечмелөөдө айрым кемчиликтердин орун алыш мүмкүнчүлүгүн четке какпайбыз. Келечекте жаңы толуктоолор менен жазыларына ишенебиз.

Кадырман калкыбыздын чыгаан уулу ойчул—акын Калык Акиев 1883 ж. Тяншандын жумгал аймагында кедей кишинин үй-бүлөсүндө туулган. Балалык чагында жалпыга таандык бирде камсыз болгон, бирде моңгуроп жокчулуктун запкысын тарткан турмушту көргөн. Анын ақындык таланты жаш мезгилиниң эле өз курбалдаштары арасында белгилүү боло баштагандыгын төңтүштөрдөн эскеришет. 15 жашка келгенде Калык алгачки ырларын эл арасында, бала ырчы катарында тартуулай баштаган.

Калыктын ақындык таланты күн откөн сайын артып, ырларынын тематикасы табияттын кооздугу, сулуулук темасынан, коомдук турмуштун жагдайларын анын социалдык маанийын териштирип, реалдык турмушту баалоого өтө баштады.

Калыктын ақындык таланттынын, чыгармачылык ой толгоосунун өнүгүшүнө Токтогул Сатылганов чоң таасир көрсөттү. Токтогул Калыкты жолуктурган күндөн баштап, андагы ақындык зор талантты баамдаган жана аны жетектеген.

Токтогул такшалган залкар таланттын ээси, белгилүү синчы катары Калыктын ар бир сөзүнө талдоо жүргүзүп, ыр жаратуусуна көмөк көрсөттү. Эл арасында өзүн алыш жүрүүсүн, адеп, салт санаа түркүмдерүүн үйрөтүп, көзөмөлгө алыш жүруштуруушка үйрөткөн.

«Акынды, ақындык деңгээлге жеткирүү, түлөгө чабылуучу күлүктү таптаган сайыпкердин түйшүгүнө тете» экендигин улуу акын Токтогулдуун көп жолу кайталап айтканыгы белгилүү эмеспи.

Токтогулдуун акыл-насаат сөздөрү, ак батасы анын чыгармаларында төмөнкүчө мүнөздөлөт:

«Бұкарага қарыпқа
 Бой которуп керилбе,
 Айта жүрөр әлге деп
 Аянбай бердим демилге.
 Балапан келип жетилдиң,
 Нетмен-Төбо калкында.
 Кадырың билер әл менен,
 Балам кайда жүрсөң жаркылда!
 Жәкшы жүрүп, топ жарып,
 Балам, жаш күнүндө шаракта.

(К. Акыев, танд. чыг. 1972, 438 б.)

Бала ырчы Калық өз устаты Токтогулдуң ишеничин актап адил сүйлөгөн ақындық даремети зор, әлдин сүймөнчүгү, залкар ақын болуп жетилди. Өз устаты каалагандай жаң бакты болуп, бай-манап, бий-булуштарды әэрчибей, кадырман қыргыз элинин сүймөнчүк ақыны болуп, чын жүрөгү менен элине кызмат кылды. Анын бул аракети феодалдық тоболдорго жаккан жок. Ал тынымсыз куугунтукка алнып, улам жер которуштуруп жашоого аргасыз болгон, бирок карапайым калкынан ақынды әч кандай күч ажыратса алган жок. Калық, Токтогулдуң сүймөнчүк шакирти катары қыргыз әли үчүн зор кызмат кылды, қыргыз рухунун алтын казынасына баалуу салым кошту. Өз устаты Токтогулдуң поэтикалык мурастарын, философиялык терең пикирлерин топтоодо иштиктүү әмгектенди. Калыктын ақындық дарамети жөнүндө сез болгондо аны залкар ақындардын катарында карагандыгыбыз талашсыз, бирок ақындын ойчул-акын, философиялык терең ойлордун ээси экендигин баса көрсөтпөгөндүк түшүнүксүз абалда калууда. Аны көбүнчө Токтогулдуң социалдық-философиялык идеяларын жайылтуучу окуучусу катары гана көрсөтүп, өзүнүн чыгармаларындағы социалдық, философиялык терең пикирлер комүскөдө калып келүүде.

Албетте бул аспекте С. Байдыраевдин изилдөөсүн, колдоого болот, анткени анын монографиясында Калыктын чыгармаларындағы эки багыт: чыныгы реалдық турмуштун сүрөттөлүшү, диндик символикалык көрүнүштөр менен биримдикте баяндалғандыгы туура көрсөтүлгөн. Учурдагы турмуш бул көрүнүштү дагы бир жолу ырастап олтурат. Калыктын алгачкы оригиналдуу чыгармаларынын бири «Жокчулук», бул чыгармада ақын адам баласынын сезиминин терең түпкүрүндегү адамдық касиетти, анын жөнүн көрсөтүү менен жакыр, жардылардын көз карашы менен феодалдық төбөлдөргө наалат айткан.

Өзгөчө бул чыгармада кыргыз коомундагы XIX к. акыры XX к. баш чендеринде орун алган адилетсиздиктин идеясы камтылган, терең философиялык ойлор туонтулган.

«Көз каратып байларга,
Карып кылдың жокчулук.
Көңүлүмдү чегерүп,
Арық кылдың жокчулук.
Жалдыратып байларга,
Жалчы кылдың жокчулук.
Таманымды жоорутуп,
Жара кылдың жокчулук.
Жаман чокой, жаргак шым,
Чом кийгиздиң жокчулук.

(К. Акыев, танд. чыг. 1954. 56 б.).

Акын коомдук турмуштагы үстөмдүк кылган социалдык адилетсиздикти, теңсиздикти ажырата билген. Табияттын кеңчи жер байлыгынын алдуулардын кол алдында болуп, калктын калың катмарынын андан ажырап калгандыгы аны аябай тынчсыздандырган. Калык, бул сыйктуу адилетсиздик көрүнүштердүн жөнгө салынышын эңсеген, анын айла-амалын табуунун үстүнде ойлонгон, бирок ал бул жолду таба албады.

Ал «Жокчулук» аттуу чыгармасында айрым жокчулукка дуушар болгон жеке адамдын тагдыры эмес, бүткүл адамзаттын тагдыры жөнундөгү олуттуу маселени койгондугун баамдоого болот..

Бирок Калыктын көз карашында туркутуулук позициясынын өзгөрүлүп тургандыгын байкоого болот. Ал бирде кедейлерге боорукерлик позицияда турса, бирде андан бираз четтеп калгандыгын көрүүгө болот. Бул маанайда анын мекендештеринин жакырчылык турмуш-тиричилик шартынын келечекте оңдолуп кетишине ишенбөөчүлүккө түрткөн. Ошондон болсо керек, айрым изилдөөчүлөрдүн Калыктын пессимисттик (ындыны очкондук) позициясы басымдуулук кыла тургандыгын белгилегендиги. Албетте Калыктын көз карашындагы пессимизмди андагы жекече сапат катарында эмес, турмуштун патриархалдык-феодалдык укладынан келип чыккандыгын айтсак түшүннөөрлүк болор. Аны ырастоо үчүн акындын төмөнкү ыр саптарын көлтирешиб:

«Кирерине үйү жок,
Саарына ую жок,
Жарма кылар даны жок,
Жатар жайы дагы жок.
Боз кыроо болгон күзгө жуук
Кыргый келген күнү суук

Кыштоосуна эл конду,
Жердин бети тон болду
Жер тоңсо да бир кепе.
Казайын деп ойлоду.
Карагайлуу отоко,
Казып кирди бир кепе.
Терезе жок, тешик бар,
Каалгасы жок, эшик бар.
Шамал айдап шаштырып,
Кепеге толот жааган кар.

(К. Акыев. танд. ырл. 1954. 60. 61 б.)

Акындын бул чыгармасы эмгек адамынын коомдук турмушта ээлеген ордун жана анын мүңдерин баса көрсөтконду гү даана корүнүп турат. Ошону менен катар анын чыгармаларында патриархалдык-феодалдык турмуштун чиелешкен кырдаалы даана сүрөттөлөт жана мүнөздөлөт.

«Залимдердин кордугу
Кантып чыксын көңүлдөн»
(К. Акыев танд. чыг. 1972, 218 б.).

Бул саптардан акындын коомдук турмушка карата мамилесин, ага берген баасын, көз карашын толук көрүүгө болот.

Калыктын коомдук турмушка карата көз карашындагы терец социалдык маанай, терец пикир Пишпек, Нарын Пржевальск уездеринин екулдөрү менен откорулгөн Котмалдыңдагы (Рыбачье шаары) жыйындын жыйынтыгы боюнча «ит котордун тобунда» аттуу чыгармасында даана чагылдырылган:

«Уч дубан эл топ кылып,
Эски доону жок кылып.
Эми тараф кайттыңар,
Ичкен жеген эл тынып
Уч дубандын чондору,
Баарың топко бардыңар,
Оңду-солду кайсалап,
Очойто чыгым салдыңар.
Ээр токумун которуп,
Жөө чубады заардуулар.
Жалган доого чакыртып,
Чыяз бийлер ойноду.
Байкуш элдин мойнунан,
Өгүнтөн бери сойгону,
Букарасын бүлүнүп,
Болуш-бийлер тойбоду

Күнөөсүздөн доо тартыл,
Көптүн чыкты ойрону.»

(К. Акыев, танд. чыг. 1972, 368, 369 б.)

Акындын болуп откөн жыйынга берген баасын, таамай-так айткан талдоолорун турмуштун чиелешкен негиздерин терең түшүнгөн акылман, адилеттүү сынчы, корогоч инсандын гана колунан келе тургандыгын байкоого болот. Бул жыйын элдин көптөн күткөн эңсөө-үмүттөрүн чечмелөө учун эмес, феодалдык төбөлдөрдүн элдин үстүнөн болгон үстөмдүгүн бекемдөөнүн катардагы иш чаарасы болуп калды. Калык анын ээлеген орду, максаты боюнча туура корутунду чыгарган. Калыктын чыгармаларында ата-бабалардан келе жаткан мурастарыбызга зор маани берүүгө чакырганын байкоого болот, ал артка чегинүүгө үгүттөгөндүк же чакырык эмес, артка көз чаптырып учурдагы турмуш-тиричиликтин жагдайын жонго салуу, ага бөгөт болгон терс көрүнүштөрдөн арылууга карай болгон аракет деп түшүнүүгө болот.

Акындын чыгармаларындағы дагы бир өзөчолук, ал алгачкы чыгармаларында өз уруусу ага карата патриоттуулукка негизги көңүлдү буруп келсе, кийинчерәк анын көңүлүнүн борборунда бүткүл кыргыз эли жөнүндөгү, улуттук кызынчылык басымдуу орунду ээлегендигин көрүүгө болот.

Бул көрүнүш XX к. башындағы коомдук турмуштагы пайдада болуп жаткан көрүнүштөрдүн, өзгөрүштөрдүн Кыргыз жергесине да тийгизген таасири деп кароодон алыс эмспиз.

Анткени XIX к. акыры XX к. башында алдыңкы катардагы ойчул—акындар тарабынан коомдук турмуш, саясий кырдаал-га карата ой жүгүрттүү процесстеринин күнделүүк турмуштун чектеринде өз алдынча корутунду чыгаруу учун кадам коюуга жасалган аракеттеринен байкоого болот. Ар бир ойчул—акын кыргыз коомундагы болуп жаткан «кубулуштарды баамдаң жана сезип, байманаптык түзүлүштүн терең кризиске батып бара жаткандыгына ынануу сезими пайда боло баштады. Албетте бул түшүнүктүн бардык ойчул—акындарда бирдей деңгээлде өсүп жетилген деген сөздү айтуудан алыспыз. Ал түшүнүк, акылмандык ой жүгүрттүү, башка кыргыз ойчулдары саяктуу эле Калыктын да сезимин толкуннаткандыгында талаш жок. Бирок, Калыктын бай-манап, бий-булуш, эшен-жолордун коомчуулукка жагымсыз иштерин ашкерелеп сыйноодо өз устаты Токтогулдуң деңгээлине көтөруле албагандыгын көрсөтүп коюу зарыл. Аган карабастан патриархалдык-феодалдык турмуштун түпкүрүн, маңызын, табиятын сын көз мөнен кароосу түздөн-түз Токтогулдуң таасири алдында болгон-

дугун баса көрсөтүү керек. Маселен, Қалыка өзүнүн «Өткөн күндөр» аттуу чыгармасында Токтогул менен чогуу аш, тойлордо ырдаганда той берген бай-манаптарды, жалпы эле оокаттуу кишилерди көкөлөтүп, мактап-жактап ырдабастан, манаптардын, бай, бийлердин, болуштардын мыкаачылык, паракорлук, алдамчылык иштерин ашкерелеп, эл алдында алардын бетин ачкан:

«Көптү ойноп жеп, болуш—бий,
Көркоо болуп бааратат.
Каяша айткан дыйканды,
Кан жөткүртүп сабатат
Кээ бирөөнүн оокатын
Кеги бардай талатат.»

(К. Акыев, танд. чыг. 1972, 409 б.)

«Баракбай сүткорго» деген чыгармасында:

Токтогул: «Аман-эсен дени сак,
Турасыңбы Баракбай?

Калык: Амандашса ақындар,
Угасыңбы Баракбай?

Токтогул: Сендей сүткор кылгыча,
Койсочу кудай жаратпай.

Калык: Аласаңды доолайсын,
Аттанып алып таң атпай.

Токтогул: Кесирленип калыпсын,
Шатманаалы манаптай.

Калык: Казы алыпсын кардыңа,
Баке, сүзмө куйган чанаачтай.. деп

бир чети күлкү, бир чети чындыкты таамай айтып, өзү жашап жаткан доордун социалдык жагдайына туура баа бере алган.

(Айтыштар, 1972, 231 б.)

Ақындар биригинин оюн, экинчиси бекемдеп, коомдук турмуштагы терс көрүнүштөрдү гана ашкерелебестен, алардын ыр саптарын күнт кооп угуп жаткан калктын сезимине тарбиялык маанайдагы таасир тийгизишкен.

Калык кыргыздардын коомдук турмушундагы орун алган социалдык адилетсиздикти өз устatty токтогулдай жек көрүү сезими менен кабылдап, колдон келген мүмкүнчүлүгү менен аны ашкерелеген. Анын чыгармаларындағы таамай айтылган курч, сезимтал сөздөр угармандардын коомго, заманга карата көз караштарын калыптандырууда чечкиндүү роль ойногондуугуна шек саноого болбойт.

Анын:

«Жаш чемирчек кайрылып,
Жан бактым жатып сарайда
Жетимдиктин зарпынан,
Жетишпедим далайга.
Элге тендиқ—булуш, бий,
Бербегенин кордодум.
Жегендерди кордойм деп,
Акыры өзүм шордодум.
Кийимдин баарын ертөтүп,
Жигитинен тепки жең,
Өзү Үрдатып, өзү урган
Бу кордугу эппи деп
Залимдердин кордугу,
Кантип чыксын көңүлден.

(Айтыштар, 1972, 216, 217, 218.)

Калык Акыевдин көз карашындагы терең социалдык, философиялык ой жүгүртүү, аны чечмелөөгө бел байлоо аныш «Жокчулук», «Зилзала» аттуу чыгармаларында орун алгандыбыны белгилөө туура болор эле. Жокчулукта ата-бабалардан келе жаткан мурастарыбыздагы токчулук, бейкуттук, ачык кол, ак пейил, боорукерлик ж.б. коомдук турмушта улам бузулуп бара жаткандыгын, анын башкы күнөкөрлөрү алдым-жуттум, ачкөз, мээримсиз байлар, манаптар, эл башкаруучулар экендигин көрсөтөт. Байларда эгоисттик (өзүмчүлдүк) психология, зөөкүрчүлүк турмуштук нормага айланып калгандыгын кейин кепчиш сүрөттөгөн:

«Он төртүмдөн жалдантып
Малай кылдың жокчулук.
Таманымды жоорутуп
Жара кылдың жокчулук
Көз каратып байларга,
Карып кылдың жокчулук
Көңүлүмдү чөгөрүп,
Арык кылдың жокчулук
Жалдыратып байларга
Жалчы кылдың жокчулук
Бутун жанды кемитип
Жарты кылдың жокчулук.
Оорусу жок онтотуп
Кесел кылдың жокчулук»

К.Акыев Кулусун, 1976.5.6, б:)

«Зилзала» аттуу чыгармасында акын кыргыз айылдары дуушар болгон табияттын кырсыгын терец ой жүгүртүү менен адамдардын башына келген алаамат бардык пендесине бирдей запкы, кайги—муңду алып келгендигин көрсөтүп, кырсык байды, бийди, молдо, эшen, кожо карапайым пендelerге бирдей зыян келтиргендигин сүрөттөө менен алсыздардын ого бе тер оор турмушка дуушар болушуна кейип-кепчиген Дегиси пендесин бул жалганда адептүүлүк, ынтымакта, биримдик, кыз матташтыкта жашоого үндөгөн. Кудай «сыйлаган» пендeler катары элдин түшүнүгүндө сицип калган, «касиеттүү», «азиз» делип эсептелген эшen, калпа, молдо, кожолордун да кырсык ка дуушар болушу акындын сезиминде түркүн ой толгоолорду туудурду. Коомдук турмуштагы адилетсиздик, теңсиздик, үстөмдүк кылуучу топтордун өз колунан жасалган, турмушка тацуулап киргизилген көрүүнш экендигине Калыктын көзү жеткендигин төмөнкү чыгармасынан көрүүгө болот:

«Жер титиреп, там баскан,,
Жаман кабар угулду.
Ойдо жок өлүм зилзала
Ошону ойлоп таң калам
Жамаатка боорум ачышып
Жакамды бекем карманам.
Дайыма селде чалынып
Дааратыма суу деген
Ар жуманын түнүндө
Таң атканча «үү» деген
Эшндерди там басты.
Бейнамаз деп чочуткан,
Беш убак намаз окуткан
Молдолорду там басты.
Дүкөнгө пулун толтугран.
Дүнүйө тилеп олтурган,
Машинедей апылдан
Пайда жакка кол сунғаң
Алдамчыны . . . там басты.
Самоордо чай калбай
Кол майларга май калбай
Убайым салды элдерге,
Ушул жыл, ушул ай кандай?::

(К. Акыев, «Зилзала» 1972, 341—344 б.).

Калыктын койгон суроосу, ой жүгүртүүсү, анын себептерин түшүндүрүүдөгү аракети алааматка карата ар түркүн топ тордун тарткан түйшүгүн талдоосу анын социалдык—философиялык көз карашынын терец мазмууну акынды кыргыздын

чыгаап ойчул-акындары менен бир катарда экендигин айгина лейт. Болуп откөн алааматтын эчкимге, манапка, байга, молдо эшнеге, эмчи-домчуга, жөнөкөй пендесине, жетим-жесирили гине карабастан мөгдүрөтүп койгондугу акынды терец ойлонту, анын себептерин билгиси келди, бирок аны түшүндүруугө чамасы келген жок. «Бир жараткандын өзүнө маалым» деген-туюм менен өзүн-өзү жооштуу: Бирок акындын ой толгоосун да коомдук турмуштагы өкүм сүрүп жаткан социалдык теңсиздик, адилетсиздик, зордук-зомбулук, наадандык, адепсизик, деги терс көрүнүштердүн бардыгы жараткандын деле купулуна толбогондуктун натыйжасы деген пикир анда сакталып кал гандыгы талашсыз.

Анткени болуп откөн алаамттан кийинки жарагалган акындын чыгармаларында Орус колонизаторлорунун жергиликтүү башкаруучу мекемелеринде кызмат етөшкөн чиновниктердин, жергиликтүү болуш, бийлердин адепсиздиги, паракорлуугу, зөөкүрчүлүктөрүн инсандык эрежелерди одоно бузгандык катарында күнөөлөгөн.

Калктын дуушар болгон кыйынчылыгы жергиликтүү феодалдык тоболдор менен колонизаторлук бийлик ээлеринин тил табышып, кызматташып кетиши карапайым жамааттын турмуштук түйшүгүн ого бетер оорлотуп жибергендигин акын туура түшүнгөн. Калык өзүнүн устatty Токтогулдан кийин «ак падышаны» «зулум» жана «кан ичкич», бардык элдер, анын ичинде кыргыздар дуушар болуп жаткан кыйынчылыктардын башкы күнөкөрү катарында көрсөткөн. Падыша, анын колонияллык башкаруу мекемелеринин чиновниктеринин иш аракет терин карапайым калктын мүдөөсүнө каршы коюлгандыгын баса көрсөткөн. Кыргыз элинин турмушундагы социалдык адилетсиздикти, табиыйкырык алааматты «ак падышаны» колонияллык саясатын кыжырдануу сезими менен бетин ачкан:

«Падыша салган зордукту,

Баштайын ырдап алыстан.

Бай -манаптар, бий-булуш,

Балекет болду жабышкан.

Падыша залим түтүндөн,

Байпак менен тон алды.

Барган сайын кыныгып

Баштагыдан чоң алды.

(К. Акыев, танд. чыг. 1972, 450 б.)

«Уу тырмактар элди эзип,

Жеп ичкенге мактанаар.:

Күнөөсүз элди айыптаап,

Күнүмдүккө жеп -ичет.

(К. Акыев. танд: чыг. 1972. 409 б.)

Акын эл ичинде жанын сатып, соода-сатыкты өзүнө «кесип»
кылып алган алдым-жуттум, ачкөз, амалкөй, жанбактыларды,
эл көзүнө башына селде оронуп, тымызын адепсиз турмуш ке
чирген молдо, сопуларды жек көргөн. Алардын топтош алган
байлыгын, өз элине карата кыянат, зор кылмыш, жараткан ал
дында зор күнө деп караган.: Акындын:

«Арзан берем сизге деп,
Жанын сатып жалмাঙан
Имам азан урсун деп,
Бир тыйынга қарғанған» деген ыр саптары ага
далил болорунда шек жок.

К. Акыев: танд: чыг. 1972, 344 б).

Албетте, Калык Акыев кыргыздардын патриархалдык-фео-
далдык коомдук турмушунда соода—сатык иштеринин улам
терендеп кирип келишинин социалдык—экономикалык маңы
зын жеткилец түшүнө албаса да анын сын көз менен карашы
жердештери арасында соодагерлердин, сүткорлордун көзбөө
мочулук, алдамчылык аракеттерин ашкерелөөдө чоң роль ой-
ногондугу талашсыз. Жалпы негизде акын кыргыз коомунда
гы социалдык жагдайды баалоодо устаты Токтогул салган чи
йир менен жүрө алгандыгын баса көрсөтүү зарыл. Бирок ал
өз көз карашы боюнча бул багытта радикалдуу маанайдагы
жаны ойлорду, пикирлерди, кошумчаларды киргизе албаган-
дыгын да көрсөтүп коюу зарыл деп эсептейбиз. Калык Акыев
белгилүү талант ээси болуу менен катар кыргыз элиниң ооз
эки чыгармаларынан дастандарды, эпикалык чыгармаларды
ж.б: жакшы билген, алардын мазмунун чечмелеп сүйлөөнү
сыймык көргөн: Анын айткан варианты боюнча «Жаныш-Ба-
йыш» кичи эпосу эл арасында кецири белгилүү болгон, 40-жыл
дарда өзүнчө китеп болуп жарык көргөн. Акындын вариантын
да «Жаныш-Байыш» эпосу идеялык багыты боюнча Токтогул
Сатылгановдун вариантында жарык көргөн «Кедейкан» кичи
эпосунан бир топ айырмаланат. Бул чыгармада жетим өсүп
бой жеткен Кедейдин, элди оор турмушка дуушар кылган
эзүүчүлөргө каршы келишикис, тайманбас күрөш жүргүзгөндү
гү, бай төбөлдердүн элге көрсөткөн ар түрдүү кордугу үчүн
өч алгандыгы, бийлик башында турган хандын бийлигин айла
амал менен колго алууга жетишкендиги, бир мезгилде байлар
дан көргөн кордугу үчүн өч алуудан жалпы карапайым калк
ты азаптуу турмуштан куткаруу үчүн күрөшүүчүнүн деңгээ-
лине жеткирет. Кедейкан орноткон тартипте калайык калк
эркиндикте, теңдикте, жыргал турмушта жашоого жетишкен-
диктери, бардык байлык тең болуштурулуп, эл бейкуттукта
жашап калгандыгы баяндалат.

Ал эми Калыктын «Жаныш-Байыш» аттуу чыгармасынын идеялык багытында «Кедейкан» эпосундагыдай радикалдуу социалдык-экономикалык өзгөрүштөргө карата күрөшүүчү каармандын образы мүнөздөлбөйт. Тарыхый турмуш жагдайында еткөн доордо болуп еткөн болмушту патриархалдык — феодалдык турмуштун шарттуу белгилери менен мүнөздөп көрсөтөт. «Жаныш-Байыш» чыгармасында акын кыргыз эли нин еткөн замандардан бери көздөй акыл-эстүү, адилеттүү турмуш-тиричилик үчүн жүргүзүлгөн күрөшүн сүрөттөйт.

Калык Акыевдин варианты боюнча «Жаныш-Байышта» «Кедейкан» эпосунан айырмаланып, эл кадырлаган хандык башкаруунун кайра калыбына келтирлиши, өзүн хандык даражага көтөрүп алган арсыздардын, башкаруудан куулганды гы, эл жактырган хандык башкаруу кайра орноп, элдердин жайма-жай жашап калгандыгы баяндалат. Акындын көз кара шында, дүйнөнү кабылдоосунда, белгилүү ойчулдар суктанган «алтын доор» (золотой век) жөнүндөгү түшүнүк анча өнүкпөгөндүгүн, бирок оор турмуштан куткаруучулар, алардын чечкиндүү иш аракеттери жөнүндөгү идеялар баса көрсөтүлгөн көндүү байкоого болот. Анын өзүнүн устatty Токтогулдуң «Ал тын доор артta эмес алды жакта», деген түшүнүгүн жетээрлик кабылдабагандыгы сезилип турат. Калык негизинен чыгарма чылгында кыргыз элинин бактылуу, акыл-эстүү, адилеттүү турмуш ыргактарынын идеясын бекемдөөгө умтулгандыгын көрөбүз.

Бул сияктуу турмуштук ийгиликтөрдин айрым учурларда белгилүү бир аймактарда бекем сакталып калгандыгын канаат тануу менен көрсөткөн. Маселен, «Жаныш-Байышта» эркиндик, адилеттүү башкаруучунун ишмердүүлүгүнө байланыштуу узак мезгилдерге өкүм сүргөндүгү айтылат. Жаныш жана Байыштын баатырдык, чечкиндүүлүк аракети менен жалпы калкана берилгөн эркиндиктин үлгүлөрү мүнөздөлөт. Калыктын чыгармаларындагы боштондук, тендик, эркиндик идеяларынын, Кыргыз элинин ооз-эки чыгармаларынын идеялары менен дал келгендигин оцой эле түшүнүүгө болот. Кыргыздын ойчулакындары Калыгул, Арстанбек, Молдо Кылыч Шамырканов, Токтогул, Тоголок Молдо, Женижок, Барпы, Ысак Шайбеков дун даанышман акындык таланттарына, элибиздин кылымдарды бойлоп келе жаткан ооз-эки чыгармачылыгы, кандай башкы булак болуп кызмат кылса, Калык Акыевдин чыгарма чылгынын да башкы булагы Кыргыз элинин ооз-эки чыгармалары болгондугун баса көрсөтүү зарыл. Анткени кыргыз эли нин ооз-эки чыгармаларындагы социалдык идеялар акындын чыгармаларынын негизин түзгөндүгүнде.

Ошону менен катар Қалық айрым учурда түрмүштагы аді леттүүлүктүү, жаратылган ийгиликтерге, жакшылыктарга (доб родетель) жана жакырчылык көрүнүшке, дүнүйөкорлукка берилип кеппөөчүлкө да байланыштырат. Ал эми акын өз көз карашында кедейликтеке одоно тәңдемечиликке жалпы ас-кетизмеге багыттоодон алыш. Ал түрмүш-тиричилик ишинин ойдогудай болушу, керектелүүчү каражагтардың молчуулукта боло тургандыгына өзгөчө маани бергендиги белгилүү. Мүмкүн ошол себептен акын дыйканчылык гана бирден-бир иштин онунан чыгышына себепчи деп караган. Ошого байла ныштуу анын ой толгоосунда «алтын доор» жөнүндөгү түшүнүк социалдык маңызга караганда, экономикалык мүнөзгө багытталгандыгы көрүнүп турат. Бирок, бул патриархалдык феодалдык түрмүшкө карата экономикалык уклон менен, анын социалдык негизине берилген сын пикир экендигин байкоого Золот.

Акын коомдук түрмүштагы объективдүү чындыкты көз жаздымда калтырбоого бардык күчүн, аракетин жумшаган жа на аны өз чыгармачылгында чагылдырууга аракеттенген. XIX к. акыры XX к. башында кыргыз элинин түрмүшунда ислам дини, анын окуусу түрмүш-тиричиликтин, жүрүш-туруштун, күнделүк жашоонун, жарык дүйнө, акырет тағдыр жазмыши ж.б: жөнүндөгү көз караш ар бир инсанды кызыктырган: Эл арасында Исламдын таасир күчү, ага болгон ишеним күчтүү болгондугу талашсыз. Бирок диндик окуудагы карапалган эрежелер, талаптар, шариаттын белгилүү канондору жалпы ар бир киши эмес, диндик окууга коомчуулукту ынандыруу, аны бекемдөө учун күрөшкөн эшен, молдо, кожолор ж.б: тарабынан да толук аткарыйлбай келгендиги жумурай журтка белгилүү. Биздин оюбузча дин мекемелеринин өкүлдөрүнүн Ислам дининин окуусу буюнча өздөрүнүн маалыматтарынын тайкылыгы анын башкы себеби болгондугу талашсыз. Ошондой эле жалпы коомчуулуктун диндик мектептерге тартылбай, сабастыз абалда калышы деп кароого негиз бар. Бул көрүнүштүү кыргыз элинде айттылып жүргөн «Чала молдо, дин бузат», «молдо пун айтканын кыл. кылганын кылба» деген ж.б: учкул сездер далилдейт.

К. Акыев өзүнүн чыгармаларында дин кызматчыларына карата, алардын иш аракетине өзүнүн устatty Токтогулдуң жолун жолдогондугу көрүнүп турат. Токтогул өзүнүн «Эшен-калпа» аттуу чыгармасында:

«Эпчилдик менен эшендер
Элден алып жейт экен,

Жалган сөздү апыртып
«Баарын билем» дейт экен—деп көрсөтсө,
(Токтогул, 1 том. 1968, 56 б:)

Ысак Шайбеков «Зилзала» аттуу чыгармасында:

«Таза даарат алалбай

Башына селде чала албай

Шарияттын түз жолун,

Жакшы жолго салалбай

Молдолор кесир кылдыбы?» деп корутунду

чыгарса. (Рукоп:фонд. АН: Кырг № 194 14-15б:)

Калык Акиев:

«Кожумун деп дем салып,

Кооз чаар тай алып

Көтөрүп теспе, тумарың,

Келишчи эле чубуруп.

Эшеммин деп алдаса

Элдин баары көнчү эле» деп болгон чындыкты

айтып, озунүн көнүлүн сергиткен.

К. Акыев, танд. чыг. 1972 410 б).

Ойчул акындар Токтогул, Ысак Шайбеков, Калыктар ездөрүнүн коомдук турмушка карата көз карашында социалдык адилетсиздикти кандай жек көрүү сезими менен караса, дин кызматчыларынын жараткан алдында жасап жаткан кыянатчылыктарына да дал ошол деңгээлде наалат айтышкан. Калык Акыев диндин, шариаттын канондорунун так орундальшынан калкыбыздын маанайы жарык, көңүлү куунак болоруна ишен ген. Ал диндик окууну ыйык көргөн: Бирок аны бурмалап, диндик окууга чүмбөттөлүп алып, элди алдаган анын айрым окулдерүндө сын көз менен карап жагымсыз иш аракеттерин ашкерелеген. Бул багытта акындын Ислам динине карата ма милеси улуу ойчул акын Калыгул Бай Уулунун түшүнүгүнө, ой жүгүртүүлөрүнө жакын экендигин белгилөөгө болот. Калыгүл оз урпактарына Ислам дининин башкы үлгүсү Курандын идеяларын бекем кармоого, ошону менен катар ата-бабалары быз кылымдар бойлоп кармап келе жаткан мурасыбыз каада салтты ыйык сактоого чакырган. Ушул эле көз карашты ойчул-акындар Молдо Ныяздын, Молдо Кылыч Шамыркановдун, Жецижоктун ж;б: чыгармаларынан көрүүгө болот. Ойчул акындар ислам дининин окуусундагы иисандык тендик, адептүүлүк, бирөөлөрдүн артынан ушак сүйлөбөө, зордук-зомбулуктун адилетсиздиги, жетим-жесирлерди коргоо, кары-картаңдарга көмөк көрсөтүү ж;б: жөнүндөгү үлгүлөрүн туура ту шүнүп, анын коомдук турмушта иш жүзүнде ашырылышына ынтызаар болушкан.

Алар оз чыгармаларында Эшен, Молдо, Кожо, Калпа ж.б.: Ислам канонундагы адам баласынын мүдөесүн коргогон, аны ыйык тутууну көздөгөн багыттарын биле туруп, аны бурма лап, кошаматкейлүк менен патриархалдык —феодалдык төбел дөрдүн кызыкчылыгы учун динди социалдык турмушка таңуу лап. Устемдүк кылуучу топтордун таламын коргоп, алардын адилетсиз иш аракеттерин Ислам дининдеги шариаттын канон доруна ылайыктап, актагандыктары учун сынга альшкан, жүзү каралык, алдамчылык иш аракеттеринин бетин ачышкан.

Калык Акыев коомдук турмушта анын жарык жузү бардык адамга бирдей тийбей, адилетсиздиктин, теңсиздиктин, жеке кызыкчылыгы учун алп урушуунун, бир туугандык байланыш тардын бузулушу сыйктуу көрүнүштөргө бурулуп бара жаткан дыгына зейни кейиген.

Ушул маанайда акын устаты Токтогул Сатылгановдун турмушка ыракаттануу жөнүндөгү идеясын андан ары өнүктүр-гендүгүн көрсөтүүгө болот. Бирок турмушта өкүм сүрүп жаткан теңсиздик, зордук-зомбулук жашоонун табыйгый жыргалынан пайдаланууга мүмкүнчүлүк бербей жаткандыгына өкүнгөн. Ал эми патриархалдык —феодалдык түзүлүштүн төбөлдөрү адепсиздик жүрүш-турушу менен зээнди кейиткендигине наалыйт.

Ал жөнүндө:

«Энсенди кесип кор кылды
Эзип жүрүп шум заман
Бай -манаптар, бий-булуш,
Балекет болду жабышкан:»

(К. Акыев: танд. чыг: 1972, 428,—450 б.)

Акын, адам баласынын жыргал күндө жашоо максатына бөгөт болуп жаткан заманга, мансап ээлери бай-манаптар, бий болуштар, алардын адилетсиздик иш аракеттери себепчи экендигин баса көрсөткөн. Өзгөчө алардын эгоисттик мансабы, башкалардын кызыкчылыктарын эске албагандыгын, жеке өздөрүнүн кызыкчылыгы учун эч нерседен тартынбай курмандыкка чалууга даяр экендиктерин зор өкүнүч менен белгилеген. Акындын зээний кейиткен көрүнүш, патриархалдык-феодалдык доордун шартында адамдардын колунда топтолгон дүнүйө, байлык алардын эмгеги менен жыйналып, жашоо деңгээлин жогорулатып койгон өндүү, байлык ээлериң даңаза лоо, башкалардан кандайдыр артыкчылыктарын көкөлөтүп көрсөткөндүк. Анткени, байлык анын ээсин башкалардан жогору даражада экендигин далилдөөчү көрүнүш болгон. Байлык ээлери, акын баамдагандай коомдук турмушта өздөрүнүн

артықчылыктарын сактап калыш үчүн падышачылык Россиянын колонизаторлук иш аракеттери менен кызматташ болуп, анын жергиликтүү чиновниктери менен тил табышып кетишкендиктерин тарых далилдөөдө.

Орус колонизаторлору тарабынан таңууланган «Жаңы тартип» ыкмалары жергиликтүү феодалдык төбелдердүн ачкөздүгү турмуштун бардык тармактарына терең тараф, ата-бабалардан мурас катары уланып келе жаткан моралдык тирек олуттуу түйшүккө дуушар болгондугун турмуш көрсөтүүдө. Турмушта сословиялык иерархия (төмөнкүлөрдүн жогоркуларга сөзсүз баш ийүүсү) өз таасирин бардык социалдык топторго коомдук башталгыч ячейкасы болгон үй-бүлөгө да тийгизди. Ий-бүлөдө да иерархиялык тартип күйөөсү менен аялдын, улуулар менен жаш балдардын ортосунда да сакталууга тишиш болгон.

Калык Акыев аял затынын адамдык беделин, кемситип, үй кызматчысы катары гана кароону айыптаган. Анын чыгармаларында Кыргыз аялдары Орто Азия элдеринин айрымдары на салыштырмалуу өзүн эркин сезип, чүмбөттөлбөй коомдук жыйындарда катышуу мүмкүнчүлүгү болгондугун көрсөтүү менен көп аял алуунун турмушта закондоштурулганыгына, күйөөсүнө толук кез караптылыкка айландырылганыгына, аялдарга эч кандай жашоо табиятынан артыкчылыктардын берилбегендигине кейиген. Акындын бул идеясы Токтогул менен болгон айтышында даана сезилет.

Акын үй-бүлө материалдык байлык, социалдык катмар принцилерди боюнча эмес, бирин-бири жактырган тунук сезим, суйүүнүн негизинде каралышын жактаган. Акын айрым чыгармаларында өз кыздарын калың үчүн, кызы сүйбөгөн жигитке ал тургай улгайтан кишилерге турмушка чыгаргандарды жек көрүү сезими менен айыптаган.

Калык Акыевдин социалдык-саясий идеялары негизинен патриархалдык—феодалдык турмуштун көрүнүштөрүндөгү эволюциянын тенденцияларына төп келерин белгилөөгө болот. Ал заман ыргактарына, уруулук же өз ара чыр-чатактар болуп турары ылайык келе тургандыгына өзүнчө маани берген. Бул жерде анын коомдук турмушка карата көз карашынын чар жайыт мүнөзде экендигин көрүүгө болот.

Акындын көз карашы, түпкүлүктүү идеялык түшүнүгү кыртыз элинин акыл-эске негизделген бактылуу турмушка жетишүү үчүн күрөшүн жетекчиликке алган. Өзгөчө Калыкка Токтогулдун эркиндик үчүн күрөш идеясы зор таасир тийгизген дигин айтпай коуюга болбайт. Анын натыйжасын акындын жа-

шап жаткан турмуштун жыргалчылыгына жетишүү, жалпы жыргалчылыкты откөрүп жибербөөгө карата болгон чакырыгынан даана көрүнүп турат. Албette Калыктын чыгармачылыгында философиялык проблемалар анын поэтикалык түшүнүк төрү менен айкалышып тургандыгына өзгөчө маани берүү керек. Анын табияттагы болуп жаткан кубулуштардын суунун агымындай тынымсыз өзгөрүлүп тургандыгы, жердеги жыргал менен ыракаттануу, ар бир адамдын рухий байлыгынын кайталангыс баалуулугу жөнүндөгү бизге калтырган моралдык насааттарынан көрүүгө болот. Өмүрүнүн акыркы күндерүнө чейин акын талықпастан өз чыгармачылыгын элине, өлкөсүнө, келечекке, жыргал күнгө жетишүүгө чакырууга арнады. Ка-лык Акыев калтырган баалуу мурас кыргыз жаштарынын көп муундарына белсемдүү кызмат кыла тургандыгында шек жок.

ШИЛТЕМЕЛЕР

1. СССР элдеринин философиялык жана коомдук -саясий ой жүгүртүүсүнүн тарыхы боюнча очерктер. М., 1957, 818-825 б.
2. Галактионов А.А., Никандров И.Ф. XI-XIX кылымдарынын орус философиясы. Л., Наука. 1970. 7 б.
3. Айтматов Ч. Ак тандай акындын мурасы. Жеңижек. ырлар: Ф: 3-5 б.
4. Мельвиль. XX кылымдын буржуазиялык философиясынын жолдору. М., Мысль, 1983, 34 б.
5. Кол жазма фондулары. Оп. 610 (5278), 4 б.
6. Венюков М.И. Илинин ары жагындагы аймактардын жана Чүй боорунун өлкөсүнүн очерктери. Запискалар. 1961. 4-кит 117 б.
7. Валиханов Ч. Чыгармалар, т. I Алма-Ата. 1961. 480 б:
- 8: Бартольд В.В. Кыргыздар. Тарыхый очерк. т:II, М:, 1963, 517 б:
9. Валиханов Ч. Чыгармалар, т.I, 413 б.
- 10: Абрамзон С.М. Кыргыздар жана алардын этно-генетикалык жана тарыхый-маданий байланыштары. М. «Наука», 1970, 337 б.
11. Аманалиев Б. Токтогулдин жана Тоголок Молдонун социалдык саясий жана философиялык идеялары. Ф., 1963, Илим», 143 б.
12. Кол жазма фондулары. Оп. 327 (788), 19 б.
- 13: Кол жазма фондулары. Оп 610 (5248), 1 б.
14. Ошондо эле. 3 б.
15. Кол жазма фондулары. Оп.. 691?3 5329 8 б:
- 16: Кол жазма фондулары. Оп. 691 (5329), 16-17 б.
17. СССР элдеринин философиялык жана коомдук -саясий ой жүгүртүүлөрүнүн тарыхы боюнча очерктер. т. II, М., СССР ИА. 1956, 788 б.
18. Исак Шайбеков в кн. «Писатели советского кыргызстана» Киргосиздат, 1958, С. 31.
19. С. Байходжаев. «Жазгыч акындар». с:7:
20. Взаимосвязи киргизского народа с народами России, Средней Азии и Казахстана. изд. «Илим», 1985 г.
21. Ысак Шайбеков. Кол жазма фондулары Оп. 696 (5329) 16 б.

22. Кудайбергенов. «Ырчылар доор жарчысы». Кырмамбас, 1969, 56 б.
23. К. Акыев. Танд. чыг: 1972, 438 б:
24. К.Акыев. Танд. чыг: 1954: 56 б·
25. К.Акыев. Танд. чыг: 1972, 60,61 б:
- 26: К.Акыев. Танд. чыг. 1972, 368, 369 б:
- 27: Айтыштар, 1972, 231 б.
28. Айтыштар, 1972, 216, 217, 218 б.
29. К. Акыев. «Күлүсүн», 1976. 5—6 б
- 30: К:Акыев. «Зилзала» 1972, 341—344. б.

МАЗМУНУ

Киришүү	3
Ойчул акын	9
Жеңижоктун позитивдүү реализми	14
Болмушту этикалык интерпретациялоо	23
Жеңижоктун дүйнөгө көз карашынын социалдык-саясий аспектиси	40
Жеңижоктун чыгармаларында дин жана ага карата мамилелердин коюлушу	71
Ысак Шайбековдун социалдык-философиялык көз карашы	87
Калык Акыевдин чыгармаларындагы социалдык чындык	109



728844